

16+

Дагыстан адабияты

# Баштерек

Йылда эки кере шыгады



КОШАЛИ ЗАРМАНБЕТОВ,  
скульптор-монументалист.

№2 / 2020



Алтын Ордадынъ Күнбатар ерлерининъ басшысы, Ногай хан.



Алтын Ордадынъ атаклы эмири, Ногай Ордадынъ табанын салувышы Эдиге.



Казаннынъ патшасы Суюмбийке кедеси мен

# БАЙТЕРЕК

Литературно-художественный  
и общественно-политический альманах  
Выходит два раза в год

Адабиятлы эм ямагат политикалы альманах  
Йылда эки кере шыгады

**Учредитель:**

Министерство информатизации,  
связи и массовых коммуникаций  
Республики Дагестан

**2**  
**2020**  
июль - декабрь

Государственное бюджетное  
учреждение Республики Дагестан  
“Редакция республиканских журналов  
“Соколенок” и «Литературный  
Дагестан»

**ЖУРНАЛДЫНЬ ИШТЕЛИГИ**

**ОЙНЕРЛИ ЭЛГЕ ОРТАК**

Он колы – он алтын. Макала.....3  
Оъктемлик те керек зат. Макала.....6

**ПОЭЗИЯ ЭМ ПРОЗА**

Куруптурсун Оразбаев. Хабарлар.....8  
Салимет Майлыбаева. Ятлавлар.....16

**БАСКА ХАЛКЛАРДЫНЬ АДАБИЯТЫ**

Юлдуз. Ятлавлар.....21  
Бийке Кулунчакова. Макала.....26

**ТАРИХ ЭМ ИЛМИ ШЫГАРМАЛАРЫ**

Сейдахмет Рахмедов. Тарих макаласы....28  
Исмаил Мусакаев. Тарих макаласы.....37

**ХАЛК АВЫЗЛАМА БАЙЛЫГЫ**

Мамай ақында йыр. Эпос.....42

**Етекши - бас редактор**  
М. Ахмедов

**Редактор**

Б. Кулунчакова

**Редакцияның коллегиясы**

А. Исмаилов

(*бас редактордынъ  
орынбасары*)

М. Авезов

В. Казаков

М.Кожаев

Э.Кожаева

Ш.Курмангулова

З.Магомедова

**Электронный адрес редакции:**  
**litdag@mail.ru**

Регистрационный номер: серия ПИ №ТУ05-00412 выдан Управлением Роскомнадзора по Республике Дагестан от 22.04. 2019 г.

**Редакцияның адреси:**  
367025, Махачкала,  
Даниялов орамы, 55

Телефонлар:  
бас редактор - 67-16-31  
бухгалтерия - 67-18-75

**Байтерек. №2 2020 г.**

Выход в свет 6.10. 2020 г.

Тираж 391 экз.

Заказ № 767

Цена свободная.

Печать офсетная. Бумага офсетная.

Формат 70x108 ¼

Усл. печ. л. 8,4.

Усл. изд. л. 8,7.

**Редакция и издатель:**

Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан “Редакция республиканских журналов “Соколенок” и «Литературный Дагестан».

**Адрес редакции и издателя:** 367025, г. Махачкала, ул. Даниялова, 55

**Типография:** ООО «Издательство «Феникс - пресс»

**Адрес типографии:** 367018, РД, г. Махачкала,  
пр-т Петра I, 61

# *Өңерли әлсө ортак*

## **ОН БАРМАГЫ -- ОН АЛТЫН**

Айр балага тувганда табиат бир неше талаплар савгалайтаганы баърине де

белгили. Оъсе келе онынъ яшавы кыйын болмасын деген ниет пен бериле болар. Ол аз болса кай бир сайлам айдемге уйкен баргы да тийип калады. Ама сол савгага тоъленеек борышы да бек уйкен. Оны бала оъсип, усталыгын кулланып турганда анълаяк...

Манълайына яркын белги салынганлардынъ бириси Кошали Зарманбетов эди. Ол айли школада окыйды, ким болаягын билмейди, туърли ойлар басында тез-тез авысадылар. Кеде 9 класста окып юргенде, авыллары Нариманда районнынъ саният школасынынъ филиалы ашылады. Айне сонда Кошали «скульптура» деген яратувшылык исти биринши кере коъреди. Юрги телезип, кеде бек кызыксынады, мине бу зат онынъ бактысы экенин анълайды, агасы Кошманбет пен бойлиседи. Бу ерде айтып озбага керек, Зарманбетовлардынъ айели сийрек расатаган айел. Аналары аргы дуныяга эрте кетип, аталары Танъатар уыш балады ялгыз оъзи оъстирген. Уышеви де кеде эм кайдай кеделер! Баъри де тала-плы болып шыктылар. Уйкени Нурманбет институтты биткен сонъ, Нариман авылдынъ орта школасында технология ислеринен окытувши болды. Колы ман не де ясайды, окувшыларды оъз талабына бавырлайды. Ортаншы кеделери Кошманбетке табиат йыр анъынынъ байлыгын аямай берген эди. Билбил кустай сарнап, соъзлерге анъ язып, Кошманбет



усталыгын тез көрсөтти, ол турган болса, ногайларда опера да болаяк эди, ама каты яшав юмсак қылышты кедеге катылыгын этпей калмады. Консерваторияды битирип, Махачкалага айели мен яшамага келген, куллық излеп неше эсикти ашкан, артында Ульяновск калага көшип, онда филармонияда ислеген, тек оъмири айлак қыска болды. Кайты якты оны. Эгер ол ногай йыравшы болмай, инженер яде экономист болган болса, ят ерде де оърленип яшаяк эди. Мундай кайты миллетти ярлы этеди ...

Кошманбет инисин оъзининъ ювық досы, ногайлардынъ белгили сувреттиси Сраждин Батыров пан таныстырады. Булар да ол заманда яс эдилер, болса да кедеге дурыс маслагат бередилер.

«Кайсы исте де халк арасында бириңиши болып йол салув – ол бек яваплы куллық, айлак та, яратувшылық исте. Казахларда, башкирлерде, каракалпакларда скульпторлар көптө бар, а ногайларда бирев де йок. Кайдай уйын тарихли, оъкиметли болгамыз бир заман, энди артта каламыз», - дейди Сраждин, кайғырганын ясырмай.

Ол йылларда дертли болувга себеплер көп эди: халкымыздынъ тарихи акында китаблер йокка эсап, яратувшылық иси мен байланыслы ногайларга Махачкалада маңне берилмейди, район етекшилери де сосы соравды керек ерде көтермей эдилер.

Сосындай айлде Ногай шоылде оъскен окувишы кеде халктынъ бириңиши скульпторы боламан деп ниетлейди.

«Меним маслагатшыларым, Кошманбет эм Сраждин, бас деп толы академиялы билим алмага, сол ниет пен Ленинградка кетпеге керегин анълаттылар, -- деп эскереди Кошали уйынан йолдынъ басы неден шыкканын айтып, -- олардынъ соьзи дурыс экенин анълап, Ленинград калага йол алдым. Бас деп яратувшылық училищеди оқып кутардым, соң Мухин атлы Ленинградтынъ Йогары художестволы перепромышленный училищесине түстүм. Эм ислеп, эм оқып яшаганга, оъзек те, бек авыр болды. Ама бир де оъкинмедин. Шынтылай да, теренъ эм толы академиялы билим алдым. Айне сол байлык оънеримди кайратлап, сулыбымды беркитип, мени яваплы эм йигерли этетаган алал көмекшим. Энди оъзим де студентлерге билим беремен...»

Айтып озайык, Кошали Зарманбетов Черкесск каладагы Сырт Кавказ оъкимет технология академиясынынъ дизайн эм саният факультетинде ислейди. Онда ога яратувшылық ислер бойынша дерис юритпеге деп кенъ мекан берилген. Сол мастерскойда скульптордынъ баъри куллыгы сакланады. Олар ногай халктынъ тарихине багыслangan. Мысалы, «Ногай хан», «Бий Эдиге», «Эр Косай», «Янбийкеш», «Суюмбийке – Казан патшасы», «Атлы айкерши» эм баскалары. Бу мусынларди көргенде, Ногай Орда оъкиметине баргандай боласынъ.

Устадынъ билими, сулыбы, халкына багысланган уйкен суюими – баъри яркын сезимлери эткен исинде. Узак ногай авылда юрегине конган мырадын саклап тувылма эди яс кедединъ Ленинград каласына кеткени, бир туывыл эки окув меканын битиргени, кыйынлыкка шыныкканы! Энди сол уымити – халктынъ биринши скульпторы болув деген ойы – коыпте ерине еткен. Онынъ выставкалары элимиздинъ түрли калаларында ойткен, али де ойтеди.

Кошали Зарманбетов оъз заманында СССР-дынъ яратувшылык Академиясынынъ ез медали мен баргыланган, Казахстаннынъ яратувшылык Академиясынынъ шынты агзасына сайланган, «Дагыстан саниятынынъ сыйлы аярекетшиси», «КЧР-дынъ сыйлы художниги» деген абырайлы атларга да тийисли болган.

Коyp сойлемей, сабыр кепте яратувшылык иси мен Россия саниятына оъз косымын этип, ногай халкынынъ саниятын байтып туратаган зейинли уста, кыйын айлде яшаса да, сайлаган йолыннан бир де тайыспайды.

\* \* \*

Мине не деп айткан тарих илмилерининъ докторы Рамазан Керетов скульптордынъ Черкесск калада ойткен выставкасына барганды: «Бу ислердинъ баасы йок, айр бир кишкей скульптурада оны ясаган устадынъ ойнерлиги, билими, кыйыны ойлышемсиз. Неге десе бу улгилерде бизим бурынгы тарих дурыс коърсетилген. Мине композиция «Берекет». Яс хатыннынъ колында тепшек, онынъ уьстинде кумыс яде ногай шай куйылган савыт. Кыскаяклыдынъ янында турган эсли агадынъ юзинде ногай халктынъ баъри акылы сезиледи, сойтип те турысы, шырайы уста ясалган. Булардынъ уьстиндеги кийимлери бурынгы заманга келисип этилген. Баска халклардан бир зат та алымаган. Кене де бизим тарихти эм маданият байлыкты талака эткенлер болды. Калганын кулланып бажарсак та, халк атымызды йоймаякпзы. Сога коыре айтаман, биз биревге де борышлы туывыл. Кошали де оны аньлайды, халкынынъ тарихин, саниятын, айдатлерин бек айрув билгенге де, янъылыс йибермейди.

Бизим скульптор, кайдай яркын усталыгы болганлай, философия, этнография яктан да бек куышли. Кошалидинъ выставкасын баска халклар да коърмеге кереклэр.

«Ногайлардынъ тамыры кайдай бек эм бай!» деп сейирсинип айтаяклар».

---

**Бийке КУЛУНЧАКОВА,**  
Дагыстан халк язувшысы



## ОҮКТЕМЛИК ТЕ КЕРЕК ЗАТ

Абырай казанув, элбетте, бир күннинь куллыгы туыл. Нешагы билим, нешагы савлық, не шагы сабырлық эм заман кетеди сайлаган исинъди сулыплы кепте этүүв ушин. Мысалы, скульпторымыз Кошали Зарманбетовтынъ мастерскойна барсанъ ойлайсынъ, кайтип ол сол кадер тарих билимлерин басына йыйган? Кайдан ол уйренген бурай ярасык күшли атларды ясап? Мине, айтпага, атлы айкершидинь мусини. Аттынъ бурынгы алатлары, айкершидинь кийими, олтырган кевдеси, колындагы кылышы (баска айкершидинь колында оғы), аттынъ кабыргасында калканы... Кийиминде, басындагы бөркинде туырли белгилер. Биз билмесек те, оны анълайтаган айлимлер болады. Олар оyz ойларын айтаяк. Мысалы, белгили тарихши, этнограф Рамазан Керейтов Кошалидинь исине бийик баа берген, бир янъылык та таппаган. Биз атаклы айлимнинъ билимине ынанамыз.

Сога көре Кошалидинь ногай миллети ушин этетаган куллыгы бек яваплы эм авыр. Бу яратувшылык истен ога келетаган бир бакша шайлык та йок. Скульптор ярлылыкка көпте уйренген, тек бу зат дурыс туыл. Ама Кошали яшав айлин ойламайды, ол юргиндеги уымитлерин толтыра алмаганга, кыйланады. Неше йыллардан бери скульптор Ногай ханнынъ эм Эдиге бийдинь уйкен эстеликлерин ногай ватанларында салмага сүбедин, ама сол яркын сенимлери яшавга энмейдилер. Себеби: тарихимиз бай, халкымыз ярлы. Сойтип көбиси ойлайды. Мага көре, бизим юрегимиз ярлы. Бир талаплы айдем халкына тегин ислесе, мынъ ногай озынинъ каырин шегеди. Сога көре ынанмайман. Халкта бурыннан алыш айтыв бар: «Оыктемлик те керек зат» деп. Кошали Зарманбетов оыктем халктынъ увылы болган болса, Эдиге атамыздынъ айбатлы эстелиги Ногай шоылдинъ яде Кобандагы янъы районнынъ орталыгында сыйлы орынын көпте алаяк эди. Алтын Ордады басшылаган, Чингиз ханнынъ уныкларын «олтыр деп олтыртып, тур деп тургызып» кулланган, Ногай ойкиметининъ табанын салган, законларын түү-

зген атаклы эмирге биз районнынъ энъ шеттеги кишкей авылына атын берип, соны ман бетимизди ювып, парахат яшаймыз, ама керек ерде тарихимиз бен мактанамыз. Кене де баска миллетлер бу затты анъламайдылар.

Сога көре эткен осаллыгымызды айрекетлеп туъзепеге керекпиз. Кошали де, халкымыз да аман турганда, Эдигединъ ярасык эстелиги салынып калсын. Кошыллар артта скульпторымыз Астанага барганда, онынъ кала басшысына булай деп тилеген: «Мен сизге Ногай хан ман Эдиге бийдинъ эстеликлерин тарихли кийимлери мен, ярасык күшшли атлары ман салайым. Кыйын акымды да алман» деп. Оъзек те, дертли юрек амалсызлыктан айткан болар сосы соъзлерди. Казах етекшилери бизим «ярлылық» пан пайдаланмаганлар, ушынын айтканда, олар Эдигединъ атын кошке де коътерип бажаражак эдилер...

Эгер скульптор атаклы айдемди ат уьстинде ясал эм керек ерге эстелигинсалып уългирсе, уйкен сыйлы борышты толтырган деп саналады экен. Ама бу куынге дейим устадынъ колыннан коштун шыккан тарихли ногай басшылары ат уьстинде турып дуныяды айланадылар, ама оъзлерине буйырган абырайлы орынды таппайдылар. Соны себеплерден турға Кошали Зарманбетов булай деп айтады: «Менде диптих деген доърт суврет бар. Биринши сувретте күшшли сыйлув ат ясалган, ол бизим Ногай Ордадынъ тыпак бай заманы. Экинши сувретте азган-тозган ат, ол Ногай Ордадынъ бир неше кесекке боилинип, оърленивүүн йойган заманы. Ушинши сувретте – аттынъ сувеги. Доъртинши сувретте – сисе астына салынган ак таза кагыт. Кагытка караган айдем бас деп сиседе оъзин көрреди. Солай болганга, бизим халктынъ оърленувви, милlet атын саклавы – айр ногайдынъ колында».

Айли де халкына сенимин йоймаган ялгыз скульптордынъ соъзлерин йыйнап алып, теренъ ойлансанызыз, ақыллы оъктемлик эш те уянар эди.



# *Люэзия эм проза*

---

**Куруптурсун ОРАЗБАЕВ,**  
белгили ногай язувшысы

## **СЫРДАСЫМ**

Эпкини мен, кып-кызыл алмадай болып, күннинъ көзиз кызарып онъып бара эди. Онынъ алтынласкан нурлары тек алыстан кара булытлардай болып көринетаган бийик тавлардынъ туье-мойын ярларынынъ бетинде эм авылдынъ күнбатар-кыбла шекесиндеги ялгыз кара төбединъ йөйнепей баврайында ойнасады. Сыдыраларга тизилискендей, көп санлы трубалардан тувра авага созылатаган акшыл-коқ түттин авылдынъ төбесине илинген коқ шатырдай болып көрине эди. Күн узагы темиршидинъ көригиндеги болып, кызып турган топрактынъ алавы аста-акрын йогала береди.

Манълайды шаркыраткандай иссиликте пыс-пыс этип, биригинъ буьирине бириси бас тыгып, даяна алмай, шыбын-ширкейлерди корып, аякларын токтавсыз тыптырдатып, шонты куйрыкларын шошанълатып, кулакларын аьри-бери ойнатып, басларын булгап турган койлар, энди ерге ябыскандай болып, куырт-куырт этип шалып отлайдылар...

«Йолда йолыккан йолдас болмас» деп айтатаган болсалар да, бу ерде ол айтыв оъзининъ күшин йойыткандай эди. Бирге ойнап, бирге оъскен, бир казаннан ас ишкен тенъим Төлөгеннинъ касына кенетеннен келип калувым ман көзлеримиз йыртылып кеткендеги болды. Мен келмеди, йол келди. Шилледе танълайы кевип сувсап, бир куыы карсы келмеспе экен деп уымитлеп келеятырган йолавшы кисидинъ көрген күни ял алув заманымда басыма түсип, бактым мени тап Төлөгеннинъ кой отарына иертип аькелген эди. «Дос уйине дос келди, дос басына авыр намыс ис түстү» деп, тенъим мени олтыртпага ер таппай, «йокты керек таптырар» дегендеги болып, йок ерден бар этип, мени сыйлатпаган заты калмады. Конак болып кет деп, тенъим эм онынъ бас койшысы мени зордан токтаткандай этип, экинши күнгө де акалдылар.

Коптепе көриспей калган эки тенъ бас косканда олардынъ хабары кутыла кояма! Кызыклы дагырдамыздынъ артын уъзе алмай, мага Төлөгеннин мен бирге кой оърдирмеге түстү. Тап арсланга усаган шунъыр кулаклы уйкен коқ ийт мени аньлып юргендеги болып, иесиннен

бир-эки абытка тайыспага да коймай, аш бөйрілей қарап туратагандай болып қоюрине эди. Иесининъ «Кет, Тарзан!» деп екиринуьвине ол, күйрыгын қысып булғап, тилин соядай этип шыгарып, мukаят яйсанълай бере эди.

Мине ағыл де Тарзан, емтик аңылығандай болып, бизи мен бирге тоғбединъ баврайында узын күйрыгы ман ерди сыпырып, хабар тынълавшыдынъ бирисиндей, иесиннинъ айр бир козгалысына тигилип олтыры.

-- Калай тамаша янывар ав! Меннен зыра айрылғысы келмейди, тоғбелесем де янынан кетпейди. Тек солай коркынышлы кеби мен ят кисидинъ оғзине де «авф» деп бир сама уұрмейди, - деп, Төлеген миним юргемиди бир аз парахат этти.

Ийттен коркатағанымды қоюп билдирмеек болып, мен:

-- Тек олай хасиети бир аз яман экене. Койшы ийт болған сонъ, ол бек қырс болмага керек ше.

-- Айр айваннынъ оғзининъ бир хасиети болады ша, ама кешеликке калай мukаят! – деп, иеси ийттинъ қоғзине қарап, мактай эди.

Иесининъ мактаганын түсингендай болып, оннан сайын Тарзан күйрыгын булғап яйсанълавда болды.

Меним ойсыз шыккан соғзиме Төлегенниң катери калгандай болғанын сезип, мен де:

-- Тұрысына караса ша бек сак ийттей қоюринеди-ав! – деп, соғзимди кайтарып алмага шалыстым.

Төлеген бир аз заман уындең калып, тоғс кисесиннен бир папиросты сувырып алғып камызып, тұтынди ишине сорып алды да, оғзининъ басыннан кеширгенлерин тағвасе алмай, тагы баслады:

-- Аыше, сен, досым, меним бу елең орыслардың арасына калай косылып калғаныма аյжайипсинеди экенсінъ!.. Оны айтсам, уйкен таварық та болаяк... Узын соғздынъ қыскасы, басын айтпай, ызы йок. Ел әспесе, шошптиң басы кыймылдамайды, бир затка бир зат себеп болады ша... Айр замандағыдай болып, бурынғысы йыл бизди кой козлавға алғып кеттилер... Кенъ оғристе язлықтың басында кайдай занагат! Гаврил Петрович деген койшыдынъ бригадасына бес окувшы болып түсип калдык. Бұғынгидей болып, қоғзиме қоюринеди. Козылы койларды айримиз айр якка боялип-боялип яйып алғып кететаган эдик.

«Караныз, йигитлер, сак балынъыз, қозылар ятып қалмасын, кайыр ялайтаган болмасын!» деп, уста койшы бар тапкан насыятын айтып, бизим кулакларымызға куйып йибереди. Биз де «слушайтесь!» деп, артымызға да карамай, атылып шавып баражырымсыз... Күн бойы, кашан да, оғристе янъы кайтып келген куслардың сагынып калган, конъравдай ыспайы авазларына, ясыл калшадай болып қоғерген ердинъ қоғз алдында туырленетаганына суклану в ман, қуыннинъ калай

оыткенин де билмей каласынъ! Кешке тамаган болса, кайдай болса да бир тоббединъ, аркадынъ басына ювырып минип, тап мине сосындай болып батып барайтырган куынге, онынъ саывлеси туысип, коымирдей ал-карагоък туыске доынген булытларга карап сукланамыз. Куыннинъ онъып барайткан шагы бек кызыклы болады. Сол шакта онынъа нелер келеди, нелер келмейди! Неге мен бир эки йылга алдын тувмаган экенмен деп те юрегинъе сыймай, яс боталай оксып-оксып ойнагынъ келеди. Куын батты, тань атты, кеш болды, тагы да бир куын оытти. Мурадынъ да ювыклай береди-ав! Тек неге юрек таласады! Тез асыл болып, халк аյжайисингендей бир йигитлик коърсетип, халктынъ, элдинъ авызына туыскинъ келеди! Мысалы: «Социалистический Истинъ Геройы Баленкешев Баленкеш!» деген соъз кайда барайтырган зат!..

Сондай оъзимнинъ бир терен ойыма батып турган шагымда, бир кере алыстан атымды атап биревдинъ шакыратаганы кулагыма шалынып кетти! Йинъишке сыйбызыктай кыскаяклы тавысты бирден ок анъламай да калдым. Исинеп-писинеп, елкилдеп ювырып келгенде карайтаган болсам, койшыдынъ кызы Надя болган экен. «Кеш болганын билмей-синъме, туынге дейим кырда калдыраяк боласынъма, папам ақыраятыр» деп, кызалак мага шамланады. Каты уйқыдан уянгандай болып, меним саспеклеп калганыма да карамай, урспек сары шашы елк-елк этип, кызалақ ювырып койлардынъ шетин йыйып, котанга карап кувып айдады. «Калай ушкалак зат экенсинъ, алла койса зоотехник болып шыгаяк кызысынъ. Мага тапшырылган малды алдынъа салып кувмага не ыхтыярынъ бар, биз де кой коърмесек те кый коъргенмиз, истинъ йорыгын сенсиз де билемиз, анълаймыз!..» деп, мен де шалынып кетпеспенме!

Суърлигип барайтырган койлардынъ артыннан элесленип юрген кыз да, онынъ аякларын шалып таягымды суъреп келеятырган мен де авызымызга келген соъзди кайтармай, урсыса-урсыса кеттик. Сонь бирден, табаны ерге ябыскандай болып, юрген кабына сыймай, кызалақ колынынъ сырты ман коъзлерин басып, оъксип йылады. Сонда ок та меним каарланганым кайда кеткени белгисиз болмасынма!.. Кене де языгым иювге карады. Ийги, яхши айтып, коъзин-басын сыйип, кештагы деп аягына йығылгандай болмага тұсти. Тилим куърмелип, сондай заманда айтпага соъз де таптай калатагагыма-ав! Орысша ятлап алган бир кыйлы йылы соъзлерим де эсиме түссеятырма!

Айыплыман дегенимди айтып бир неше кере кайтаралап, калай да кызалақты тындырдым-ав! Ызында котанга да келип еттик. «Кыз энди барып атасына шагады да, мени муннан кувдырады экен» деген ой бек кыйнады. Кеше ятканда десе «аъне-мине», Гаврил Петрович агай сусланып келип, юдырыгы ман бир топшешти береди де, туыннинъ бир заманында кувып шыгарып йибереди ав» деп туын ортасына дейим ойлай ойлай яттым. Сол кеше де аъруув оытип, эртеси куын агайдынъ оъзим

ойлагандай суслы кебин туыл да «эй, балаларым!» деп эркелетken, янга якын, көнъилге хош соызлерин эситкенде, төбем көкке еткендей болды. Болса да тагы сондай бир неше күнлөр де кысыла-кымтала юрдим. Агайдынъ тувра бетине карамага да иймене эдим. Кызалакка эм онынъ элесленген еңиил шарклы анасынынъ көзлерине кашан да карап болмайман. Ама «кавгасыз уй-кобызсыз той» деп, татым яшайтаган айдемлер экенше алдын ок та эситкен эди ав!

Күнлөр арты-артыннан оза береди. Йыл айланып, биз де школады куттардык. «Эл туысина боталатады...» деп, мен де сол йыл сельхозинститутка түспеге талап этип калдым. Йок, болмады, уйкен конкурс эди... Соңы не этпеге керек? Оъзек те, куллык этпеге керек. Тек кайда? Ким болып?.. Болса да мен көп ойланып турмадым. Эртеси күн ок та фермадынъ управляемийине барып, оъзимнинъ койшы болып ислемеге сүбетаганымды билдирип, амал болса Гавриил Петровичтинъ бригадасына йибергейсиз деп, иймеге берип айттым. Соңда ок та управляемий мыйыгынынъ астыннан күлемсирей турып, оъзининъ иштеги бир теренъ ойна явап бергендей болып, Гавриил Петровичке «сүбетаганлар ша» аз туыл! Болса да онълармыз, косшагым!» деп, явырныма кагып, мени сендирип шыгарды...

Бир неше күннен соңы, мени бу атаклы койшыдынъ отарына йибердилер. Бир күн «салам айлейкуым!» деп келип, төкпей-шашпай агайга куллыгымнынъ бавын анълаттым. Тамашасы келип, кыйлы заман тынълап турган соңы, агай бир аз түйириле берип:

«Мага йолдаслыкка ша бир неше айдем де келип, нешеви де шыдай алмай кетип те калды. Соыздинъ туврасы яхшы, балам! «Ата улынынъ асканы – аласасын оъзи минип, атасын яяв юритер» деп, сизинъ ногайларда соыз бар. Олай дегеним кайсы биревлер авырдынъ уьстиннен, еңьилдинъ астыннан юрип, агасув ман йол алмага сүбединдер, ама мен ондай хасиетли кисиди яратпайман...» деп, көп насият оқып баслады. «Улым, сага айтаман. Келиним, сен тынъла» дегендей болып, агайым биревлерди сыйтавлап, мага да сойтип бек тийдирип алады. Амма мен ше камышы алып кувса да кетпеккө бел бувып келгенимди, неге десе озган йыл юрегимди бөйлип таслап кеткенимди агай кайдан билсин?! Кызалак десенъ, кабагы касы кыйылып, бети-юзи ай саъвлесиндей болып, ясынап-яянап, көзлеримниң явын алып олтыры! Техникумнан таркап келипти экен...

Мине, аявлы сырдасым, соннан бери кыйлы заманлар оytти. Орыслардынъ арасында калувымнынъ себеби де айне сол. Энди теньлерим мени «Петровичтинъ уй күвеи» деп көрген ерде мыскыллайдылар. Мен де оларды «тек тап сиз айтагандай болгай эди!» деп, енъемен...

1961 й.

## МЕНИМ БАКТЫМ

Сойлеймен деп турган бу шат көнъилли кысқаяклы ман меним йолыгысуымның себеби йок туыл эди. Мен бир алыс кайткан йолавшы, каладынъ вокзалында айне-мине кетемен деп юрегим бұлкүлдеп туры эдим. Поездтинъ йолланувына санавлы заман калган эди. Бирден оқ ярмалы уйкен капы ашылды да, сонда оқ та халк уймелесип, вагонларга карап, күмүрскалай шубырысты. Бир аздан қулак янъырткан сызырыктан сонъ, аста-акырын поезд йыланлай созылып, бирден бирге шугыл ювырска көшти.

Меним тувра касымда вагонның бир бөйлмесинде али де сылувлығын йоймаган тоғерек юзли, орта яслы бир кысқаяклы солығын баса алмай туры эди. Ол озынинъ колындагы көк бөзден капланган кол сандығын, биреж бен бувылган калын кагыт күтығын, онъ колындагы шубар ала капкашлы телетин шелегин аяқ түркке салды да, аркасына тырмышлап арткан ясыл кетен торбасын ийниннен туьсирип, орынлыктынъ астына ерлестириди. Мен де сабырым шыдай алмай, кысқаякыга ярдамласкым келип, иесиннен ызын алып, онынъ кол сандығын көтерип уындирикке салдым.

-- Сав бол, куватым! – деп, кысқаяклы күльмисрей берип, разылығын билдириди.

-- Мунав шелектеги тоғилетаган зат болмасын, айпте? – деп, меним кабыргамда олтырган куба плащлы если киси ян авыртканлай сорады.

-- Кайырмас адanas, -- деди кысқаяклы.

-- Балма яде кайнаган майма? – деп если кисидинъ телетин шелектинъ ишиндеги затты билгиси келди.

-- Йо-о-к-ий... -- деп, кайтаралады хатын киси эм шелектинъ ишиндеги заттынъ барлығын көзлери мен тагы да бир көрмеге сүйгендей болып, капкашын көтерди.

Если кисидинъ көзлери йыртылып кеткендей болды. Телетин шелектинъ иши тавық юмырткаларга толы эди.

-- Кайдан алдынъыз? – деп, куба плащлы киси коймай-уъзбей сұкланып сорады.

-- Кайдан болсын, оyzек те, колхоздан, -- деп кысқаяклы күвэзленип явал берди.

-- Айлиге дейим де юмырткалайтаган тавыклар бар болаяктагы? – деп, мен де айжепсинип сорадым.

-- Бизим пермидинъ тавыклары йылдынъ шакларына карамайды ша, -- деди кысқаяклы.

-- Атынъыз ким болар, айпте? – деп, если киси меним соьзимди бойлди.

- Кадижат болар, аданас!
- «Бир көрген билис, эки көрген таныс» деген. Кай авыл боларсыз? -- Карл Маркс колхоздынъ пермисинде яшаймыз... Бизим сүйер малымыз – тавык-коукис! Ызасы да аз туыл, ама пайдасы да көп!.. Бу йыл бир тавыктан юз юмыртка алдык.
- Сеники тавыклар туыл да, «алтын-куслар» экен! – деп маскарады если киси.
- Саркылдасып күздилер.
- Маскарасыз да, биз тап солай деп те айтамыз! – деп күлемсиреди Кадижат. – Соң сиз не ерге, алла буйырса?
- Биз Маскувдан выстапкадан кайтып келеген йорыгымыз. Бу яш – районымызда аты-даны шыккан койши. Мен де бола болганлы тувар пермиде... -- деп, если хабарын созды. – Атым Кайырбек болар. Асылым «Астынъ» улыман. «Костамгалыга» күев боламан...
- Сораса келе, ювыклар болып та шыктык ша! – деп, Кадижат бек озеленди.
- Я, айтей! Сизинъ тавыклардынъ «алтынкуска» айланувына не затлар себеп болды экен? – деп, кызыксынып сорадык.
- Баърин де, балам, карав сойлейдиш!.. – деп, Кадижат аьри-бери каранып, йыйынмага баслады. Сол арада поезд ювырысын сабырлатты. Мен тагы да бу кыскаяклыга көмеклеспеге тутындым.
- Койынъыз, кайырмас. Кыйналманъыз. Авыр болса да оыз югим. Сав болынъыз! – деп, Кадижат котеринип шыкты. Онынъ ынжынатаганын көрип, мен намысламан. Солай авыр юги мен кисидинъ көмегиннен ким кашар?
- Бирден сол айсерде Кадижаттынъ калын кагыт кутыгынынъ бувылган биреж йиби узилди де, кызарып пискен алмалар тыгырды.
- Байбай, бираалла!.. – деп, мен айрекетлеп алмаларды йыйып кутыкка салып, байлап та бердим...
- Авылдынъ шетине келип түркен соң, кыскаяклыдан:
- Уйинъиз алыспа? – деп сорадым.
- Мунда меним ялгыз кызым яшайды... Бек сагынгаман. Конаклыкка келгеним.
- Кызынъыздынъ уйи узакпа?
- Узак та туыл. Мунав аркалыктан көринетаган пермиде...
- Тап сонда барайксызба? – деп озелендим.
- Айие, тап сонда!
- Аыше, мен сизди онда еткерейим.
- Олай болса тагы да аруъв! Сыйлы конак боларсыз! – деп, Кадижат күлемсиреди.
- Узакламай биз авылдан эки шакырым алыста болган тувар фермага келип еттик. Тобесине кызыл каба ябылган уйкен дөйткил ак уйге турваласканда мен:
- Ал энди, анай! Айып этпенъиз. Мен авылымай йөннейим, -- дедим.

-- Койынъыз болмаганды! Тилеймен куватым!.. – деп кыскаяклы бек ялынды.

Биз уйге янасканда ок, карсы алдымызга колында книгасы ман бир кыз елесленип шыкты. Капылыстан анасын көрүп сүйингенликтен, ол колындагы книгасынынъ не болганын да билмей, оклай атылып күшакласты.

-- Вай, таьвкем! Коъзлерим йыртылып кеткендей болды!..

Сонъ кыздынъ анасы мени коърсетип ымлады:

-- Ну яс мага бек ярдам этти, алла ыразы болсын!.. Коймай алып келдим,

Емис-ав!

-- Сав болсын! Келген экен хош келди! Уйге киринъиз, - деп, Емис кабагын-касын яйнатты.

Кыз алдын таныганга усатып, кос коъгемдей коъзлерининъ астыннан аста-акырын тигилип карай турады. Онынъ шубар ала сылувланган коъркем юзининъ бир нышаны мага да таныстай коъринеди. Йинъишке тогай каслары, юкасымал кызгырт эринлери, насыпке йол ашкандай ыспайы бетлери, алтынласкан саргылт шашынынъ оърмелери – бири калмай коъзлеримниң явын алады. Сол шакта онынъ айыннан кайдай туърли баътирикке шаппага да аъзир эдим!..

\* \* \*

Сол күяннен алып, «биirimiz – аракта, биirimiz – каракта» болсак та яс юреклердинъ кыл перделери бир аваз бан бир анъга ойнай эди. Айре-бирде бири-биirimiz берілгендеринъ күвэзин коъргендей боламан. Собейлей келип эркелеп, сүйимликтинъ наъзик йибин шыйратувдынъ амалын этемен. Туърли сыйтавлар ман катына-суывым аз болмайтаган эди.

Бир күн кеште биз авыл клубына ойын коърмеге келдик. Бавга кыдырып шыктык. Буркыгыскан ийисли, йылы, сайлам кеше эди. Тереклерде айли де сары окадай япраклар сыйырдаса эдилер. Юрек кувантып, ювыкта кобыз ойнайды. Бавдынъ ишинде кышкырувшылар аз туывыл эди. Етектеги аттай Емистинъ артыннан бир абытка кери калмайман. Мен онынъ ызыннан дуныядынъ шетине дейим де бармага разы эдим. Болса да эсимде «белки бу макул коърмес, мен болсам бир койши, белки онынъ коънъили баскада ды» деген бир коркынышлы ой турып кажынтады.

Сол хиялдан коркып, мен «энди не болса болар, оъз наъсибимди оъзим коърремен» деген ерге калдым.

-- Емис! – дедим, юрегим телезип, -- меним сага бир авыз соъзим...

-- Тек эсинъизде болсын, алдынгылай меним тийиссиз мактавлар эситким келмейди, -- деди кыз.

-- Йо-ок! Сен анъламайсынъ!..

-- Аьше калай? – деп, кыз бирден намысланып, юрeginинъ каты тербенгенин сездирди.

Сол айсерде меним көнъилим уърпек карды эстирген борандай болып уйыткыды. Көнъил куванышы болып көринген Емис энди кол бермеслей сойледи. «Яс юрек яр танълайды экен, алдын сырлас-паганнан сонъ, ога да айып йок».

Узак иркиле турып, тилим куърмелгендай болып, сакавсырап, бирден базындым:

-- Би-би-биз капылыстан йолыгыскан таныслар...мен бек авыр айлдемен, Емес... Меним яшавым йок! Сол күннен алып сен мага «коъгершиндей көзел» болып көрингенсинъ!.. Көз алдыннан көркинъ таймайды! Ятсам да, турсам да сени ойлайман!..

-- Ах, карашынъыз... мен сизди солай коърмеген эдим! – деп, кыз бирден ок шырай түстен айынгандай болды.

-- Анттыр! Сенсиз меним яшавым тар! Макул болмасанъ да юрегиме уйкен от яра салајкынъ! – деп ялындым.

-- Сиз ше мени али де яхши танымайсыз. Аълимди-куньимди таза билмейсинъиз...

-- Оллахи, не болса да сага бек ялынышыман! – дедим. Оъз суйгенимниң тазалыгына тиз буыгип ант этпеге разы эдим.

-- Янъылысарсыз! Дурысын айтаман!.. – деп, Емистинъ көмекейи булькилдеди.

-- Мага кайдай туърли каза да коркынышлы туыл... Сенинъ ушин мен ян бермеге де аъзирмен!

«Мине али ок бир уйкен баяле келеек болса да кери кажынман», деп ойлайман.

-- Тез ок болар соъзинъди айттагы, тилеймен!

-- Айтсам, - деди Емис иймене берип, - мен ялгыз туылман...

-- Нешик ялгыз туыл? Суйген ярынъ барма?

-- Меним...эки яслык балам бар!..

-- Сенинъ не затынъ болса да меним ушин сендей аъзиз ди!..

Энди экимиздинъ бактымыз косылганын коърсем, акыйкаттай да көгем көзли сылувым ушин ян бермеге де аъзир эдим...



---

## **САЛИМЕТ МАЙЛЫБАЕВА**



*Ахмат кызы Салимет Майлыбаева Дагыстаннынъ Ногай районынынъ Эдиге авылында 1965 йыл тувган.*

*Бала заманнан алып Салимет тетеси Алтыннынъ эртегилери мен, анасы Сайдаттынъ йырлары ман эм атасы Ахматтынъ шаирлик дуныясына авастыгы ман тербияланган. Карапай-Шеркеш ойкимет институтын битирип, көп йыллардан бери Карагас авылынынъ орта школасында ана тилден эм адабияттан дерислер береди, солай ок Терекли-Мектебте алты йыл артта ашылган Ногай радиоды бек уста юритеди.*

*Салимет Майлыбаева – белгили шаир, Россия язувышылар Союзынынъ агзасы. Бу күнлөргө онынъ ана тилинде көп китаблери шыккан. Айттага, «Ак шешекей», «Юлдызлы кеше», «Ак аспаннынъ астында», «Яшав айкасларында», «Кыз суврети» эм баскалары. 2013 йыл Ахмат кызы Салимет Турцияга ногайлар ман таныспага кетеди. 21 күн ишинде авыллардан, калалардан ердеслерин тавып, танысып, Дагыстан эм кобан ногайлары ақында да хабарлат, мырадына еткен ушин куванып, элине кайтады. Бир йылдан соң Турциядагы таныслары Ногай фондынынъ көмеги мен Салиметтинъ «Көйпир» деген китабин түркше эм ногайша шыгарадылар.*

*Сұлылты эм аврекетши Салимет Майлыбаева Россия Федерациясынынъ сыйлы күлгүшісі, «Патриот России» деген медальдинъ иеси, солай ок Дағыстан Госсоветининъ Председателининъ кол саъвати мен барылганган. Адабият савгалары алы де шаир хатынды яратувышылык йолда күтте боларлар.*

*Айли сизди онынъ бир неше ятлавлары ман таныстырамыз:*

## **НОГАЙЫМА**

### **ШОЬЛИМ, СЕНИ СҮҮМЕН!**

Элим турса, энли болар яйлагы,  
Эсап этсе, эркин болар авлагы,  
Биргелеске шашыраган ногайым,  
Кенъ елкилдер насьибининъ байрагы.  
Бу күнлөрде керек карв йыймага,

**Осаллыкты орып алып кыймага,  
Ногай деген шынты атты данъклатып,  
Ана ерде атагынъдай сыймага.  
Бу күнлөрде сеним керек ярыкка,  
Тыпак болсақ, тынып мырад калмас деп,  
Оъз исинде кишкей бизим халкымыз,  
Бир тиревсиз оъзи ялгыз калмас деп.**

### **САВ БОЛСЫН**

**Терек шашып, салкынында тыншайткан,  
Йолавшыдан уйкен савап казанган  
Сав болсын.  
Кыйын шакта колын салып ийнинъе,  
Аданастай табылган кайгы күннинъе,  
Сав болсын.  
Дұрыслыкты көзге салып айтаган,  
Юрегинде тек ийгилик тутаган  
Сав болсын.  
Авылдастан киртлемеген эсигин  
Сав болсын.  
Оългенлерин дува этип сыйлаган  
Сав болсын.  
Байга туывыл, талаплыга бас ийген,  
Оънеринъинъ оъскенине суйинген  
Сав болсын.**

### **БАЛАЛАРГА**

**Таза көзлөр, шынты соызлер, шат сеслер,  
Балаларым, аyr күн сизге келемен,  
Неше сыйлар, абырайлар, ток ислер  
Смэди менинен айырмаслар, билемен.  
Сиз бен бирге муньшылыгым мутаман,  
Аранъызда бала болып калгым келер,  
Күлкинъизди дерислерде ютаман,  
Ойынъызга сербет сувдай синъгим келер.  
Сиз оъсесиз, картлык келе мага да,  
Шагы етсе, таслап мени кетерсиз,  
Мен туарман карап сизди ягада,  
Заман тавып, белки, келип кетерсиз...**

## **КИШКЕЙ ЭДИМ, КАМЫС ЭДИ ТОЬБЕМИЗ**

Кишкей эдим, камыс эди тоьбемиз,  
Басы ушлы сийрек агаш азбарда,  
Конъысы ман ортамызыда капымыз  
Кара тел мен байланмаган заманда.  
Берекетке толы эди уйимиз,  
Нур шашылып, наьсипли эди күннимиз,  
Заман кетти, оъзимизде де бала бар,  
Ак кербиштен кораланган азбарда.  
Конъысымыз ким экенин билмеймиз,  
Темир капы катып туры ортада.  
Байлыгына тутнак болган уйимиз,  
Бир зат етпей мыдах болган күннимиз.

## **ЭДИГЕ АВЫЛЫМА**

Авылымы кирген сайын айр заман  
Йылы йылга карсы мени алады.  
Балалыгым ягасында бал тамган,  
Эстелигим ойларымнан кагады.  
Аяк басып кишкей көйпир ойтемен,  
Астындагы сувы көйтте курыган.  
Юрек ирип, орамыма етемен,  
«Салимев!» деп юрисимнен таныган...  
Алгасамай ян-ягыма карайман,  
Суьинемен ярасык меканларга.  
«Калай сылув авылым!» деп ойлайман,  
Сукланаман ойнап юрген балаларга!  
Мине бизим авылдаслар уйлери:  
Биревинде увылжаным яшаган...  
«Енсылув» деп абамыз да бар эди,  
Бир аяктан берекетти ашаган...  
Эске түссе Салимсолтан атай да  
Тоъс киседен каымпетлерин шыгарган,  
Йыллар оътип, мутып оны болама?  
Кораз каымпет танълайда татый калган...  
Тувган уйдинъ капысын кенъ ашаман,  
Анам бакыр алгасайды калтанълап,  
Яйнап шыккан атамды карс аламан,  
Кушаклайман экевин де аявлап.  
Сонъ олтырып сары шайды ишемиз:  
Сыпырада атамынъ балыклары,

**Дуныяды энъ де таытли бу аслар –  
Альзирлеген ата-ана коллары.  
Авылымнынъ альин-куйнин сорайман,  
Суйинемен ийги хабар эситсем.  
Авлагыма көзим тоймай карайман,  
Тоялмаспан неше кере мен келсем,  
«Янъы авыл» деп баъри сени эскере,  
Альи болса баътири атлы Эдиге!  
Кайда болсам, атынъ сенинъ күш берер –  
«Ногайман!» деп оъктем болып юрмеге.**

### **ЙЫРЛА, АЛИБИЙ, ЙЫРЛА**

**Йырла, Алибий, йырла,  
Арымай шертип домбыра.  
Йырынънан деп алсын кырлар,  
Саъвлелер себилсин йылтырап.  
Йырла, Алибий, йырла,  
Кан ювыртып 62 тамырда!  
Хайран болып халк тынълар  
Сени савлай дуныяды.  
Йырла, Алибий, йырла,  
Йырынънан агып йылгалар.  
Турналар бийисин авада,  
Сыбырдан йылмайсын сылувлар.  
Йырла, Алибий, йырла,  
Уяңтып, юбантып тогайды.  
Яша, Алибий, яша,  
Юрек дарманысынъ сен ногайдынъ!**

### **ДУНЫЯДЫНЪ КАЙГЫСЫНА КАПЛАНЫП**

**Дуныядынъ кайгысына капланып,  
Тасып кетип талшыгады юрегим,  
Шувылдайды табиатка караланып,  
Неше йыллар тыныш турган юрегим.  
Кесек заман! Увлы ойлар тувдырды,  
Яшамага Ян коркады дегендей,  
Биревлерге акша колды ювдырды,  
Баскаларга оътпек танъыгы егендей.  
Исти суйген берекетли халкымнынъ,  
Кайсы шайтан төбесине олтырды,  
Есир алыш, буйрыгына бойсынтып,  
Төйгеректи некесликке толтырды.  
О, инсанлар, эсимизди йаяйык,  
Түп тамырдан имартлыкты йояйык,**

Берли ийттей эсти йойып, таласып,  
Төрдө яткан карт анады мутпайык.  
Айлазленип яшавдан баз кешкишай,  
Ерде ойнаган құышсиз саъбий мутпайык,  
Бу вакытлар неше қыйын болса да,  
Ваъре, ваъре, айдемшилик йоймайык.

#### АЛЛАГА ТИЛЕК

О, Аллам-ав, карай турып йогардан,  
Аспанынъя алып кетши кайгымды,  
Азаплыктан акыл сасып каргансам,  
Кешири мени, эситпеши каргымды.  
О, Аллам-ав, анълай болсанъ альимди,  
Рахатлыктынъ берши мага таяғын,  
Душпаныма коърсетпейим дембиди,  
Босагама баспагандай аягын.  
О, Аллам-ав, айр кимдики оъзине  
Иман йойып тилемеймен мажасыз,  
Яшаганша күнле-кунилик ой мынан  
Аъхирет бар, бирев туывыл ажалсыз.  
О, Аллам-ав, кабыл эт тилегимди,  
Тувра йолдан бир де мени састырма,  
Алданувдан, адасувдан коршалап,  
Арамлардынъ аягына бастырма.

#### АНАМА

Бу дуныяга мен кышкырып энгенде,  
Аъзиз анам кайғысыз бол дегендир,  
Апыл-тапыл аяк басып юргенде  
Кужырмды дуныядай коъргенdir.  
Бай-бай айтып каты куллык арада,  
Иши күйип наисип мага йораган,  
Айланганда кан кусканда карадан,  
Мени уьшин бел катырып яшаган.  
Сав оъмирин баласына багыслап,  
Муткан оъзин, япырактай саргайган,  
Йибек шашы елкесинде юкарып,  
Айдай юзи заман етпей картайган.  
Каърип каъйкем, мен де ана бу күнде,  
Эм тагы да ювык сени анълайман,  
Түйилгенде оъпкеден туншык түнде  
Маслагатты ялгыз сеннен сорайман.

## **Ҙаска халкадынъ адабиатыннан**

---

**ЮЛДУЗ**



*Юлдуз (Рябчикова Венера Эргашевна) – шаир эм көширувши.*

*Юлдуздынъ ювыклары 1940-нишы йылларда Крымнан Узбекистанга ийберилгенлер. Келеектеги шаир кыз сонда тувган, школага барган, сонъ Ташкентте Оъқимет университетин кутарган. Татарларга элине кайтпага разылык келгенлей, олар Крымга йол аладылар.*

*Аъли Юлдуз Симферополь калада яшайды, орыс миллетли язувышыга эрге шыккан. Шаир хатын эки тилде язды: татарша эм орысша, солай ок баскалардынъ исин орыс тилине көширеди. Бир неше китаблердинъ авторы. «Полная луна» деген ызғы йыйынтыгын окыганда Юлдуздынъ юрегинде эки туырли дуняя аъжейип кепте уйысатаганын көрсөнъ. Көширип сизге беремиз, обзинъиз анъларсыз.*

### **УЗАККА БИЗ КАРАСАК**

**Коyp зат эске түседи,  
Тарих те көринеди,  
Күрсинип эм куванып  
Узакка биз карасак ...**

**Бурын-бурын заманда,  
Баътирлер коyp болганда,  
Тамырларды сувырып,  
Кеттик атлар ман шавып.**

**Тибран кенъ йол шыканда,  
Монгол халклар янында,  
Оъттик туырли кыраллар,  
Бойсындырып коyp халклар.**

**Крымга келип еткенде,  
Аъжейип сылув ерде,  
«Мунда каламыз!» дедик,  
Тамырларды байладык.**

**Коyp исleдик, кыйналдык:  
Бал шыбыннан алдык бал,  
Уйкен тувар, кишкей мал,  
Отлак толып байыдык.**

**Авыллар ман калалар  
Салмага да шалыстык.  
«Тиймесин бизге явлар!»  
Деп оькимет те курдык.**

**Ама кысмет эске салды  
Неше канлы йолларды,  
Эм онълы яшавды  
Бузды-сызды аямай.**

**Кеткен кетти, калганлар  
Миллет күшин берkitип,  
Халкты янына йыйин,  
Берк уялар салдылар.**

**Коyp йыллар оytken соnъ да  
Кара булыт тагы келди...  
Ама бу сынавдан да  
Уйкенлер яны беркиди.**

**Тек яслардынъ тамыры  
Оъспейди ата юртta.  
Олар ымтыла кыргa,  
Йоллар алыш кайтпаска.**

**Мен сенемен янар деп,  
Яс юректе суйим от  
Тувган-оъскен ерине,  
Эм кайтар ол элине.**

#### **БУЗЫЛМАСЫН АРКА СУЬЕК**

**Тав басында от яна,  
Бизден айлак эректе,  
Кишкей болып көyрине  
Тоymендеги аьдемгe.**

**Ама ол от янында**  
Олтырган көп ювыклар:  
Беклер, бийлер эм ханлар,  
Акылбалық агайлар.  
Меним тетем де сонда,  
Олар бир зат сойлейлер,  
Эситилмейди сеслер.  
Тек мен де сол ызада.  
Ят ерде көп кайғыдан  
Кайнап шыккан халкымыз,  
Айырылмай дослыктан,  
Тилден, айдеттен, йырдан.  
Ама уйге барганлай,  
Боълинди халқ, шашылды.  
Дослық, бирлик йойғанлай,  
Миллет маңынде тозды.  
Тыпаклық – бизим дирек,  
Бузылмасын арка сүбек.  
Боълингенди яв талаар,  
Етим болып ол калар.  
Айне соны тав баста  
Олтырганлар да айткан.  
Татымлыкты йоймаска  
Бизди олар шакырган.

### ХЫДЫРЛЕЗ

Хыдырлы, хыдырлы –  
Крым халктынъ байрамы!  
Тавга минди, тұстисти,  
Тенъизге, шоълге кетти  
Табиат байрамы.

Хыдырлы, хыдырлы –  
Ярасықлы, кувнаклы  
Табиат байрамы!  
Мутылса да тирилди,  
Халкты оyzине йыйды.

### АХ СЕНИ, КОҮРСЕМ ЭКЕН!

Айр дайым да ойлайман,  
Ойламай да болмайман,  
Ах сени, коўрсем экен,  
Кайдай яным бар экен?!

**Не зат бизге аявлы,  
Керек ерде таявлы?  
Оъзек те ян! Янымыз,  
Бизим абыз досымыз.**

**Бай ол туърли сезимге,  
Керек олар тириге.  
Онсыз яшав маңнесиз,  
Оътер куынлар пайдасыз.**

**Ойландырып, күйдирип,  
Уйретеди ақылга.  
Сүйиндирип, кувантып,  
Бере наысип яшавга.**

**Дуныяда коып китаб,  
Окып оны эм анъланап,  
Болганга, белки, явап  
Табылар ян акында.**

**Тек атайлар айтады:  
«Ондай сорав күнна» деп.  
«Кудай ақыл берген» деп,  
Эрисемен мен сонда.**

### **КҮЙГЕЛЕКЛИ ЯШАВДЫ**

**Күйгелекли яшавды  
Коъзлерим коърмес эди,  
Алгасап таңнан бери  
Этемен коып куллыкты.  
Ая-куье боламан,  
Намазды да мутаман.  
Шаирлик ислериме  
Алгасавлық келмеге  
Болады деп коркаман.  
Ятлавларым авысып,  
Маңнелери карысып  
Калмасын деп ойлайман.  
Бир иске де келиспей  
Күйгелеклеп этилген,  
Усталық та беркимей,  
Сабырлық пан юрмеген.**

## СЕНСИЗ...

Бир ислерди этпеге,  
Узак йолга түспеге,  
Сага шерет келгенлей,  
Кыйланаман, билгенлей.

Сенсиз яшав көнъилсиз,  
Ас та, сув да бир дымсиз,  
Ялгызылык пан тыныклык  
Бере кыстай сувыклык.

Неше йыллар биз бирге,  
Келди заман уйренмеге.  
Ама сенсиз яныма  
Бир күн де авыр бола.

Мине эсик ашылды,  
Ювыраман алдынъа.  
Айкелдинъ сен йылувды,  
Толды юрек байрамга!

*Орысшадан көширген  
Бийке Кулунчакова.*



---

## КОҮРГЕН КОҮРГЕНИН АЙТАР...

Юлдуздынъ ятлавларын көширип турганда, эсиме Крым түсип кетти. Ызги йылларда Дагыстаннан Крымга баратаган айдемлер көп эди. Биревлер туырли ярысларга яде йайынларга шакырылып, баскалар кыдырып кететаган болды. Симферопольга Махачкаладан эки шаир хатын да адабият байрамына барган эди. Коўрген коўргенин айтар, коўрмеген ойкинип кайтар дегенлей, мен неге ди мунъайдым. Ызги йылларда бир якка да шыкпайман... Йол онъланып тургангама, ким билсин, арасы бес күн кетпей, Крымнан эки айдемге шакырув келди. 21-24 октябрьде «Чеховская осень – 2019» деген халклар ара адабият Фестивали Ялта калада озгарылаяк деп. Ялғыз бармас ушин, синълиме тиледим. Минводтан самолет пан бир кешикпей уштық, Симферопольде бизди карап турган айдем бар эди. Сол кеше Джанкойда яшайтаган айптемизге конакка бардық, ол калада Крым татарлары көп. Экинши күн бизи мен таныспага айптемиздинъ таныслары, авылдаслары келдилер, ойзлерининъ яшавлары ақында хабарладылар, бизге де көп соравлар бердилер. Ушинши күн Ялтага автобус пан барып, соң такси мен биз турајк санаторийге келип калдық. Кене де санаторий каладынъ тувра ортасында экен. Ашав-яшав да мунда бек айрувь уйғынланган эди.



Ялта орынласкан ер -- тав ери. Йогары-тоъмен, йогары-тоъмен деп басамаклар ман юрип турасынъ. Фестивальде ортаклассканда, койп ерлерге яяв юрмеге тұстисти. Түскес дейим санаторийдинъ ярасыклы азбарында, тұстен сонъ кала ишиндеги учрежденилерде, Кара тенъиз ягасындагы аллеяда, паркта, Антон Павлович Чеховтынъ уйинде шаирлик ярысларын ойткердик. Конаклардынъ көбиси Москвадан эм Россия обласълериннен келген орыс шаирлер. Бир неше шаир Сириядан келген, араларында орысша билетаган хатын да бар эди. Казань каладан язувшылар Союзынынъ председатели эм Сырт Кавказдан мен бирер айдемнен эдик. Биз, туырли республикаларда яшайтаган язувшылар, уйден эрек кетуувге осал болдык, авыр коътерилемиз йолга. Олай болганда бизим адабият мутылып калмаспа? Красноярск, Иркутск калалардан келгенлер бар эди. «Самолетка билет баа туывилма?» деп мен сораганда, «Поезд пен келдик, узак ша юреди, тек колай» дейдилер. Базлஸларда ятлавларын яттан окыйдылар, баъри затка да сүйинедилер. Шынтылай да, Сибирь яс, кулланылмаган күши эм талабы кояп.

Ярысларда мен ногайша эм орысша ятлавлар оқыдым, Чеховтынъ уйинде онынъ хабарлары акында оъз ойларымды айтканда, жюриге бек ярады. Телевидениеге интервью бергенде, ногайлар ким экенин, кайдай тарихи барын кыскаша айтып уылгирдим.

Фестивальдинъ президенти Чернов А.В. бек яваплы уйғынлавшы эди. Программады сойтип түзген, күн кайтип кеткенин билмей каласынъ, айр бир ярыста койп айдемлер катнасатаган болса да, баърине де соъз берип уылгирдилер, жюрилер де исине мукаят эдилер. Ярыслардынъ көмеги мен Ялтадынъ койп ерлерин көреп калдык, тек каладан шыгып болмадык. Бахчисарайга бармага бек авас эдим, ама заман етпеди. Заман тарлыгыннан Фестивальдинъ ызғы ярты күннин көрмедин, самолетка алгасап, Симферопольга кеттик. «Сиз эки конкурста енъесиз, мине список, бир неше саъаттен дипломлар ман медальлер келеек. Буюгуң ок та береекпиз, неге алгасайсыз?» -- деп оъзеленеди Фестивальдинъ етекхиси.

Себебин анълатып, мен: «Оыпкем йок, баъри зат та айруүв уйғынланган. Мен ушин кыйланманъыз», -- дедим.

Бир айлар кеткен сонъ Чернов А.В. тел согады, алдынъызба дипломлар ман медальлерди деп. Экинши күн почта ман бандероль де келип калды. Айне сойтип Крымга барғаныма разы болып, сизге хабарын айттым.



## *Тарих эм илми шыгармалары*



**Сейдахмет РАХМЕДОВ,**  
Дагыстаннынъ сыйлы маданият куллукшысы,  
КЧР-дынъ ат казанган журналисти

### **КАРАНОГАЙ. КАЙДАЙ БОЛГАН ОЛ?**

Бурыннан бери Терек эм Кума йылгалары арасында көшип-конып юретаган ногай халкы ерлескен. XVII-XVIII-нши оъмирлерде көшпели халктынъ саны Сырт-Күнтувар Кавказда оъсе берген сайын Ставрополь губерниядымъ администрациясина басшылав аппарат майселесин шешпеге түседи.

Сойтип, 1793-нши йыл ногайлар бийлеген ерлерде Калаус-Саблинское, Калаус-Джембайлукское, Ачикулак-Джембайлукское эм Карапогай деген доърт приставство уйғынланады.

Ногай халкында бай оъзгерислери мен тарихи, оъзининъ миллет баскалыгы ман маданияты, таъвесилмес кенълиги мен фольклоры болган. Колдагы тарихлык документлерге эм язувши-тарихшылардынъ, айлим-куллукшылардынъ шыгарма-ислерине көре, Ногай оъкиметтинъ тузилиси туърк халклардынъ етекшиси Эдигединъ аярекетлик этүви мен басланган.

XV-XVI-нши оъмирлерде Ногай Ордадынъ көп санлы тукымлары Сырт Кавказдынъ ерлеринде эм Эдил, Яйык йылгалардынъ ягаларында, көшип-конып юре турып, орыслар эм баска миллетлер мен экономика байланысын токтастырадылар. Сонынъ негизинде Уйкен эм Кишкей Ордалардынъ халклары Сырт Кавказдынъ кенъ шоъллеринде, тав этеклеринде эм Кобан йылгадынъ ягаларында яшап баслайдылар.

Кишкей Ордадынъ кайдай ды бир кесеги, Орак эм Карасай атлы мырзалар басында болып, баслап Терек йылгасынынъ ягаларына, соң Сулак эм Аксай йылгалары бойына көшип келген. Олардынъ /

кошпели ногайлардынъ /соңыгы ханы XVII-нши оъмирдинъ ызында оълтирилген Башик-Бас Касбулат болган. Оннан соң ногай мырзалар арасында такта /басшылык этуъв/ ушин куърес басланган.

Ногайлардынъ дөйрт те куьби, айтпага, кыпшак, найман, ас эм ко-стамгалы эш бир мырзадынъ басшылыгын хош коърип алмаган эм Терек йылгадынъ сол ягасынынъ ерлеринде яшаган караногайларга кояшкен. Эндирий, Костек, Аксай эм Иарков-Шамхал ерлеринде яшамага калган ногайларды эндирий, костек, аксай эм тарков ногайлары деп атаганлар.

Петр I, Россияда патшалык юритип баслаганда, 1724-нши йыл Да-гыстан ерине келген. Сол заман караногайлар биринши халклардынъ сыррасында Россия ман тар байланыслыгын эм алаллыгын билдирип, орыслардынъ айсери ушин язык-туълик еткерип баслаганлар. Петр I болса олардынъ сондай кенъесин хош коърип алган, оларга ясак салув-ды коймага буйрык эткен, ногайларга Терек йылгасынынъ бойларында эркин айлде кояшип-конып юруувге ыхтыяр берген.

Моздок эм Кизляр уездлерининъ ерлеринде орынласкан Карапогай приставствосында караногайлар, етисанлар, ембойлыклар, етишкуъл-лер болганлар. 1888-нши йылдынъ 16-нши апрелинде Карапогай приставствосы Терек областине берилген. Оъзининъ кенънен-кень тоъселген ери бола турып та, Карапогай халкынынъ кобиси осал яша-ган, неге десе баъри байлык койп мал оъстируувшилерде, Карапогай приставствосынынъ басшыларында эм старшиналарында болган.

Карапогайлардынъ бактысы 1910-нши йылдан соң айрекетши украин язувишысы эм ямагатшысы Филипп Осипович Капельгородский-динъ аты ман байланыслы. Ол 28 яснда Карапогай приставствосын басшылап, ети йылдынъ ишинде шоълдеги ярлыларды коршалаган, байлар ман куърескен эм ерли халктынъ яшавын туърлендирув ушин уйикен куллык эткен.

Онынъ айрекети мен 1912-нши йыл Теркли-Мектебте биринши арте-зиан куйысы казылган. Бир йылдан соң тагы да эки артезиан куйысы казылып, ярасыклы парктынъ негизи салынган эм кошпели кумларды токтатувдынъ аян кайгысы коърилген. Архивтеги документлерге көре, Карапогай ямагатына заманы ман тоъленмей калган вексельлер /акшалар/ Азов-Дон коммерциялык банкта белгили болган эм сол акшады Карапогайга тоълеви ақында Капельгородский уйикен куллык юриткен. Ол акшаларды Филипп Осипович Теркли-Мектебте халк училище / айлиги Кадрия атындагы орта школа/, 75 орынлы ремесленный училище уйлерининъ курылышлары ушин кулланган эм медицина, ветеринария пунктларын, аптекады ашуудынъ маъселелерин шешкен.

Онынъ айрекет этуъви мен Карапогай еринде социал-экономика-лык, тагы да баска маънели амаллама шарапларды озгарув ниет пен комиссия туъзилген эм оъкиметтинъ көмеги мен хыйлы яшав-айллик реформалары яшавга шыгарылган.

Октябрь Социалистли революцияды шоылдеги ногайлар бек хош көйрүп алганлар эм Совет властин токтастырувда белсен ортакшылык эткенлер.

1920-ншы йылдынъ 20-ншы март күнинде айлиги район администрациясынынъ эски уйинде яныы властьтинъ вайкиллери Буниннинъ эм Саркисовтынъ ортакшылавы ман конференция озгаргандар. Сонда исшилер, эгиншилер эм кызыл айкершилер депутатларынынъ волость Совети эм исполкомы сайланган. Волость исполком председатели этиллил РСДРП члени Союн улы Эстувган Муллаев айрыылган. Советтинъ сыйырасында ер бойлигининъ заведующий Танъболат Ойтевалиев, волостьтинъ милиция бойлигининъ начальниги Исмаил Мусаев, халк билимлendirүв бойлигининъ заведующий – Дмитрий Иванович Георгиев /ол миллетине көре грузин болган эм Терекли-Мектебтинъ халк школасында оқытувшыдынъ куллыгын юргисткен/, почтадынъ начальниги Иван Яковлевич Яковенко, Күнтүвар авыл Советининъ председатели Биарслан Оразгулов болганлар. Сол заман районнынъ еринде /ол волость деп аталган/ Күнтүвар, Күнбатар, Сырт эм Кубыла деген дөрт авыл Советлери тузылгенлер.

Ама 1921-1922 йылларында шоыл еринде Советлер власти тайдырылады эм Конарыдинъ, Вашенкодынъ, Овчинниковтынъ /ога «Сыч» деп атаганлар/ басшылык этүви мен аклардынъ /белогвардеецлер/ бандалары баырин де оъз колларына алдылар. Бандитлер шоылдеги авылларды тонап, халк училищесининъ уйин эм авыллардагы турал уйлерди яғып, аяк уьстине яныы минип баслаган халк хозяйствосына уйкен зарар эткенлер.

Олар волость исполкомынынъ, авыл Советлерининъ исполкомларынынъ биринши членлерин эм активистлерин оылтиргенлер. Сойтип, 1921 йылда Исмаил Мусаев айлиги Кочубей авылнынынъ ювыгында кылыш пан шабылган. Терекли-Мектебтинъ бас орамында Иван Яковенко, Толубай Бошанов, милиционерлер Леонид Свистунов, Танъгатар Койлакаев эзиетленип оылтирилгенлер. Волость исполкомынынъ куллыкшысы Отар Ярлыкапов оълим айлине келтирилген. Кара-Сув авылнында оъзининъ уйинда Адил Алимов /алейдинъ басы/, онынъ улы Копый, кызы Болдыбийке бандитлердинъ кольиннан оълимге ушыраганлар. Кизляр каласыннан кайткан шакта Биарслан Оразгулов эм Арсланбек Малбосунов бандитлер мен оылтирилгенлер.

Эске алып айтсак, Совет власти уьшин шоыл еринде куърескенлердинъ атлары ман авыл Советлери Эстувган, Исмаил, Бошан эм Адил деп аталганлар. Ама 1940-ншы йылларда сол атлар туърленидирилгенлер. Бизим ойымызга көре, айлиги авыл администрацияларына сол атларды кайтарадан атамага керек болар.

1921 йылдынъ июль айында волость исполкомынынъ членлери, онынъ председатели Э.Муллаевтинъ басшылыгы ман, кыска заманынъ

ишинде Кизляр каласына көшпеге амалсыз болғанлар. Карапай еринде бандитлер мен күрес бардырув бойынша отряд түзилген эм оның сырасында Сулейман Арсланов, Коңын Саллыбаев, Эспол Оразгулов эм оyzелер шапқыншыларга карсы йигитлерше күреспекенлер.

Терек обласында эм Ногай шоьлин бандитлерден босатувда XI армиядьынъ айкершилери эм офицерлери ортакшылык эткенлер. Олардынъ арасында ян бергенлер де аз болмаганлар. Сондайлардынъ санында Айкершилик советининъ члені Одарнюк, замполит Терской, бригададынъ командирининъ орынбасары Лесовой эм оyzге айкер басшылары болғанлар.

Архив материалларына эс берип карасак, 1916 йылда Карапай приставында яшайтаган халктынъ саны 28 мынъ айдем, оystiriletagan маллардынъ саны 1259 туье, 14243 ат, 38999 кара мал, 227 000 кой эм эшкі болған. Бандитлердинъ шапқынлык эм зыянлык этүвиннен соң халктынъ саны 12 000 айдем мен, маллардынъ саны 200 ат пан, 2000 сыйыр ман эм кара мал ман, 16 000 кой ман эм эшкі мен тамамланып калған. Малдынъ сойтип те кырылувыннан соң ерли халк эгиншиликке тийисли эс бермеге керегин ойлаган.

Заман-заманы ман Терек губерниясынынъ ногайлары /онынъ санында Ачикулак, Карапай, Коңыл эм Кизляр районлары болғанлар/ оyzлерининъ волость, кантон, район курултайларында, йыйынларында Ногай автономиясын түзүүв акында маңседеи көтергенлер.

1922 йылдынъ 2-нши апрелинде Кизляр калада эм 11 апрель күнинде Ачикулак ставкасында Карапай, ногай эм түркпен халкларынынъ Биринши асыгыслы курултайы озгарылган эм сонда автономиядьынъ маңсесин шешпеге онъайлы айлар түзилгенлер.

Йыйында ногай халкынынъ маңсесин шешүүв ниет пен курултайдынъ делегатларына бир неше кенъес этилген. Айтпага, бириншилей, Калмыкиядынъ эм Кабардадынъ мысалы ман автономия биригүүвин /области/ түзбек, экиншилей, Тав /Горская/ республикасына косылмак, ушиншилей, Дағыстан Республикасына косылмак, дөртиншилей, Кабардага косылмак, бесиншилей, Терек губерниясында алдынгы кебинде калмак. Баъри затларды эсапка алып, ногайлардынъ Биринши асыгыслы курултайы Дағыстан Республикасына косылмага токтаскан. Сойтип, Карапай волости, орталыгы Терекли-Мектеб болып, Кизляр округынынъ сырасында Дағыстан Республикасына 1922 йылдынъ 16 ноябринде ВЦИК-тинъ алынган декрети мен косылады. Карапай волости озыи участокка, 1926 йылдынъ 17 октябринен алыш кантонга айланады. ВЦИК-тинъ каары бойынша 1929 йылдынъ 3 июня Карапай районы түзилген күн деп белгиленеди.

1938 йылдынъ 22 февралинде шыккан ВЦИК Президиумынынъ каарына көре, Кизляр округы, санында Карапай районы болып, Орджоникидзе крайына (Ставрополь – бас каласы) бериледи. 1944

йылдынъ 22 мартаңда кабыл этилинип алынган СССР Оър Советининъ Президиумынынъ Указы ман Грозный обласи түзиледи эм онынъ са-нына Кизляр округы да косылады. 1957 йылдынъ январь айындаа Ногай шошли уш кесекке бойлинеди. Онынъ биреви – Карапай районы – Дагыстан Республикасына, экинши – Шелков районы – ЧИАССР-га, ушиниси – Ачикулак эм Коясыл районы -- Ставрополь крайдынъ санына косылганлар. Сойтип, 37 йыллар ишинде Ногай шошли бир колдан бир колга көшип административлик яғыннан бойсынувлыгы бир неше кере туырленип турган.

Айтпага озайык, 1922 йылда, Карапай Дагыстан Республикасына оъз сүйими мен косылган заманда, район еринде биринши ямагатшылык органлары, советлер суды, Терекли-Мектебте басланғыш школа, кооперативлер, Так-Так, Сары-Сув, Кегей эм баска авылларда надан-лыкты тайдырув бойынша уйғынланган пунктлар ислеп баслайдылар. Кошпели малшылар, коллективлик хозяйстволарга бирлесип, 1925 йылдан соң биринши колхозларды эм совхозларды түзгенлер.

1928 йылда «Бажиган» деген совхоз бойлинеди эм район еринде экинши номерли совхоз /аълиги «Червленные буруны» оъкимет заводы/ түзиледи. 1940 йылга дейим шоыл ерининъ 115 авылын бириктireт-таган 11 авыл Советинде 29 колхоз эм уш совхоз түзилип, халктынъ яшав али онъайланаپ барады.

Савлай совет халкларындай болып, шоыл ногайларды ды, колларына түбеклерди алып, элин саклаганлар. Карапайдынъ бес мынънан артык йигитлери Уллы Аталык кавгасынынъ түрли фронтларында ортакшылык эткенлер. 1942 йылдынъ биринши айларында, немец баскыншылары Сырт Кавказдынъ эм Ногай шоилинъ ерлерине еткен заманда, Карапай районында Махач атлы партизанлар отряды уйғынланады. «Баъри зат та енъуъш ушин, баъри зат та фронт ушин!» деген шакырув ман отряд шоыл халқын көтереди, халк байлыгын аман саклавга уйкен маңне берип арекет этеди. Партизанлардынъ сондай арекетлинеринъ негизинде 175 000 кой, 5000 сыйыр, 2000 ат, мынълаган тонна аслык эм малшылык продуктлары душпанннынъ колына түспегенлер. Олар Дагыстанга эм Азербайджанга ийберилгенлер.

Ногай халкынынъ согыс эм ис йигитлиги акында көп язылган эм али де язылып туралына шек йок. Ногай районында Аталык кавгасынынъ йылларында бузылган халк хозяйствосын кайтарадан орлендирув, янъыдан-янъы колхозларды эм совхозларды түзүв, шоыл еринде уйкен курылыслар бардырув, яс несили билимнинъ йолы ман остыриув эм яшав маңселелерин шешув уйстинде уйкен арекетлик юргистиледи. Соны ман районнынъ экономикасы эм маданияты орленген, Карапай Дагыстан Республикасында энъ уллы малшылык районларынынъ бириси деп саналган. «Червленные буруны» оъкиметлик заводында шыгарылган Грозный тукымлы койлары

ман /аъли «Ногай» тукымлы койлар/, йибек юнлери мен районнымыз тек элимизде туывыл, савлай дуныяга да белгили болган.

Оъзек те, Карапогайдынъ (аълиги Ногай районы) асыл байлыгы шоъл айдемлери болады: айтылган малшылары эм эгиншилери, маданият, билим, медицина, саъвделик эм баска ис тармакларында куллык этетаган туърли специалистлери эм куллыкшылары яшавды оърлендируүвде көп күш салганлар. Коъз алдымызда районнынъ бактысы туърленип, алдыңгы колхозлар косылып, совхозларга айланып, йылдан-йылга Социалист Истинъ Баътилдерининъ эм йогары орденлердинъ иелерининъ саны оъсип, бизим көплеген авылдасларымыз, районнынъ вакиллери СССР, РСФСР, ДАССР Оър Советлерине депутатлар, партия, профсюз эм комсомол съездлерине делегатлар этилинип сайланганлар эм Дағыстан Республикасынынъ власть органларында ислеп баслаганлар.

## **НОГАЙ РАЙОННЫНЪ АЬВЕЛГИ ЭМ БУЬГУНГИ ЭКОНОМИКАЛЫК АЪЛИ**

Ногайлар аркадан-арка бойы малшылыш пан каър шегип келедилер. Мен йогарыда айтып озганлай, Карапогай приставствосында 1916-ншы йыл 28 200 айдем саналган. Оларда 1659 туъелер, 14 299 атлар, 38249 тувар мал, 227 000 койлар эм эшкiler болган. Оъкинишке, Ногай шоълининъ кенъ отлакларында оърип багылган көп санлы койлардынъ иелери ерли кулаклар, байлар эм келген тавричан помещиклер болганлар.

Тек Октябрь революциясыннан соң исши халк пан тузилген байлык халк байырлыгына көшкен. Алдыңгы байлар, кулаклар хоziйстволарынынъ орынинда коммуналар, колхозлар эм совхозлар тузилип басландылар.

Ногай районы айдetten эм тарих ягыннан да малшылыш районы деп саналады. Вал продукциядынъ ортак оълшеминде авыл хоziйство продукциясынынъ пайы 90 проценттен артык, онынъ 70 проценти – малшылышка келеди.

Районнынъ маънели баскалышы сол: онынъ тек 310 мынъ гектар ери район хоziйстволары ман кулланылады, 559 мынъ гектар ери – республикадынъ көшпели малшылыш хоziйстволарына кулланувга берилген.

1928-нши йыл районда тузилген 2-нши номерли «Червленые буруны» совхозында специалистлердинъ эм атаклы койшылардынъ көп йыллык кыйын салувы ман «Грозненский меринос» деген янъы кой йынысы шыгарылган. Ога Грозный областининъ /1944-нши йылдан 1957-нши йылга дейим бизим район да сол областьке кирген/ аты тагылган. Аълимлар мен биргэ койшылар – Социалист Истинъ Баътири Ярыkbай Абдулкадыров, Муса Касимов, Янмурза Сабутов янъы кой йынысын шыгарувдынъ иелери болганлар.

Бу кой йынысы кум отлаклы, айлак кургаклы шоъл айларинде оьстирилмеге деп эсапланып шыгарылган. Ол Ногай шоълиниң еринде каты юнли эм ярты каты юнли койлардың сапатлыгын түрләндирүвде уйкен орынды тутты.

1994-ниши йыл «Червленые буруны» йыныслы койлар оьстирувши оькимет заводының эткен заявкасының негизинде РФ-ның авыл хозяйство эм азық Министерствосының 197-ниши номерли буйрыгы ман Грозненский шуга юнли йыныска «Ногайский» деген авторлык шайытлама бериледи.

Йогары продуктлы янъы койлар йынысына РФ-дынъ шуга юнли койлар арасында тенълеси йок эди. Юн сапатлыгы ийги: койы, узын эм берк.

Йыл сайын «Червленые буруны» оькимет заводы 9-10 мынъ йыныслы койлар (соның ишинде айырым йылларда – 14 мынъга дейим) саткан эм орташа айр койдан 9,8 килограмм юн алган.

Грозненский шуга юнли йыныслы койлар 40 йыл ишинде алдынчысы СССР-дынъ 36 областълеринде, крайларында, автономлык эм союзлык республикаларында кенъ яйылган. Бу йыныслы койларды солай ок Венгрияда, Болгарияда, Монголияда эм баска элларде оьстиредилер.

1967-ниши йыл, 40 йыллак мерекеси алдында, «Червленые буруны» оькимет заводы йогары производстволык коърсөткишлери ушин элимиздинъ йогары савгасы – Ленин орденине тийисли этилинди. Элимиз уста малышыларымыздың исине йогары баа берди: бес койшыга «Социалист Истинъ Баътири» деген бийик ат берилди, биреви – Ис Данък орденининъ толы иеси болды, йырмадан артык айдем Ленин ордени мен савгаландылар.

Оькимет заводының кыйыншылары 1981-1985-ниши йылларда баска регионларга 46 500 йыныслы койлар саттылар. Сол йыллар ишинде ямагат производстводынъ рентабельности 104,6 процентке етти.

Завод оьзининъ 40-йыллык мерекеси алдында айр юз ана койдан 131 козы алган. Бас койшылар Кульманбет Абубекеров, Абдулбек Мутиев, Абдулкерим Салибаев, Иса Магомедов бу саннан озып кеттилер: айр юз ана койдан 156-140 козы алганлар эм козы айырув мезгилине дейим аман саклаганлар.

Ленин атындагы эм «Күйнбатар» совхозлары районда шуга юнли койлардың йыныслык сапатлыгын армаганда ийгилендирдилер. Олар йыныслы кошкарлар сатув ман каърлекенлер. Янъыларга дейим районның республика малышыларында алдыши орынларды бийлеген эди. Мунда йыл сайын 2700 тоннадан артык эт, 2000 тоннадан артык сүйт, 12-15 мынъ тонна кадеринде асылык эм баска продукция болдырылган. Дағыстанның 12 процентке дейим шуга юни Ногай районында болдырылган. Авыл хозяйстволык продукциясының дөрежеси бойынша айр яшавшыга эсаплаганда райономыз республикада биринши орынларды бийлеген.

80-нши йыллардынъ сонъында районда 3700 тувар мал, 155 900 кой эм 830 ат бар эди. Койлар саны согыстан алдынгы дөрөжеден арткан болса, тувар мал саны – яртысыннан озып, атлар – 85 процентке кеми-ген, туылар йок этилинген.

Йыныслы малшылыкты оырлендирувде етисken уыстинликleri уышин эм ямагат малды 1984-нши – 1985-нши йылларда кыславдан уыстинликли шыгарганы уышин район КПСС ЦК-нинъ, СССР Министрлер Советининъ, ВЦСПС эм ВЛКСМ ЦК-нинъ Сый китабине эм респубикалык Сый тактасына киргистилген.

Йогары маданиятлы малшылык предприятиеси болган «Червлные буруны» ойкимет заводынынъ көп милдетли коллективинъ иси йогары бааланган: 160-тан артык куллыкшылары элимиздинъ түрли орденлерине эм медальлерине тийисли болган, солай ок бес юзден артык айдем – ВДНХ катнасувшылары, 19 – Дагыстаннынъ ат казанган малшылары эм 39 уста малшылар деп белгиленгенлер.

Авыл хозяйствовлык производстводынъ оырленүүвиде айырым орынды ер мелиорациясы тутады. Оъмирлер бойы яллаган күн көзи астында турган Ногай шошли Терек-Кум каналдан сув алды. Сувгарув район ерин түүп кебиннен түрленидирди. 1978-нши йыл бириңи кере айр гектар ерден 100-ер пуд аслык алынды. Ортак валовый йыюв пландагы 14 мынъ тонна орынына 22 607 тонна аслык болды, пландагы 31 мынъ тонна орынына 51 мынъ тонна пишен-ем айзирленди. Йогары аслык эм пишен-ем онъысын алганы уышин К.Маркс атындагы совхоздан звенодынъ басшысы Сейпу Ханмурзаев эм «Күнбатар» совхоздан звенодынъ басшысы Алыпкаш Мусаев Ленин орден мен савгалангандар. Кооплеген эгиншилер ойкимет савгаларга эм сыйлы атларга тийисли болдылар.

1959-нши йыл май айында районнынъ сырт кесегинде атаклы буровой уста А.Абубекеров пан казылган 2-номерли скважинадан суткада 250 тонна дебити мен нефть фонтаны шыккан. Янъы нефть бар ерлерди асыллавда етисken уыстинликleri уышин Ногай шоилинде «Социалист Истинъ Баытири» деген йогары ат буровой уста Рамазан Османовка берилди. Онлаган айдемлер СССР-динъ орденлерине эм медальлерине тийисли болдылар. Тек 1984-нши йыл республика Ногай район ерининъ сырт кесегиннен экспортка 70 мынъ тонна йогары сапатлы нефть болдырган. Ама ойткен йыллар ишинде район бюджетине бир каяпик те түспеди. Бир заманда нефть-газ шыгаратаган Ногай предприятиеси бар эди, сонъында онынъ реорганизациясы болды.

80-нши йыллардынъ ызында Кизляр каладынъ электро-механикалык заводынынъ филиалы, колбаса, консервалар болдыратаган цехлер, Ногай райподада кийим тигувь мастерской ашылган эди.

Район орталыгында эм «Червлевые буруны» ойкимет заводынынъ орталык усадьбасына артскважиналар казылган, 80 градус иссилиги

мен термальның сув шыккан. Сол исси сув ман кыс мезгилинде эки де авыл яшавшыларының уйлери, учреждениелер, организациялар, школалар йылытылган.

Районның исси сув булаклары курортологияның Пятигорск НИ-И-сининь куллакшылары ман тергелип каралган, оны кулланувдынъ пайдалығы әм зиянлығы белгиленген. Эмлев эсабында 12 авырудан кулланмага болаяғы аянланды.

80-ниши йылларда Ленин атындагы совхозының алдынғы директоры М.З.Муртазаевтінъ баславы ман сув лечебницасы ашылган эди. Оны медицина билими бар К.Рахмедова етекшилеген. Онда оғз районның издинъ әм авылдас Тарумов, Кизляр, Шелков, Нефтекум районларының яшавшылары әмленгенлер. Орта-Төбө авылында сероводородлы булак казылган. Червленые Буруны ювығында әм Бескојл еринде эмлев батпаклы бес көйл бар.

Ызғы йылларда районның аграрлық тармагында терең социал-экономикалық туырленислер орын таптылар: авыл хозяйстволық кооперативлер, акционерлик ямагатлар, 600-ден артық әгинши фермерлик хозяйстволар айрекет этедилер. Ама аграрлық реформасында басыннан алғып производстволық етимис тоғынелейди. Малшылықта баъри мал кеплеринин саны кемииди, оның продуктлығы тоғын түседи. 1997-ниши йылды 1990-ниши йыл ман тенъlestirгенде хозяйстволардың келимлиги 3,6 кереге, соның ишинде юн болдырув – 5 кереге, эт әм сүтт болдырув – 3 кереге кемиген, кой мал саны 5 кереге, тувар мал саны 10 кереге тоғын түскен.

Әгиншиликтे амаллар йоклыктан ер онъыслығын арттырув бойынша куллак токтатылган, ердинъ кумлакка айланузына онъайлыш айлар түзилген. Сога көре орманлық хозяйствосы оғз исин күшлендирмеге ысықлар излеп турған. РФ-дынъ ат казанған орманшысы А.Янмураев көп йыллар етекшилеген коллектив онлаган орман йолаклар оғстирди. 2 мынъ гектардан артық ерлерде кумларды беркитуу бойынша джузгун, ийдершик, вязь тамарикс, саксаул әм баска орманлық оғсимликлер асырады. Болса да кум берилмейди, орманлый йок ерге тез көшеди.

Йок боладылар ногай халкының бас байлығы – отлаклар. Бұғыншларде мунда 70 мынъ гектардан артық ерлерди ашық кумлар бийлеген. Отлаклардың кумлакларга айланузын айлымлер мундагы көшпели малшылық пан байланыстырады. Район еринде 26 тав районларының хозяйстволарының отарлары кыслайды. Кай бир районлар бу ерлерде малын йыл бойынша саклайдылар.

Мен сенемен, иншалла, йыллар оғтерлер, бұғынги әм келеектеги несил районның издинъ алдынғы данъқын кайтадан айттытар.

*Ызы болаяк.*

*2001йыл*



**Исмаил МУСАКАЕВ,**  
тарихши



### **НОГАЙ ХАЛК ОЙЫНЛАРЫ**

Ногай халкымызда бурыннан алып милдет спорты эм халк ойынлары болғанлар. Бала шактан ясларды күшшли эм йигерли этип оьстирув уьшин спорт ярысларын, көйплеген ойынларды уйгынлап турғанлар. Эм сосы ойынлар тек күш-куватты оьстирип калмай, кишкей балады иске, анъышлавга, душпаннан сакланувга, түрли кыйынлыкларды оьтип билүүвге азизирлегенлер. Балаларды ямагат яшавының айлин анъялап, уйкенлерди тынъялап, алдыда салынган борышлардан коркпай, күрресте күшшли күйнедесин де, осал күйнедесин де сыйлап уйреткенлер.

Ногай халктынъ ойынлары бурыннан алып, ата-бабаларымыз малышылык пан каър шегип баслаганда, дуныяга энгенлер. Олардынъ ямагат яшавында уйкен орыны болган. Бос заманды озгарувудынъ амалы болган сол ойынлар.

Балады тербиялав, онынъ савлыгын беркитүүв эм ишки дуныясын байытув кишкей заманнан алып басланатаганы белгили. Сога көре ногай айкерди кайтип бала заманнан алып тербиялаганы сол ойынлардан белгили болады. Бала ойынларда айкерлик айрекетликлер коъринедилер. Олардынъ ишинде айырмага болады: ок атuvды, тас атuvды, ат шабысты, кунанлар шабысын, йигитлик ойынлар, авдартув. Бу түрли ат пан байланыслы ярысларды эм ойынларды Сабантой байрамда, тойларда коърмеге болган.

«Ат шабыс» дин байрамларында да болган. Онда уйкен де, кишкей де катнасан. Сосындай күйнлерде баска авыллардан да конаклар келип, оъз атлыларын коърсететаган болғанлар. Ат шабыс басланганша кайдай савга болаягын коърсеткенлер. Савгага кой, буга, ат яде баска бир баалы зат бергенлер. «Хатынлар эм кызлар байрамга түрли яктан келип катнасанлар. Оларга енъувшилөргө оъзлери азизирлеген савгаларды да бермеге ыхтыярлык берилетаган болган. Савгаларга олар даърий эм кайыс белбайлар, явлык, бойрк, баслары ушлы болып келген табансыз шарыклар, сыйыр, аттынъ оъзин де савгаламага болғанлар», – деп белгилейди Н.Дубровин. Ат шабыс авыл артында белгили бир ерде озган, онда атшылар ат шабыска азизирлик

коъргенлер. Ат шабыс байрамында от якканлар, кой сойып, туърли аслар айзирлегенлер, ань занзыраган, йыр йырланган, ойын-куылки болган. Сосы затлар шабысаяк йигитлердинъ коынъиллерин коътерген. Ат шабыс болаяктан алдын атлылар тизилип оъзлерин коърсетип шыкканлар. Ат шабыста неше туърли атлар да катнасканлар, олар бириси биричиннен ыспайы болганлар. Атты шабыска иеси оъзи айзирлеген.

Атлылар октан, туъбектен атып та базлассканлар. Ногайда ат шабыс пан кызыксынмаган айдем болмаган. Ат уьстинде олтырып шелеклерди сувга толтырып, атларын шаптырган базласувлар да белгили болганлар. Ким аз сув тоьгип, биринши болып келген, сол енъувши деп саналган.

Байрамлар куърессиз болмаганлар, айр бир авыл оъзининъ бир неше куъресувшилерин майданга шыгарган. Куърес ярысы тогайлыкта, кийгиз тоьсеген ерде озган. Куъресувшилер уьстилерине тизден озган шалбырлар эм беллерине кайыс белбав салганлар, неге десе куърес белбавлар ман оъткен. Куъресеектен алдын ногай ань занзырап, сол ань ман йигитлер кишкей айзирлик коъргенлер. Тоъреши куъресувшилерди ортага шакырган. «Ортага эки базласувшылар шыкканлар, уьстилериннен керек туыл кийимлерди шешип, ерде каты турув уьшин баяпишлерин де шешип таслаганлар. Белбавларыннан ыслап, бир-бирисин йыкпага шалысканлар. Сол алысув койпке дайим созылган. Каравшылардынъ кышкырувлары ман айр бир куъресувши даъвренип, бойтен де шалыскан. Енъген сонъ ол ортага олтырып баска йигитлерди куъреске шакырган. Сол куъресувши 2-3 йигитти йыкса, ол енъувши деп саналган эм савгады алган. Эгер енъувшиге шекленгенлер болса, эристи ямагат куби шешкен. Айр бир авыл оъзининъ йигитин күшсли деп санаган, сонынъ уьшин эрисуввлер де узак болган»,—деп язады Н.Дубровин.

Йогарда айтылгандай, халк ойынлары балаларды күшшли этип оъстируув уьшин кулланылганлар. Яслардынъ күшин, тирилигин, шыдамлыгын эм баска йигит сапатлыкларын тербиялаганлар. Сосы мырадларга етуув уьшин «аркан тартув» ойынды кулланганлар. Арканды эки яктагы йигитлер бир тавыс пан, бирге тартув эткенлер. Аркан тартып ятканда аяк табандарды ян-якка козгап турмага ярамайды. Ортадагы сзыктан шыккан енъиледи.

«Табан тиресув» ойыны да сосы ойын куйпке киреди. Эки айдем аяклары ман тиресип карсылас олтырадылар, бир-бирлерининъ колларыннан ыслайдылар. Куюндесин оъз ягына тарткан айдем енъувши деп саналады.

«Ятым-ашар» деген ойын балалардынъ тезлигин, шыдамлыгын, тирилигин оъстиреди. Сосы ойын ясларда уйкен суйим мен пайдаланады. Майданшыкта 3-4 метр кенълиги болган тоьгерек сзылады. Оннан бир алты-сегиз алыслыкта «уый» ясалады. Ойнавшылар экиге боялинедилер. Айр бир күпте 6-10 айдем болады. Тоьгеректинъ ортасында басында боркы болган ойнавшыды олтыртадылар. Экинши күптинъ ойнавшылары тоьгерек сзыктынъ кырында эркин турадылар. Ол күптинъ борышы: тоьгеректен боркти алып, туърли юрис амалларын кулланып, оны «уыйге» еткермеге. Боркти алдырганлар олардынъ артыннан кувадылар эм кашкыншылар «уыйге» киргенше оларга коллары ман тиймеге кереклер. Кол ман тийселер,

куйплер орынлары ман авысадылар. Бу ойынның пайдасы балалаларда эм ясларда шыдамлық, шалтлық, тапкырлық тербиялайды.

Солай ок «ок атув» ойыны ногайларда эр кисидинъ ойыны деп саналады. Ол ойын аркадан аркага көшип келеятыр. «Ок атув» авыл шетинде бир тегис ерде озгарылган. Бу ярыста айдемнинъ ясы саналмайды, карт та, яс та ойнамага болады. Ойынга кийилеек кийимди, ок пан яйды ярык туысли этип айзирлейдилер. Ойнавшылар алыстагы затка тускап атувга эм аткан затка тийгистүвге базласадылар. Бир 10-15 метр узаклығы болган ерге бийиклиги 2 метр болган багана кадайдылар, онынъ да йогарына кийгизден этилген тоғгеректи айзирлеп, онынъ уьстине айван суввертлерин ясаганлар. Атувши кайсы айван суввертине сүйссе, сога тускап атып тийдирмеге болады. Ойынды кыйын этувь уьшин тек бир ерде турып туыл, ювыраятып та атып болмага керек болады. Бала заманнан алып ногай ясларды душпанга карсы турмага айзир этип тербиялаганлар. «...ети ясыннан алып оызлерининъ эки тегершикли уйлериннен (арбаларыннан) шыккан соңь, олар ашык көк астында уйклайдылар эм оларга, оызлери кусты атып оылтирмей турып, ашамага да бермейдилер. Мине кайтип оыз балаларын ок пан атып уйреткенлер. Оларды 12 ясина еткенде согыска йибергенлер», – деп язган Гильом Левассер-де-Бопан.

Балалардынъ кевдесин күшли этувь мырат пан «какез ойынын» ойнаганлар. Оны агаш аякларында турып ойнаганлар (орысша–ходули). Бу ойында ойнавшылар бири-бирин агаш аяклардан туысирмеге шалысадылар. «Агаш аякларды» каты күп тереклерден ясайдылар эм айдем онда турып болгандай аяктарткыш этедилер. Ойнавшыга мунда оыз кевдесин ыслап билүвв, күш эм тапкырлық керек. Ким биринши болып ерге түскен, сол енъиледи.

Ногай балалар солай ок «коыз байлавыш», «тыгылмак», «ясырынмак» ойнаганлар. «Ак терек» ойыны балалар арасында сүйикли ойын болган. Ойнавшылар эки күпке боюнчилеп, бир-бирисине карап бир сырага тизиледилер. Айр күптегилер бири-бирисининъ колларыннан кысып ыслайдылар эм ким биринши болып ойнаякка сойлеседилер. Ойынды баслаяк күпшилер кышкырадылар: «Ак терек, ак терек! Бизден сизге ким керек?» Алдыларында карсы турган күпшилер кышкырып бир айдемнинъ атын айтадылар. Аты айтылган бала ювырып барып, шынжыр болып ысланган коллар ортасына атылады. Эгер ол «кол шынжырларды» уьзсе, колыннан этип бир айдемди оьзи мен алып кетеди. Уъзе алмаса, сол күпте оьзи де калады. Кайсы күпте көп катнасувшы калган, сол енъувши болып шыгады.

Көп ойынларда ногай айдетлер көрсөтилгенлер, айтпага, «куйме ойын» – келин болып ойнав. Бу ойында балалар уйкенлерди эриклеп той этип ойнаганлар. Кызды киевге берип, куда-кудагай болып ойнаганлар. Эм сол той ойынларда биов де, йыр да болган эм балаларды уйкен яшавга айзирлев деп саналған.

Ногайларда «наңдуърик» ойыны белгили болган. Ойынга керекли зат шыбырткы (кыска таякка байланган йип) яде бир 60-70 сантиметр болган йип. Соны айландырып ойнаганлар.

Балалалардың көз оytкирлигин кайраган ойынлардың бирисине «асық ойын» кирген. Кой, эшкі соыылганда асыклар йыйнаганлар. Сыйыр асыклары болса уратаган алатка кирген. Бу ойында асыкты алып йогарга таслаганлар. Эгер асык каркасы ман йогарга карап түссесе, оға «бук» деп айтканлар (ол бириңи болып ойнамага ыхтыярлық берген), эгер де асык кабыргасы ман йогарга карап түссесе «шик» дегенлер. Эгер сүйек аркасы ман тоғынгә карап түссесе, а йогар бети кабыргасы ман түссесе «став» дегенлер, эгер кенъ тегис бети мен йогарга карап, тоғерек болып келген кабырга бети мен тоғынгә карап түссесе «алар» дегенлер. Аyr бир күлптиң ойнавшысы асыкларды узынлығын 1 метр этип яде артык этип тизеди. Ойнавшылар сосы ерден зағым ерге кетип тизилген асыкларга колындағы уйқен сыйырдың асығы ман атадылар. Ким уыш асыкты ызлы ызыннан йыкса, енъуввиш деп саналады эм оғыз йыккан асыкларды алмага болады. Асыкларга ойнавшылар шерет пен атадылар.

«Тапай» деген ойын да сога усайды. «Тапай» деп эки яғыннан тегисленген эм шик бетине коргай куйылған кара тувардың асығына айтылады. Тегис майданда тоғерек сзылады, оның диаметрин ойнавшылар оғзлери белгилейдилер. Тоғеректен, диаметри бир-эки уыш метрга тайып, сзыник сзызадылар. Ойында 2-10 айдем катнаспага болады.

Аyr бир ойнавшы тоғеректинъ ортасында сзыылған сзықтың устине бирер асық салып шыгады. Олар оғзлери ойын баславшыды да белгилейдилер. Ойынды баславшы таяк пан согып, оны ман тоғеректеги асыкларга тиймесе, яде олардан бирисин де сол тоғеректинъ тысина шыгармаса, ойынды әкинши ойнавшы баслайды. Сойтип кезувв кезувв мен барады. Асық тоғеректен шыгарып, «тапай» тоғеректинъ ишинде калса, калған асыклар да согылып шыгарылмага боладылар. Эгер ойнавшы, «тапай» асыкты согып, тоғеректинъ ишинде калдыrsa, а тоғеректен шығып кетсе, кезувв баска ойнавшыга көшеди. Тоғеректинъ ишинде бир асық та калмага керек туыл. Асыклар шыгарылсалар, ойын янъыдан басланады.

Кешеде ай ярығында ойнанынгандардың санына «вайхара ойыны» яде ясырынмавык киреби. Бу ойын ярық айлы кешелерде ойналады. Ойында катнасувшылардың биревин ойынды юргистуввиши этип сайдайдылар, оның көзин байладылар. Калғанлар түрлі ерлерге ясырынадылар. Онга дейим санап, юргистуввиши көз байлавын шешеди эм ясырынгандарды излеп баслайды. Эгер ол бириңи ойнавшыды тапса, оға янасып, «Вайхара!» деп айтады эм ойнавшы болады, а табылған ойнавшы ойынды юргистувшиге айланады. Ойынды юргистуввиши баъри ойнавшыларды тапканша, ойын бардырылады.

«Ак шоyp» деген ойын кешки ойынлардың бирисине кирген. Онда 2 күп катнасканлар. «Ак шоyp» ушин таласув ойынның мырады болган. Калынлығы 2-3 см, узынлығы 50-60 см болған «ак шоyp» деп аталған таякты эки күп бири-бирисиннен тартып алып белгиленген бир ерге салмага керек болған. Бу ойынды күпшилер тамам арығанша ойнаганлар.

«Оълен устиндеги» хоккей ойынды болса уйқен де, кишкей де сүйип ойнаган. Ол бурынгы ногай ойыны. Ойын түз ерде озған. Ойнавшылардың

бириси капы саклавшы болады. Капы деп кишкей шукырлар саналадылар. Олардынъ диаметри эм теренлиги кийиз топтынъ ойшемине көре белгиленедилер. Шукырлардынъ саны ойнавшылардынъ санына көре болады. Эки команда да кезүвслесип ойнайдылар. Колындагы ушлары тайыскак таяклары ман ойнавшылар майданда турадылар. Төрөшидинь билдируүви мен ойнавшылар ак теректинъ бутакларыннан этилген майыскак таяклар аркалы топты бир-бирисине берип, оны капыларга киргистпеге каърлейдилер. Капы саклавшы топты киргистпеске шалысады. Капыларга көп топты киргисттирген команда еңьилген деп саналады. Ол оъз орнын баска командаға береди. Ойыннынъ йосыклары: уймелеспеске, капы саклавшыды ийтемеге, таякты күшшли көтерип силкишлемеге ярамайды.

Бу айтылган ойынлардан баска ногай халкымызда көп түрли ойынлар болғанлар: шатраш, кашар топ, юзик ойын, кадамыш ойын, кампай, көз байлавыш ойын, пышак пан ойын, балапан, багана ойын, элек ойын, орташек, бака шорша, ети тас эм с.б.

Ойкинишке, олардынъ көбиси мутылганлар яде түрленгенлер. Аълиги бизим замандаслардынъ борышы бурынгыдан калган ата-бабаларымыздынъ ойынларын саклав, неге десе халк айдетлеримиз, айтпага, ат пан байланыслы спорт тармагы мутылып барадылар, ясларды тербиялавда олар бек керекли зат.

### **Кулланылган адабият**

1. Гильом Левассер-де-Боплан. «Гильом Левассер-де-Боплан и его историко-географические труды относительно Южной России». – Киев. 1901. – С. 221.
2. Дубровин Н. История и владычества русских на Кавказе. – Т.1. – СПб., 1871. – С. 273; 274.
3. Калмыков Б.Х. Традиционные виды игр у ногайцев // Проблемы этнической истории народов Карачаево-Черкесии. – Черкесск. 1980. – С. 149;
4. Калмыков Б.Х. Традиционные состязания и народные игры ногайцев // Тезисы докладов и сообщений. – М.-Терекли-Мектеб, 1991. – С. 51.
5. Мусакаев И.Б. Газета «Ногай давысы». № 61 - 62. 1992.

### *Информаторлар:*

Дойнаева Канбике, 1916 г.р., с. Сангиши, Кизлярский р-н, Дагестан.  
Идрисова Мукминат, 1939 г.р., с. Сангиши, Кизлярский р-н, Дагестан.  
Мусалова Майманат, 1935 г.р., с. Сангиши, Кизлярский р-н, Дагестан.  
Мусалова Дайганат, 1939 г.р., с. Сангиши, Кизлярский р-н, Дагестан.  
Мусакаева Назбике, 1936 г.р., с. Сангиши, Кизлярский р-н, Дагестан.  
Мусакаев Батыр, 1935 г.р., с. Сангиши, Кизлярский р-н, Дагестан.  
Янбулатов Рамазан, 1911 г.р., с. Сангиши, Кизлярский р-н, Дагестан.  
Янбулатов Байрамажи, 1953 г.р., с. Сангиши, Кизлярский р-н, Дагестан.  
Сангишиев Курманбай, 1939 г.р., а. Мангул, Кизлярский р-н, Дагестан.  
Нукова Айпара, 1914 г.р., а. Карагас, Ногайский р-н, Дагестан.  
Шаршева Насипхан, 1937 г.р., а. Каршига, Шелковской р-н, Чеченская Республика.

# *Халк авызлама байлығы*

---

## **МАМАЙ**

(эпос)

Эдилде яшаган Муса-бий деп болган. Муса-бийдинъ Асан-абыз деген бир досы да болган. Асан-абыз баска авылда яшаган болган. Муса-бийден он эки уывыл бар эди дейди. Он эки уывылдынъ етеви бир анадан, бесеви бир анадан. Соңъ, бир айдынъ бир күнлериnde, Муса-бий кейфсиз болганды, ойлады: «Булай болмас. Меннеи он эки уывыл бар. Мен Асан-абызды ақелип, уывылларымды сынатайым. Кайдай болып шыгаяк экен булардынъ ақылы-қылығы».

Бир күн абызды шакыртты дейди Муса-бий.

Асан-абыз конакка келгенде, Муса досына бир койды сояды. Ашадылар, иштилер, балаларды баска термеге яткардылар. Балалар яткан соңъ, Муса-бий Асан-абызга айтады: «Дос, мен сени шакыруымның себеби, мен кейфсизбен. Балаларды сага сынатаяк боламан. Олар оыссе кайдай болып шыгаяк экенлер. Булар мennenен соңъ он экиси де бирге яшамаяк. Аyr кими қылышына көре, хасиетине көре, яшаяк. Шулардынъ эншилесуви минен васиетимди этип кетсем экен».

— Болар, — дейди Асан-абыз, — али хабарлайык. Балалар уйкласын. Кеше сабат он экиде балалардынъ уystине кирермиз, соңъ кайсы уывылынъ кайдай болаяғын мен сага айтарман.

Сабат он эки де болды. Булар шыракты алдылар. Ол заман шырак пан юргенлер. Термедиң ишине кирдилер. Балалар шырактан-мырактан бир хабарсыз, уйклап ятырлар.

Асан-абыз шыракты колына алып балаларды айланып шыкты. Муса-бийге айтты: «Сен кайсы уывылынъ калай ятканын кагытка язып ал». Муса--бий де колына кагыт пан кәлем алып, басыннан аягына язып шыкты, ятуыша көре. Сонда Асан-абыз айтты:

-- Эй дос! Сенинъ уывылларынъын ишинде Мамайдан ақыллысы йок. Бек ақыллы. Коң айдем онынъ ақылына етальмас. Сенинъ уывылларынъын ишинде Орактан бағыри де, тентеги де йок. Ағысынъа да соыз йок, Сыйдагынъа да соыз йок дейди. Тек Сымайыл деген уывылынъ питнеши болаяк, халктынъ арасында сондай питне юритеек, сенинъ уывылларынъды бузаяк.

-- Асан- дос, — дейди Муса-бий, — мен сага буларды сынатувымның себеби, васиетти азирлемеге керек боламан. Мен оылген соңъ калай эншилесееклерин, сага оысiet этип коярман. Орак тентек болаяк,

баятир болаяк, деп айтасынъ. Олай болганда, муны Мамай ман бирше шыгарсам калай болыр экен?

-- Олла, айрууьв болыр? — деди Асан-абыз.

-- Каълууь увылым бир аз мазмун, сай акыллы, оыпкелевши болар дединъ.— деди Муса, — бу пакыр янъгыз яшап та болмаяк. Муны да Мамайга берейик. Мамай сакласын бир тентекти де, бир ойсыз языкты да.

- Ярап! — деди Асан.

Агысты, Сыйдакты экевин бир этеек болдылар. Уышевин бир этеек болдылар. Соитип Муса баъри балаларын да аманатлады. Бир эки-уыш күн кеткен сонъ, балаларын касына йыйып, Муса-бий васиетин айтты.

-- Мен, яшлар, — деди, — заьлим авырыйман. Бу авырувдан ийги болсам да ярай, болмасам да ярай. Васиетимди айтып койгым келеди.

-- Айт, атай, айт!

-- Айтсам мине шулай: Меним Муса-бий деген атым бар. Мен оылген күн халкка хабар йиберерсиз. Мага тийисли кепте садакады эттигерсиз. Бир йылга дейим бир-бириңизге хатеринъиз калса да, ашшы сойлемей, даянарсыз. Бир атадынъ увылы да калмаган эншин алмай, айырылмай. Сиз де калмассыз. Бир йылга даянарсыз, бир йылдан сонъ мине булай эншилесерсиз. Баланъкаш, шуланъкаш бир болыр,— деп Муса-бий артлы артыннан балаларына васиетин айтты. Уывллары да: «Сен парахат бол», — дедилер.

Соны ман бир ети-сегиз ай ятып, Муса-бий оылди дейди. Сонъ булар энши алып биттилер. Муса-бий сав заманында, баъри де дослар, кардашлар, ювыклар Муса-бий ушин келгенлер, айли ясыуыкен деп олар Мамайга келген болдылар. Баягы Каълууви уйге келген мисапирдинъ атына-затына карайды, байлайды, ем береди. Орак яс, колда-аякта токтамайтаган. Оны тербияламага Мамайдынъ колы тиймейди.

Арада бир йылма, эки йылма кетти. Асан-абызга барды Мамай.

-- Аталаыгым, Асан-абыз! -- деди, -- атай оылген сонъ ясууыкен болып мен калдым. Юрисим, турысым да көйп болды. Келди-кетти де көйп.

Дуныяда Оракты бавлыялмайман мен, сога маслагатласаяк болып келгенмен.

-- Олла, Оракты бавлыялмага керек! — дейди Асан.

-- Аьше, бизим мажада бир бай бар. Онынъ йылкысы да көйп. Оракты айкетип сол байга йылкы бактырмага берсем, калай көрресиз, аталаыгым! — дейди Мамай, — сонда Орак атка-затка да уйренер эди. Сога мен ак та тилемес эдим. Оракка бир яхшы тербия берсе, ашатса, кийиндирсе сол бола эди.

- Аьше! — деди Асан-абыз, — экевимиз айли атка иер салып, сол байга барып келейик.

Йолда бараганда, булар маслагат эттилер. Бай мынан сойлемеге бир себеп керек.

- Себеби сол, — деди Мамай, — онынъ йылкысы бизим ерге түседи.  
Барган сонъ, шайын да ишип, баягы байга Мамай айтты:  
-- Агай, — деди, — көреспинъ, бир-эки йыллар болды атам оылгенли.  
Мен малга-кырга да шыгалмайман, айли буыгуын келдик сага.  
-- Эй, айт балам, яхшылык болсын!

-- Болса булай агай. Сизинъ авлактан бизим ерге йылкы келеди деп айтадылар. Буыгүннен сонъ, агай, бизим ерге йылкынъды йиберме.

-- Эй, йылкыды ша түсирмек эдим, балам! — деди карт, — йылкышым бирев, кеше күзетши карайды. Күндиз карамага айдем та-былмайды. Сонынъ ушин күндиз кетип калатаган болар йылкы.

-- Сага мен инилеримнинъ бирисин берер эдим, — деп Мамай айтты,  
-- сенинъ акынъ да, малынъ да керек туывыл эди. Бир айрув этип сакляк болсанъ. Айрув ашатып, суйген атына миндирип, увак соызлер мен шукып турмасанъ, меним иним сенде ислер.

Байдынъ юргине Мамайдынъ соызleri бек якын. Иниси йылкыды түсирсе де, инисине бир зат та айтпас эди, деп ойлады бай.

-- Эй сакламайтаганма, балам, бертагы оны мага! Сол заманда Орак сегиз ясина келип туры эди.

Мамай баягы байга Оракты элтеп берди, тагы да аманатлады.

Орак атка минмеге бек сүьеди, йылкыды сонынъ ушин бағады. Бир кесек заман кеткен сонъ, Орак йылкыды бағып юргенде, кырдан Мамай келди. Орактынъ аты, иер-турманы, усти-басы, шырайы осал көринеди. Сонда Мамай байдынъ азбарына барып, толгайды.

### **М а м а й:**

**Тамыры тавга тараган,**  
**Бутагы айбар караган,**  
**Яранган делим япанды**  
**Ялгыз биткен теректей.**  
**Аталыклар, делимди**  
**Асырав, саклав көринъиз,**  
**Тилегенин беринъиз.**  
**Ахырында бу делим**  
**Яв кувмага керекти.**  
**Толы ханнынъ улыннан**  
**Тувган барма делидей?**  
**Түвраласкан күнлөрде**  
**Душпан басын кесер ол.**  
**Карсыласкан душпанга**  
**Давыл болып эсер ол.**

Сонъ, атын оргытып, Мамай баягы Оракка кайтып келеди:

-- Делим, йылкыды бизим ерге саласынъма?

-- Саламан, -- деди Орак, — ол карт та сүйинеди. Сен бакканлы бери йылкыды ақкетпейди Мамай. Сен ше йылкыды уйреттинъ, деп айтады.

-- Айрувь, салсанъ-сал! -- деди Мамай, — мен келип, йылкыды ақкеттермен. Уйренген йылкы токтамас. Мен күзетшиден йылкыды ақкеттирип капайым. Эртен күзетши йылкыдан кайтып келер де айтар:

-- Орак, йылкыды сен яманлыкка уйреттинъ. Бу кеше Мамай келип, йылкыды алып кетти.

-- Неге ақкетеди, бизим йылкыда не иши бар Мамайдынъ? — деп ақырарсынъ-бакырарсынъ. -- Бер атты, бу сағат ақкелермен мен, -- деп айтарсынъ байга. Ол заманда ол айтар: «Токта балам, токта. Олай ақелувь болмас. Янынъа бир картлар салайым. Тилек салайык, деп айтар. Янынъа бир бес-алты карт косып йиберер ол сенинъ, деди Мамай. Яқынлап авылга келерсинъ, йылкы кашан да бурувда болыр. Етпеге турган заманда, сен ақырарсынъ, бакырарсынъ. Айтарсынъ: «Юринъиз, агайлар, йылкы аштан оылмеге туры, капап койган йылкыды».

-- Ий, алгаспа, балам, алгаспа! — деп айттарлар.

-- Ий, алгаспаганда не болаяк? — деп келерсинъ де бизим уйдинъ алдына, ақырарсынъ-бакырарсынъ, соғинерсинъ. Биз биримиз де шыкпаспзыз. Келип баздан йылкыдынъ авызын ашып, ал да кет.

-- Айрувь! — деди Орак.

Бир кеше Мамай йылкыды ақкетип капайды. Эртен келип күзетши айтты байга.

-- Неге берип йибересип? -- деп Орак ақырды, — бер атты, мен барып алып келейим.

Баяғы айтаган кепте, Оракка бир бес-алты карт косады. Яқынлаганда, Орак шавып барып Мамай алардынъ азбарына кирип, бакырды-соғинди, йылкыдынъ авызын ашып, айдап алып кетти.

Картлар да кайтып, баяғы байга айттылар:

-- Олла, яс болса да бу онъган зат туыл. Баъри де коркады усады муннан. Биреви де шыкпады қырга. Бизге де қарамады, йылкыды көргенде, күвып алып келди. Биз де кайтып келдик.

Бай Оракты шакырып алды:

-- Ий, неттинъ, балам?

-- Эй, аш болған йылкыды көргенде, ашувым шығып кетти.

-- Эй, айбес эткенсинъ, балам, айбес эткенсинъ. Терис эткенсинъ — деди.

Ал энди бай Оракка не береегин билмейди.

Базар күн бай калага барып, Оракка бир күмисли иер де, күмисли ялав да, ямышы да алды. Баслық та алды. Айзирли шекпен де алды. Этік те алды. Келтирип, баърин де Оракка берди: «Маъ, кий, балам. Аттынъ яхшы-сын мин. Эт керек болса, балам, бизден сорап турма, сой, аша».

Ал, солай этип, Орактынъ яшавы яхшы болып баслады. Эт керексе, кой сояды. Аргымак минеди. Сүйте, сүйте яшайды.

Экинши бир кере Мамай келип карады, баягы Асан-абыз атальк та келди. Орактынъ астында йорга ат, күмисли иер, колында күмисли камышы, шекпен, баслык, күмисли белбав, шырайы ток.

-- Айли ярай! — деди Мамай.

Суытип Орак яшай береди. Он ясын битирип, он бирге шыгып барайтыр. Карттынъ колында эки йыллар турады.

Бир күн Мамай тагы атальгы Асан-абызга барады. Ал эндиги! — деди Мамай, — Оракка бир ат карав керек эди.

-- Эй, сол байдынъ йылкысынынъ ишинде йокпа экен? — деди Асан, — юр бир карап шыгайык.

Асандай терен акыллы, ойлы, соызге уста ол заманда болмаган ногай арасында.

Кеттилер. Апрель айдынъ бас күнлери эди дейди. Бир айрув көк отта шыгып, йылкы да отлап туры. Мамай аттан түсип, Орактынъ янына барып хабарлап олтырды, атальгы Асан-абыз йылкыдынъ ишинде кыдырды. Бир де айланды йылкыды, эки де айланды. Бир шал биединъ касына барып токтайды атальгы, соң айдап кетеди. Уш, дөрт кере де айланады. Айланган сайын шал биединъ касына келгенде, токтап карайды. Кайтып барып, Мамай май Орактынъ янына атальк та түстү.

-- Олла, мунда Оракка ярагандай айван йок, — деди Асан-абыз, тек мунда бир шал бие бар. Сол бир яхшы тукымнан. Бурынгы тулпар тукымнан болган бие. Карт бие. Баланъкаш колтыкта, тенъиздинъ ягасында кырк йылкы бар. Сол кырк йылкыда бир сары айгыр бар деди. Бу бие кашаган күнде сол сары айгырга айкетип торыктырса, соңнан тувган кулын Оракка бир зат болар. Йылкыды тасла да, шал биеди ыслап етекке сал! Коңре, кашып кетер ол. Сен сол ерге элтеп арканла. Сонынъ күнтувар бетинде бир уйкеп төбө бар. Төбединъ түбинде шукыр бар. Сол ерде атынъды йиберип, төбединъ басында ят та тур. Йылкы сувдан шыгар. Сары айгыр шабар шал биеге. Торыкканнан соң биеди элтеп, йылкыга косарсынъ. Тагы кашса, тагы да элтерсинъ.

-- Айрув! — деди Орак.

Апрель айынынъ он етиси деген күн бие кашты.

Орак биеди алыш кетип, баягы айгырга торыктырып, айкелип йылкыга йиберип койды.

Булар май айынынъ ызында, арт күнлериnde келдилер.

Келип сорадылар:

-- Неттинъ. Бие каштыма?

-- Кашты.

-- Олай болса яхшы! — деди атальгы Асан-абыз, — соңнан тувган кулын сага минмеге ат болар.

Соны ман калдылар.

Мамай ман Асан-абыз арада бир келип, Орактынъ амашлыгын билип юредилер. Орактынъ он бир ясы да битти. Биединъ кулынламага заманы

да келди. Келди Асан-абыз йылкыга. Биледи ше аталағы биединъ не күнде кашканын. Оракка келип айтты:

- Танъла, бирсугуң бие кулынлар. Сак бол. Ол бие ятып кулынламас. Турагалган еринде кулынын таслар. Таслаган заманда сен нешик те кулынды ерде яткармассынъ. Коътерип алып, ерге тийгистпей, аякландырарсынъ. Кулын ерде ятпасын, сувык кирер.

Соны мынан, бир күн бие кулынлады. Орак кулынды колына ыслап аякландырды. Йылкы айваннынъ баласына не, бес-он такыйкадан аякланып калады. Эмди анасын.

Мамай ман Асан-абыз бие кулынлаган болар, деп келедилер. Он бес күннен соңнан сонъ карасалар, бир сары эрекк кулын тавыпты.

-- Мине муннан Оракка аргымак болар! --деди Асан.

-- Буга ат тагайым! — деп Асан-абыз сол ерде «Саразбан» деп ат такты. Кайтып кеттилер.

Орак он экиди битирип, он уышке шыкты. Тай ат та бирди кутарып, экиге шыкты.

Бир күн Мамай айтты аталағы Асан-абызга:

-- Ал энди Оракты оъзимизге кайтарайык.

Кетти булар. Айдал бардылар байга.

-- Ай атай! — деди Мамай,— доърт йыл Орак сенинъ колынъда юрди, энди мага да керегеди бу. Айып этпе. Не заманда да сен Орактынъ аталағысынъ. Орак келип-кетип юрер. Оракты айли оъзиме йыйимасам болмайды.

Ол карт бир йылады, бир уванды. Амалы йок энди.

-- Айкетсенъ-ақкет, — деди. Оракка айтты: «Йылкыды айкел. Оъзинъ сүйген айванинънан минип кет. Иеринъди, ювенинъди -- баърин де айкетсерсинъ.

Йылкыды айкелдирип, базга салдылар. «Сүйген айванинъды» деген заманда, Орак барып баягы тайга аркан таслап, ыслады. Келип карт айтты: «Ай балам! Бу тайдан не шыгаяк сага? Бирден экиге барайткан зат. Яхшы атлар бар, йорга атлар. Биричин минсенъ!»

Мамай айтты: «Орак та бала, тай да бала. Коъзи кызатаган болса ярайды».

-- Коъзи кызатаган болса айкетсин. Оннан яхшы ат та минсин.

Йорга атты минди Орак. Баягы тайды етекке салды. Сол ерде карт Оракка, разы бол деп, хатынына акша айкелдирип, береек болды.

Мамай айтты:

-- Мен сеннен ак алмага деп бермегенмен. Саклаганынъа сав бол. Бергенлеринъ тамам.

Мамай Оракты йорыкка уйине элтемеди, аталағы Асан-абызга элтеди. Асан уйинде кондылар. Мамай айтты Оракка: «Иним, атамыз оылген. Атамыздынъ досы Асан-абыз бизим аталағымыз. Буъгуниен баслап биз атамыз Асанга «Аталақ Асан-абыз» деп.

-- Айруув, болар! — деди Орак.

-- Айруув болса,— деди Мамай,— тайды атайда калдырармыз. Атай асырасын, сени уйге айкетемен, иним. Сени уйге айкетип, бес алты күн еңгелеринъ минен таныстырып, саклап, соң сени де кайтарып, атальк Асан-абызга беремен. Сени де, тайды да атальгымыз Асан-абыз карап, бавлар. Атальктынъ айтканын сен де, мен де тутпага борышлымыз. Атамыз ойлип, бу атамыздынъ орнына калган. Буга тынъламага керекпиз.

Тайды атайда койып, Мамай Оракты алыш, уйине кетти. Орак Мамайда бир юма турды, юбанды, ойнады, куылди. Соң Мамай оны атына мингизип, атылыгы Асан-абызга айкелип, калдырды.

- Атань айткан затты этерсинъ. Бир якка шыгып, кыдырып кептес-синъ! — деди Мамай.

-- Атайдан ызынсыз бир якка шыкпан! — деди Орак.

Атты ашатадылар. Етип ювыртып, айландырадылар. Күнде бир-эки кере атка минип кетеди. Кишкей-кишкей татавыллар казып койыпты. Соннан ыргытып - ыргытып, уйрете бердилер.

Оракты да шоршытып, каргытып, атка қыргып миндирип, қыргып түсиртип, ат пан шавып бааятканда ерден сермеп акша алдырып уйретеди.

Орактынъ күни кетеди. Узын соъздинъ кыскасы, Оракка он уш яс битип, он доъртке шыкты дейди. Атка да уш битип, доъртке шыгып бааятып. Оъзи де ювас болган. Доъртке шыкканда бу эки кулаш бийик ерден юкпай кетеди. Күннен күнгө татавылды кенъlestire бердилер.

Оракка он доърт яс биткен заманда, Мамай айтты атальгына:

-- Шуларды алыш, мен бир анъышылап келейим.

-- Бар, балам, бар! — деди Асан да.

Сыйдак деп Мамайдынъ бир иниси бар. Сыйдак Эдилдинъ аргы күнтуварына шыгып, сонда бир халктан алымга акша йыятаган болыпты.

Мамай инилерин карап-карап, ақылбалык дегенлерин айр бир ерге ислетип туры. Орак та ань урмага, анъышыламага суюди. Мамайдынъ анъышылайык дегени буга макул болды. Кеттилер. Анъышыламага бар-ган заманда, Орактынъ анъышылавы Мамайга бир аз ушамайды. Сонда Мамай айтады:

-- Эй, иним, сенинъ анъышылавынъ мага бир аз ушамайды.

-- Я неге ушамайды сага? Кашкан зат меннен кутылама? Куваман, етемен, ураман. Урмай йибеременме? Йибермеймен.

-- Йок, — деди Мамай, — айр заттынъ да оъзининъ бир оънери болмага керек. Сен бир затты да йибермейсинъ, тек кыйнайсынъ. Атты да кыйнайсынъ, оъзинъ де кыйналасынъ. Усталык болмага керек.

-- Йок, -- дейди Орак, — йибермесем болады туывилма мага? — деп Орак Мамайга карсы сойледи.

-- Сен мага тил кайтарып неге калгансынъ? — дейди Мамай, — мен

сени асырап айдем эттим. Энди сен меннен уста болаяк боласынъма?

-- Мен оъзим болгаман айдем! — дейди Орак.

-- Айруйв аьше, — дейди Мамай, — али кайтайык, авылга барып, карсы болган айдемди соыйлеттирермиз. Төре этсин. Сен түз болсань, мен сен айтканман юрермен, иним. Меники түз болса, сен мен айтканман юрерсинъ.

-- Болсын! — деди Орак.

Юрди булар. Бир авылдынъ яныннан кетеятыр эдилер. Караса, бир кыскаяклы эки шелегин алыш, сувга келеятыр.

-- Ай карындас, токта! -- деди Мамай. Мамай кыскаяклыларга айлак бир амалсыз айдем болыпты. Бек тынълаган болыпты кыскаяклыга. «Кыз хайтери— ак хайтер» деп, кыскаяклы айтса — амалы болмапты.

-- Бизим бир төремиз бар, — деди Мамай кыскаяклыга — бизге бир төре этпесенъ болмайды. Биз анъга барып, Орак пынан бир аз ашувланып, бузылып келеятырмыз.

-- Этейим төре, — деди кыскаяклы.

Түсти аттан булар. Шелегин ерге салды баягы хатын да, истинъ маънесин анълап, йырлап баслады буларга:

**Орактынъ Орак болмагы,  
Оралып уйкен тавга минмеги,  
Ортадан орын алмагы,  
Ол да Мамай аркасы.  
Сыйдактынъ Сыйдак болмагы  
Сырдан алым алмагы,  
Сыйланып эл ишинде юрмеги,  
Ол да Мамай аркасы.  
Ағыстынъ Ағыс болмагы,  
Аскар тавга минмеги,  
Ол да Мамай аркасы.  
Мамайдан сонъ коърермиз  
Бу Эдилдинъ бойыннан  
Тиер мекен сизлерге  
Бир агаштынъ яркаши.**

Сонда Орак басыннан бoyerкин де алыш, уш керен басын ийди дейди Мамайга: «Бу куъннен сонъ мен сеники. Сен айтканнан мен шыкпан».

Соннан сонъ Мамай, инилерим асыл болды деп, былай бир шатлыкка киреби. Дав болса да, кавга болса да оъзининъ куышин де билип, кайдирин де анълап, Мамайдынъ халк арасында абырайы оъседи. Төре болсын, зат болсын, ол затларга да басшылык этпеге амалы болады.

Мамайдынъ «Мамай тоббе» деп Эдилдинъ Каспий тенъизге ювыклаган еринде тоббе болыпты. Бир хабар эситилсе, бир маслагат этилеек

болса, Мамай сол төбединь басына минетаган эди дейди. Мамай төбединь басына мингенлей, Асан-абызлар, Таргыллар, халк баъри йыйылып, «Мамай бир маслагат этеек болады», деп төбединь тогегерине олтыратаган эди дейди.

Төбеге келип, Асан-абыз бан, кардашлары ман халктынъ алдында маслагатласпай, Мамай бир исти де эткени йок.

Мамай мынан баска ногай мырзаларынынъ арасынданагы кардашлыгы мынавдай. Ногай ордасында ханлык сүрген Окастан уыш увыл калган: Муса-бий, Ямгурши-бий, Мансур-бий. Окастан соң Ногай ордасында Муса ханлык сүрген, Мансур Кырымга окымага кетип, соンда уйленип калган. Ямгурши оылгеннен соң оннан Агыс деген увыл калган. Багана айтып оздым, Муса-бийдинь эки хатыннан он эки увыл болган. Бир хатыннан ети увыл, экнишисиннен бес увыл. Юсуп, Али, Косым, Сыгым, Досым, Сымайыл эм тагы да бирев -- олар бир анадан тувган ети кардаш. Мусадынъ экинши хатыннан тувган бес увыллары: Алшагыр, Мамай, Сыйдак, Янмухамбет, Явкашты. Алшагыр мырза оылгенде, Орак деген ялғыз баласы калган. Ямгуршыдан калган Агыс та, Алшагырдан калган Орак та Муса-бийдинь экинши хатыннан тувган бес увыл ман бирге ойсанлер.

Муса ойлеятканда увылларына не қаъдер татым болынъыз деп васиет эткен болса да, аталары ойлип, яслар ойсип еткенде, эки хатыннынъ балалары бири бириси мен отка да, сувга да, ерге де, ханлыкка да таласып, ойзлери ара явласып баслайдылар.

Сымайыл дегени, кардашларынынъ ишинде оъзи энъ кишкейи болган ушин, энъ айлчиси, питнеши, намарт болып шыккан. Ол айр дайым кардашлары арасында соъз кувып, ялган соъз шыгарып, бузгыншылык салып турган. Мырады — кардашлары бирин бири оылтирсе — баъри байлык та, Орда да оъзине калаяк. Сымайылдынъ завариннен, оғырсызлыгыннан тамам безген кардашлары да, халкы да ога «кайлши», «кайлеши», питнеши деген ат койганлар. Ямгурши ман Алшагыр оылгеннен соң Мусадынъ увылларынынъ ишинде ясы уйкен болып Мамай калады. Баърисине де бас-коъз болып юретаган сол.

Кишкейинде Мамайды Асан-абыз деген бек акыллы, уйкен окувы болган киси асыраган. Ол Мамайдынъ аталағы. Сонынъ ушин Мамай Асан-абызды атасынынъ көзиннен көрип, айр заты оны ман кенъескен. Бир кере Мусадынъ ети увыллы Ямгуршыдышъ увыллы Агысты оылтиреек боладылар. Сол мырат пан, Агысты эсиртеек болып, буга бал аяк бередилер. Агыс та бал аякты алып, ишнейим деп туры. Агыстынъ Кульше деп йылкышысы бар эди. Ога хатыны айтады: «Агысты Муса-бийдинъ увыллары бал аякка алып кеттилер» деп.

-- Ий, айкетсе айкетсин!

Эй, барсанъ!

Бал аякты алып, Мамай Агыска толгап туры дейди.

**М а м а й:**

Арайна мырза Мамай оъзи айтар:  
Шокша бузга йол салып,  
Шоклы кылыш байланып,  
Шок ялгызым,  
Сен ше яман тұрысынъ.  
Сен ше туъсер усайсынъ  
Ети увылдынъ айлесине, зорына.  
Ишиндеги айлши явыр сарыдынъ  
Узын авлан,  
Кенъ торлаган торына.  
Садагын салпы байлаган,  
Казак улан мал табар,  
Ал -- кара кис тон кийип,  
Айланасын айланып,  
Оъзин оъзи казган не табар?

Баяғы бал аякты Айлши Сымайыл алды дейди:

**С ы м а й ы л:**

Шагырдан кашкан коян  
Шань болар,  
Шагына ала құымис ер болар,  
Шагында шань шыгарған эр болар,  
Шагында шань шыгармас яманлар  
Арка авылдынъ басында  
Көккиреги ер болып ай,  
Көнъили кара ер болар!

Аякты тагы да Мамай алды дейди.

**М а м а й:**

Тоъреди йықкан агалар  
Оъзиннен зорга йолыгар,  
Ал -- кара кис тон кийип,  
Айланасын казганлар,  
Бир яманга йолыгар!

Сол ерде Асан-абыздынъ кызы Айруьев-Апай толгайды.

**Айтувлы Аъруъв-Апай**  
**Оъзи айтар:**  
**Орагы мынан Мамайынъ,**

**Ормакамбети минен Сыйдагынъ,**  
**Оралып кенъес этеди.**  
**Оравына келмейди,**  
**Агашам меним анавда,**  
**Асыл тувган бий Мамай,**  
**Орагына оралып,**  
**Оъзинъди ала тавдан кулатар.**  
**Калганынъды сенинъ**  
**Мырза акам,**  
**Кара да каздай шувлатар.**  
**Бозактынъ алды боз камыс,**  
**Ямгуршы улы Дели Агыс,**  
**Шам-шам бассанъ сен оъзинъ,**  
**Торы атынъды**  
**Кайда түсип байларсынъ?**  
**Ахырынъда, Дели Агыс,**  
**Бир яманнан оълерсинъ.**  
**Кулак салмасанъ, Дели Агыс,**  
**Орак мынан Сыйдактынъ**  
**Кенъес кылган соьзине,**  
**Калдынъ бугай Дели Агыс,**  
**Коъп яманнынъ колына!**

Дели Агыс ушып турып, бал аякты алыш, оъзи толгады дейди.

**А гы с:**  
**Бозактынъ алды боз камыс,**  
**Ямгуршынынъ улы Дели Агыс,**  
**Анда былай айтып толгайды:**  
**Куынде минген атымды**  
**Куынде арканлап тоъгермен.**  
**Муса-бийден калган коъп яман,**  
**Куышпилга айдарман.**  
**Кара-торым савында,**  
**Биревдинъ коъплигине ялынман.**  
**Канъкадай кара басым савында,**  
**Мутьшем савда, мен савда,**  
**Мен биревдинъ анавда**  
**Коъплигине ялынман!**

Сол заманда, «Сага не болды», деп Кульше кирип, Агысты алыш, шыкты дейди.

Айлши Сымайыл артыннан толгап калды.

### С ы м а й ы л:

**Бозактынъ алды боз камыс,  
Ямгуршы улы Дели Агыс,  
Кысыр эдинъ быйыл кыс,  
Быйылдан сонъ, Дели Агыс,  
Оълсенъ болар кыйын ис!**

Айлши Сымайыл Агысты оылтиреек эди, эл билеек деп коркады. Сыйдакты оылтиреек эди — Мамайдан коркады.

Энди Мамай алар айли буытеп яшап турсын, айли биз кетемиз Кырымга.

Кырымда Маньсыр деп бир ногай мырза болыпты. Маньсыр-бий Мамай алардынъ атасы Мусадып адансасы. Ол Кырым ханынынъ кызын оyzине хатын этип алыпты. Олардан бир улан тузыпты. Ол уланга да ат койыпты Акмырза деп.

Акмырза эки ясина келген заманда, ол Кырым ханынынъ кызы да оылип, Маньсыр да оылип, баяғы Акмырза етим калады. Етим калган сонъ, бу Акмырзады Кырымнынъ ханы йыйип, оyz колында саклайды. Бир күн хан балады алдына алып, ойнатыш туры. Ногай мырзаларды Кырым ханы сүймеген болады. «Ой, ииеним, опым-сопым, -- деп ушырып сүєди,-- баламнынъ баласы болсанъ да, ата тукымынъ ша сенинъ тукым тувиш ав!» Ушырганда, бала коркып ханынынъ сакалынан ыслайды. Ога ашувланып, хан баладынъ басын кысады: «Уйкен болсанъ сизинъ кавым меним сакалыннан тутаяк» деп.

Бек кыскан болар эди, баладыкы не, баладынъ эки көзи сокыр болады.

Соны ман Акмырза сокыр болып ойседи. Акмырза уйкен болып, Кырым ханнан тайып, оyz алдына яшайды, сокыр аймели минен. Сойтип турган заманда, Мамайдынъ бир карындасы болады Күсебийке деп. Сокыр болса да Акмырза баяғы Күсебийкеди алады. Мамай да сокыр-мокыр демейди, береди. Яшайдылар. Мамайдынъ карындасы Күсебийкеден Бекмырза деп бир уывыл тувады. Ал Бекмырза да асыл болып, бир 7—8 ясина келип турган заманда, атасы оыледи. Акмырза оылген сонъ онынъ досы Айруйв-Айли Бекмырзады оyzине алады. Бекмырза орамга шыгып ойнаган заманда бир күн биревдинъ баласын токалайды. Токалаганда ол бала да йылап уйине келеди.

-- Эй, сага ким тийди? — дейди атасы. Хабар алады.

-- Бекмырза сондай йигит экен, Кырым ханнан алсынтағы ашувын. Хан тувишма онынъ атасын сокыр эткен! Сенде не иши бар?

Экинши күн балалар тагы орамга шыгады. Ол бирев кеде де бир ланъкалы болаяк. Тагы ланъка этеди -- Бекмырза муны тагы токалайды.

-- Я, сен мени туынгүн де токаладынъ. Бұйғүн де токалайсынъ. Менде не куллыгынъ бар сенинъ? Сен сондай мазаллы йигит экенсинъ, ашувынъды меннен алмай, атанъын көзин шыгарган Кырым ханнан алтагы ашувынъды! — дейди бала.

Бекмырза сонда бурылып кетеди, барып анасы Күсебийкеге айтады:

-- Меним атам Акмырзадынъ көзин Кырым хан шыгарғанма? — дейди.

-- Оны сага айтканынъ тили сискей эди, — дейди Күсебийке, — Кой муны, сен яс аыли. Ашувынъ болса, уйкен болғанда аларсынъ.

-- Болса, — дейди Бекмырза, — ол Кырым ханнанын көзин мен де шыгарырман.

Авыздан шыккан соыз калама? Хабар яйылып кетеди. Аталығы Айрув-Аыли де әситетп. Аталығы Айрув-Аыли айтады:

— Ай балам, терис эттинъ. Ишинъде тутсань не болады соны? Ал ханга хабар етсе, сени оылтириер. Сен алай этпе, каш! Эдилде нагаш ақаларынъ бар, Орак-Мамайлар деп. Оларга каш.

Кеде кашады. Эдилге кашканнан не пайда, Кырым ханга хабар етип кутылған.

Баяғы Акмырза оылген соң, Айыс деген биревге Күсебийке эрге шыккан эди.

Бекмырза Эдилге кашканда, Кырым хан вайзирлерин йибереди, Бекмырзады шакырып алып келинъиз деп. Уйде йок болса, атасын ақелинъиз дейдін. Вайзирлері келселер — Бекмырза уйде йок. Айысты алып, ханга келедилер.

— Барып кеденъди (оғыгей улын) тавып ақел, — дейди хан.

— Ақелейим! — дейди Айыс. Атына минип кетеди. Излейди. Сонда анавы-мынавы айтады, былай-былай кетти деп.

Айыс Бекмырзадынъ артыннан кувып етеди де, «канань авырыйды, шакырады», деп алдатады. Кеде кайтып келеди. Келсе келсин, анасы шакырган йок. «Әнди меним баламды оылтиреди экен. Не амал этейик?» — дейди.

Кашалмады. Оылтире — оылтириер, деп Бекмырза ханга карап шыгады.

Йол шыкканда Бекмырза юрги тоғмен болып, толгайды.

**Б е к м ы р з а:**  
**Акмырза улы Бекмырза,**  
**Андалар булай айтып толгайды:**  
**Бир соылтиктинъ тилиннен,**  
**Канъка юрсин дининнен,**

**Шакыртылып бараман.  
Күдирети күшли кудайым,  
Салмага туры баълеге, ай!**

Сонда аталыгы Аьруъв-Аъли алдыннан карсы келди дейди.  
Аьруъв-Аъли айтады: «Балам, сен кайда барасынъ?»

-- Кутылалмадым кашып!

-- Кутылмасанъ сени Кырым ханы оылтирип. Сен энди де алай этпе.  
Бараман деп уйден шыктынъ тувылма? Шыктынъ. Ханнынъ кеделери  
ойнап ятканлар. Сен барып, ханнынъ эки де кедесин оылтирип. Оннан  
сонъ бар ханга.

**Аь р уь в - Аь л и:  
Акмырза улы Бекмырзадынъ  
Аталыгы Аьруъв-Аъли  
Андалар булай айтып толгайды:  
Акмырза улы Бекмырза,  
Бек дувладынъ данынънан.  
Бу дуняя юзинде  
Кимниң калган басында?  
Акмырзадан тувгансынъ,  
Буыгуынгиси сен оъзинъ  
Аъзизленген солтан янынънан  
Айырылмага турысынъ.  
Кудайымынъ күши көйп,  
Булай язув язбага.  
Ханнынъ эки уывылын  
Сен сал басын казбага!**

— Аьруъв аьше! — деп Бекмырза балалар ойнаган ерге барып,  
ханнынъ эки де кедесин оылтирип, боклыкка тыгып, анга йоънейди.

Аталыгы алдына тагы шыгады:

-- Ий неттинъ, балам?

-- Сол сен айтаган кепте эттим.

-- Аьше энди бар.

Кетип бараганда, Бекмырза аталағына айтады:

«Мен оылмеге бараман. Сен меним калай оылгенимди барып, нагаш  
акаларыма айт». Соларды айтып, Бекмырза толгайды.

**Б е к м ы р з а:  
Акмырза улы Бекмырза,  
Андалар булай айтып толгайды:  
Эдилдеги анавда  
Көйп тувганга салам айт.**

Ети күнде бир күлгөн,  
Ети күннинь йолгавын,  
Уйип берип бир берген,  
Нагашам меним, анавда  
Артык тувган Мамайга айт.  
Шамланса сусы болат ириткен,  
Туткасын езден берк эткен,  
Ханларды ынъыратып юриткен,  
Алшанъырдай анавда  
Дели тувган Оракка айт.  
Сыбырдасым - кепим, сырдасым,  
Сыр алыскан курдашым,  
Сыртланнның увылы Косайга айт.  
Алкалай алый ерге салаган,  
Казый улы Тоганга айт,  
Бийлейик эки торы ат ектирген,  
Бийарсланбек мырзага айт.  
Этлерине карасанъ,  
Сув иерткен торкадай,  
  
Енълерине карасанъ,  
Авыз-бурын окадай,  
Аданасым анавда  
Отаргулдай агага айт.  
Кош баслаган анавда,  
Кара Терей мынавда  
Эр Копланлы баътирге айт.  
Кырымның кызыл шашпав  
Ханларын,  
Бир йоклавсыз коймасын.  
Агашам бий Мамай ман  
Дели Орак,  
Кытай, Кыпшак, Кырымнаң  
Оъшимди алмай коймасын.  
Мингени гайык кусындай,  
Алганы эгев тасындай,  
Яв йолыккан ерлерде  
Юреги Айболаттынъ басындай,  
Казан улы Таргулга айт.  
Арабыстан  
Ай юригин минген эр,  
Алыстагы душпанлар

Ай бетин айлак каты көрген эр;  
Каты кыйын йолларда,  
Камалыскан явларда,  
Канжыгага  
Ханлар басын илген эр,  
Эр Янтемир агага айт.  
Агашам меним бүгүндө<sup>1</sup>  
Бий Мамайга күш келген,  
Аталыгым анавда  
Асан-абыз агайга айт.  
Ол адаган күнлөрде  
Акыл таппай, соыз айтпас.  
Аргы сув да берги сув,  
Ағыны тасты дыгырткан,  
Кобан деген уйқен сув,  
Бу ногайды ярбасына кондырсын.  
Кара-Будак пан Айдикти,  
Бу яшавда карсы алдына тикирсин.  
Куванышлы көп әлди  
Ялын оттан сакласын.  
Бу яшавды карсы алдына келтирсин,

Бу күннен сонъ,  
Энди меннен асув йок,  
Аталыкка айта көр,  
Меним ушин намыс ойласын.  
Мени кимик анавда  
Арманышлы кеткен мырзады  
Агашам Дели Орак пан бий Мамай  
Бир йоклавсыз коймасын!  
Сосы меним кыйынм ман  
корлыгым,  
Ием Мамай коймасын.  
Кырымның Бахты Герей  
Солтаннан,  
Арманышлы кеткен мырза айттар,  
Оьшимди алмай коймасын.  
Кырымның кызыл шашпав ханларын  
Тогызы деп айттарсынъ.  
Агашам Дели Орак пан бий Мамай  
Кытай, кыпшак, Кырымнан.  
Оьшимди алмай коймасын! —

деп бу васиетин айтып, токтады дейди.

Сонъ, белин каты бувып, кылышын белине байлап, ханга барады.  
Сонда хан толгайды буга:

**Б а т и р-х а н**  
**Булай айтып толгайды:**  
Каршыгам меним каз алып,  
Куынадилим меним анавда,  
Колдан кетип, кув алып,  
Ийтелигим ийтсиз коян  
Куынде алып,  
Ат йиберип шакырттым,  
Анда неге келмедиң?  
Доърткүллөп ошак каздырып,  
Доърт ошактынъ уьстине  
Доърт тув бие сойдыртып,  
Буютинлей халкым йыйдырып,  
Сени тага шакырдым,  
Анда неге келмедиң?  
Авлакка отав салдырып,  
Сислигинъе кунан койлар сойдырып,  
Сувсынынъа

Шашшак баллар куйдырып,  
Ат йиберип шакырттым,  
Анда неге келмедиң?

**Б е к м ы р з а:**  
Акмырза улы Бекмырза,  
Андалар булай айтып толгайды:  
Мен атамнынъ, билсенъиз,  
Йылкы ишинде бозы эдим.  
Мен анамнынъ, билсенъиз,  
Кой ишинде козы эдим.  
Атам мынан анамнынъ  
Увылы эдим, кызы эдим,  
Кырымдагы мен оъзим  
Окып юрген сохта эдим.  
Бир сөйттиктинъ тилиннен  
Хан йолыннан тайган куын.  
А хан ием, хан ием,  
Болма душпан Мамайга.

**Болсань душпан Мамайга,  
Басынъды  
Мамай салыр арайга.  
Мен оылген мен ер толмас,  
Сен де калма казага.  
Юргинъ тарта болса карага,  
Илинъиз меним басымды  
Йыйылысып буыгүндө  
Агаштан эткен дарага!  
Хан касында төvre йок,  
Оьмиринъ битсе — шара йок.  
Эдилдеги тувганга  
Етилсе керек даным.  
Эдиге улы Мамайдан  
Изленсе керек каным!**

Сонда хан Бекмырзады дарага илип, оылтиret те, «энди баласын көрсүн» деп Бекмырзадынъ анасын шакырып айкеледилер. Бекмырза ханга кеткеннен соң Айрув-Али барып, Күсебийкеге айтады: «.Сен осал болма, Сенинъ уланынъды Кырым ханы аскакка асты. Болса да Бекмырза' ханнынъ эки де кедесин оылтирген. Бос кетпеди Бекмырзадынъ яны. Сен осал болма. Ханнынъ алдында буыгүлме-ийилме.

Сонда ханынъ алдында Бекмырзадышъ анасы толгай туры.

**К у ь с е б и й к е:  
Даналардынъ данасы,  
Бекмырзадышъ анасы,  
Күсебийке кыйынлы,  
Андалар булай айтып толгайды:  
Омырткам меним шорт сынды,  
Алкымымда алтын туйиме уъзилип,  
Алдымда кара халкым тизилип,  
Бекмырзамды меп оъзим  
Дарагашта көрген күн, ай!**

**Б а т и р-х а н:  
Баытир-хан булай айтып толгайды:  
Даналардынъ данасы,  
Ойсызылкытан ойылгап  
Бекмырзадышъ анасы,  
Күсебийке секилден**

**Биз оъзимиз сораймыз:**  
Каршыгам меним каз алып,  
Кунаңдилим меним  
Колдан кетип, кув алып,  
Ийтегим меним  
Ийтсиз коян қуынде алып,  
Ат йиберип, шакырттым,  
Анда ав неге келмедиң?  
Авлакка отав салдырып,  
Сузының шарап тиздирин,  
Сислигинье мен оъзим  
Кунан койлар сойдырып,  
Сары алтын такка олтырып,  
Атлай-шувлай шакырттым,  
Анда ав неге келмедиң?  
Күмбезин көкке шаптырып,  
Терезесин йондырып,  
Ай бетине мен оъзим  
Алтын терек урдырып,  
Күн бетине мен оъзим  
Күмис терек койдырып,  
Атлап-шувлап сени мен  
Той этпеге шакырттым,  
Анда ав неге келмедиң?  
Эндигиси бұғынде,  
Кыйын-тынышынъ көрейим,  
Кек тавысын билейим деп  
Сени тагы шакырттым.  
Сойган эдим бир сотым,  
Билмеймен арық-семизин.  
Оъзинъ көрши дер эдим,  
Айт явабынъ, дер эдим!

**К ү с е б и й к е:**  
Даналардынъ данасы,  
Бекмырзадынъ анасы  
Күсебийке кыйынлы,  
Булай айтып толгайды:  
Аъруъв ханым согымынъ,  
Семиз болса -- болаяк.  
Каршыга қустынъ канатын  
Яслай кестинъ -- яраяк.  
Бу каршыга тувган тарланга

**Ялгыз мен де туывыман,  
«Кулыным» деп йылаяк.  
Оъз басынъды ойласанъ,  
Эдилдеги мырзалар  
Ахырысы ызында  
Айландырып басынъа  
Уйкен балах салаяк.  
Белимди сен сындырдынъ,  
О ханым,  
Билдим намарт ишинъди,  
Болдынъ душпан Мамайга,  
Болсанъ душпан Мамайга,  
Орак алар басынъды,  
Мамай қуяр тисинъди.  
Ханым, сага не болды,  
Акылынънан саскандай?  
Не эткен эди Бекмырзам  
Дарагашка аскандай?  
Этилсе керек даны,  
Эдилдеги Мамайдан  
Изленеек керек капы.  
Мунав турган оъзинъди,  
Экиди берип, бирди алыш,  
Аллах урган оъзинъди ай!**

Сойтип Акмырзадынъ анасы ханнынъ эки увылынынъ басларын капшыктан шыгарып, ханнынъ алдына таслады.

Соны мынан Бекмырзады бастырадылар. Айрув-Али Эдилге кетти хабар этпеге. Барып Мамайга сойледи. Хабарын айтты. Соң Мамай баягы төбединъ басына минди. Эли де, халкы да төйгерегине йыйылды.

Аталағы Асан-абызга айтты Мамай: «Былай-былай атлы келди. Кырым ханы бизим ииенимиз Бекмырзады оылтирипти. Кырым ханнан энди Бекмырзадынъ канын алмага керекпиз.

-- Калай бармага керекпиз? — деди Асан.

-- Айскер алыш бармага керек. Сен бармага керексинъ. Таргыл бармага керек. Орак бармага керек. Сыйдак бармага керек...

Айскерин де, затын да алыш, булар Кырымга карап шыгадылар. Бир авылга карсы келедилер. Кеше конмага түсьеди буларга. Булар уй-уйыгэ айдемлерди шашадылар. Артта Орак пан Мамай калады. Булар бир отавында яшаган карт, уйинде кызы болмаса, бир заты да йок, сога келип амалсыз болып токтайдылар. Мамайдынъ мынавы бай, мынавы ярлы айтаган хасиети болмаган.

-- Атай, буюгеше конак алтага! — деди Мамай.

Орак тыста токтап туры. Отавдынъ эсиги ашык. Отавдынъ ишинде бир авызы кыйсык кыз олтыры.

Мамай конак алтага деп тилегенде, карт айтады:

-- Олла, конак алып болман. Уйим кишкей. Оъзим бир ярлы карт. Кой сойсам—мага язық, кой арық, козы яс.

-- Алмасанъ нешик аьше, — деп Мамай юре берди. Сол ерде Орактынъ авызы карай турмады. Орак бек мазаллы, бастьир юрекли, артын ойланмаган анъылдак, шалт болган. Айта койды: «Мына отавдынъ шыгарагы шелпек экен». Кыздынъ авызынынъ кыйсыклыгын айтты.

Кыз айтты: «Шыгарагы шелпек болса да, тутини туз». Юрдилер. Мамай айтты: «Орак, иним, -- деди, -- сенинъ авызынынъ карап турмайды. Кызынынъ авызы кыйсык экенин айттынъ. Ал энди карт аьли бизди шакырып алып кондырса, Кырым ханнынъ канын кеш деп тилесе, мен кешпесем болмайды».

Сойтип ашувланып юрип барайтыр эдилер. Отавдагы кыз атасына айтты: «Булар Эдилдеги ногай мырзалары. Кырымга дав этпеге бара-ятырлар. Оларды тез шакырып конак эт». Карт уйден шавып шыгып: «Эй, токтанъыз, токта» деп кышкырды. Кайтарып аькелип кондырып, койын сойды, козысын сойды, оърмеледи.

Сонда Мамай ойлайды. Ал энди сыйлап, Кырым ханнынъ канын кеш, деп тилесе, мен кешип, ызыма кайтпай болмайман. Бу болмаяк эди де, сосы Орак авызын тыйган болса.

Эртенье шыгып, булар юреек болып турган заманда, кыз айтты:

-- Меним бир тилегим бар, мырза акам, мен сизди таныйман. Кайда бара болсанъыз да, не этпеге бара болсанъыз да — билемен. Мен тек уш зат тилеймен сеннен.

-- Тиле, — деди Мамай, — сенинъ тилегинъди этермен.

-- Кайын юртымды тилеймен, — деди кыз, — нагаш юртымды тилеймен, ата юртымды тилеймен. Мине сол уш юртыма заар этпессинъ, Кырым ханга не суйсенъ, соны эт.

-- Айрув, болар! — деди Мамай. Шыгып кетти. Барып Асан-абыз алар ман косылдылар. Сонда Мамай айтады:

-- Айкер минен барып энди муннан пайда шыкпайды. Айкерди кайтараман.

-- Неге? — деди аталыгы Асан-абыз.

-- Неге болсын, — деди Мамай, — бу Кырымнынъ ишинде дав этпеге амалым йок. Мен бир кыскаяклыга соыз бердим, анынъ уш тукым айдемине тиймейекке. Онынъ ишинде манълайына язылган йок, баланъкаштынъ нагаш акасы, баланъкаш кыздынъ кардашы деп. Мен тек Кырым ханнынъ экисин оылтирсем, дагы айдемге тиймеге амалым йок. Соыз бердим де!

-- Кайтарсанъ—кайтар! — дейди Асан.

-- Ханды бир алдавлык пан Кырымнан шыгарып, бир зат этермен! — деди Мамай.

Айкерди кайтарып йиберди, булар тогыз киси болып калды. Кырмынъинъ айланма тастан ясаган каласынынъ уш авызы бар эди дейди. Уш авызда да Токсабадынъ увыллары деп тогыз ага-инили болыпты, солар уш авызда да ушерден каравыл эди дейди.

Айдап бир капысына барып калдылар булар. Каравылшы буларды ийбермейди. Сол заманда йибермей, каравылшы йырлайды:

**К а р а в ы л ш ы:**

Арысына алты шал ат ектирип,  
Алтынлы уйкен көште олтырып,  
Ак байрагын көтертип,  
Артынънан алты иертип,  
Уш авызлы Кырымга,  
Калай кирип келесинъ?  
Каласынынъ астында,  
Кашысынынъ тусында,  
Хан сарайын саклаган,  
Каравыл турган эрмен мен.  
Кайыспаган болаттай,  
Копсып орын бермен мен.  
Ханымнан кагыт келмесе,  
Йолымды бермен мен.  
Сендей болган эрлерди  
Бир кисидей көрмен мен.

Сол заманда Мамай алардынъ арасында Месей-топал деп, бир аягы топал бирев болады. Сол Месей-топал бир аякка куйып, Токсаба увылларынынъ биревине бал тутты дейди. Сол заманда баягы каравылшы аякты альт, тагы да йырлайды.

**К а р а в ы л ш ы:**

Сен бересинъ бал аяк,  
Коңтепен калган топ аяк.  
Токсаба бағыр толгайды,  
Айтканынъ буыгуын болаяк.

Алдаспан кайкы кылыш колымда,  
Кыркып басынъ алаяк,  
Ясы Кырым, көп ногай,  
Бек разы оъзиме.  
Ялбарасынъ ийт топал,  
Эндигиси буыгуынде  
Йинанмайман соъзинъе.

Иш колайсыз ерге кетип барайтыр. Йибермеегин билди. Аталык Асан-абыз толгайды сол ерде.

**А с а н - а б ы з:**  
Оъзим оъзим болганлы,  
Оъзиме акыл келгенли,  
Оъзденлер мен юргелли,  
Коърмегенмен былайды.  
Айланасы кара тастан крепис,  
Бу Кырымнынъ каравылшы цазагы  
Кеше куындиз карайды.  
Сыйласа келген эрлерди  
Аъзир душпан санайды.  
Бизден хабар алсанъыз:  
Кисесине кызыл алтын толтырган,  
Онь ягында акыл-зада олтырган,  
Акыл мынан ойлап шил ер этеген,  
Аyr бир ишке  
Бармай коынъили этеген,  
Кеше айтканын  
Куындиз коймай этеген,  
Кульгеш сары ат минип,  
Куынде байрам, куынде той,  
Куьеэли ерде яшаган,  
Атасынынъ ак оътпегин ашаган,  
Эдилде тувыш, кырда оъскен,  
Эл бийлеген эр эди,  
Эндигиси сорасанъыз,  
Мусулман улы патшага  
Бийдинъ увылы бий Мамай  
Коъмек тилей келеди.

Сол ерде хабар етисип, Кырым хан оъзи де келип, тынълап туры эди дейди. Сонда Мамай толгайды.

**М а м а й:**  
Ар айна мырза Мамай  
Оъзи де айтар экенде:  
Эдилде коъшип яйлаган,  
Кымызга бие байлаган,  
Кыйынлы куын юрги  
Юйрик аттай мараган,

**Дослар мынан кардашка  
Яхшы ниет ойлаган,  
Иш этувге келгенде,  
Онъын-терисин каратам.  
Онъсыз иштен ол оъзи  
Дайым эрек тураган  
Бийдинъ увылы Мамайман!**

Сонда Мамай алардынъ ишинде Казан уллы Эр Таргыл деп бир бастьир болган. Сол адавлык пан, оъзининъ Кырымларга ниети туз экенин билдиреек болып йырлайды. Кырым ханына дос экенин айләжип айтады.

**К а з а н у л л ы Э р Т а р г ы л:**  
**Казан уллы Эр Таргыл**  
**Ага да айтады экенде:**  
**Палванга салпы биткен билекли,**  
**Кыйынлы қуынде мен оъзим**  
**Аyr кимге керекпен,**  
**Каяды каплап яткан терекпен.**  
**Манъыравдан сүйип шыгар уйрекпен,**  
**Сувга салган кайырылмас кемемен,**  
**Каты кыйын давларда,**  
**Кан алыскан қуынлерде,**  
**Эртеннен кешке дейим ювырган,**  
**Сыр билдирмес ебемен,**  
**Оъзимди оъз деп билгенге,**  
**Оъз сыйымды бергенге,**  
**Оньщели этке киеген,**  
**Ишине кийиз ишленген,**  
**Тысы болат кульбе мен.**  
**Улашынынъ мен оъзим**  
**Улын тартар бавы ман.**  
**Суруйведен суруйв**  
**Бу Кырымга яв келсе,**  
**Кисинесип аргымак**  
**Айруйв атлар тень келсе,**

**Эр Таргылы ага да айтар экенде:**  
**Бу Кырымнынъ эли уьшин,**  
**Эл яйлаган ери уьшин,**  
**Артым- алдым ойламан,**

**Артыма бир бурылып караман,  
Аъзизленген солтан янымды,  
Кара пулга санамай,  
Эндигиси буьгуынде  
Сейитте кешер эрмен мен.**

Кырым ханы тынълап турат та, каравылшыларына айтады: «Буларды сиз ийберинъиз, булар яманлык пынан келген айдемлер туыл. Булар көмек тилеп келген. Не заманда да меним кыйынлыгыма табылаяк бастирлер экен», — деди.

Соны мынан ханнынъ уйине барадылар. Хан конак этти. Хан хабар сорады.

Мамай айтты: «Бизим Самаркан ханы ман кавгамыз бар. Сен айскеринъди алыш келип, бизим дазувды, мажады белгилеп, сол хан ман давамызды токтатып кетсөн экен».

-- Ол затты этермен сизге! — деди Кырым хан, -- тек сизинъ экенинъиз де мага ант этинъиз. Юрeginъизде яманлык йок экенлигине.

Аталыгы Асан-абыз ойлады: «Мамай амалды оъзи табар, Оракка айтпага керек, калай ант этуьвди», деп Оракка барып «тоьс кисенъе биз салып, коъкирегинъди согарсынъ да, эгер яман ниет бар болса, бизге ант етсин деп бизди таслап коярсынъ» деди. Мамай да былай тоьс кисесине алмады салды да «эгер яман ниет бар болса алмага етсин», деп урды. Орак та «бизге ант етсин» деген. Ыйнандырдылар. Соны ман ярасып, айскерин де алыш шыкты. Юрдилер йолга. Болган ушин Оракты токтатып болмайды ша. Бир ярамаган затлар айтып ийбереди. Бара-бара Орактынъ, Сыйдактынъ яхшы ниети йок экенин кырымлылардынъ ишинде эки йырав, айскер басшылары анълады. Бир күн, күн ярым йол юрген соң, баягы Токсабадынъ бириси Кырым ханына билдирип, толгамага суюеди.

**Т о к с а б а у л ы:**  
**Токсабадынъ бириси,**  
**Ишиндеги тириси,**  
**Былай айтып сойлейди:**  
**Мырзалар деген намарт халк,**  
**Майданга шыкса айлек халк,**  
**Орагы окшап шабар усайды,**  
**Сыйдагы Кырым карай ясайды.**  
**Бу Кырымнынъ кыйынын ойласам,**  
**Аyr бувыным босайды.**

**Бу Кырымнынъ ишинде**  
**Айга-куынгэ тиймеген,**

**Айдем бетин көрмеген,  
Бурнысыган артувлер,  
Эндигиси бизден сонъратын,  
Йылай да калар усады.**

Хан буга кулак салып тынълады. Сонда Кырымның Бекиш атлы бир йыравы толгады.

**Бекиши:**  
**Кырымның Бекиш атлы йыравы,**  
**Былай айтып сойлейди:**  
**Ай яркыны құн минен,**  
**Кұн яркыны ай мынан,**  
**Аласадынъ алшанъ басып юрмеги,**  
**Аркасында май мынан,**  
**Эрлердинъ эрлер болмагы,**  
**Азгана пикир ой мынан.**  
**Каты юрек шамланса,**  
**Эрте асылы сой мынан.**  
**Сой кувмаган эрлерге**  
**Иш бегитуъв қыйынды.**  
**Орактан бир соъз эситип,**  
**Эндигиси бұгуынде**  
**Юргим яман ерден туъйилди.**

Сол заманда хан ашувланып токтады, тагы юрмеди. «Сизде яхшы ниет йок экен», деди де, ашувланып оғзи толгады.

**Хан:**  
**Ак бавым акларман,**  
**Шал бавым шакларман,**  
**Шабывылда яным аяман,**  
**Шаппай юйрик сынаман.**  
**Шабыскан құнде мен оғзим,**  
**Артым-алдым ойламан,**  
**Шах оғзеннинъ увылыман,**  
**Яраткан ийги алладынъ кулыман.**  
**Бұгуынгиси бұгуынде**  
**Сабыр қылыш тұрыман.**  
**Шамлансам—болат уъзермен,**  
**Шабырлансам — дабыр бузып ойтермен,**  
**Ети атадан асыл сой**  
**Халқына халқын уйри эткен.**

**Алыштагы душпаннынъ  
Юрегин майдай ириткен.  
Палван-Солтан Бастьир-хан,  
Оъгиз тавдынъ оъзи мен.  
Халкым ушин оълермен,  
Кайда, келши Дели Орак  
Мен сени ай буьгуынде,  
Касап та койдай көрермен.**

Эки яктынъ арасына бузык түстн. Кырым ханы юрмеге унамайды.  
Сонда калай да буларды эпке айкелер мырат пан, аталыгы Асан-абыз  
толгайды.

**А с а н-а б ы з:**  
**Ол заманда, ол шакта**  
**Аталақ Асан-абыз**  
**Былай айтып сойлейди:**  
**Каршыга ман туйгышынъ**  
**Канат түбүн кашылса,**  
**Каз китар бузып алалмас,**  
**Анадан тувган мырзадынъ**  
**Баъриси бирдей болмаса,**  
**Шабувылда йолын алалмас.**  
**Ялгызлыктынъ яманы:**  
**Янында йолдас болмаса,**  
**Оъз сүйгени болалмас.**  
**Ялп-ялп эткен сары тув,**  
**Тав басына коналмас.**  
**Оъпкелеме, хан ием,**  
**Анадан тентек тувган делидинъ**  
**Айткан да соъзи саналмас!**  
**Бу ерде тагы да Мамай толгамага туры.**

**М а м а й:**  
**Арайна мырза Мамай**  
**Оъзи айтар:**  
**Тегелейли темир тон,**  
**Тебинген куынде мен оны**  
**Тер сасытып кийгенмен.**  
**Темизиген эки юйрикти**  
**Керекли куынде мингенмен.**  
**Тенъмен деген эрлердинъ**

**Терезесин мен оъзим  
Капы кимик көргенмен.  
Кеспелер кеспе сары алтын**

**Беруьвиме келгенде,  
Кеспей, бойлмей бергенмен.  
Мен элимде хан эдим,  
Аър бир ишке дан эдим.  
Алпыска келген акадынъ,  
Ак сакаллы бабадынъ,  
Коъкиректе булькилдеген  
Аъзиз солтан яны эдим.  
Аъдирне, яйын байкаслап,  
Ак камыстай бой таслап,  
Бу Кырымнынъ ханына  
Коъмек тилей келе эдим.  
Мен ок кайдан билейим,  
Коъмегим коълге синъип кетерин,  
Коъкиркент кеткисиз  
Уллы кайгы этерин.  
Коълде иен тарткан сендир деп,  
Бир делидинъ тилиннен  
Эндигиси Кырым хан,  
Бизге былай этерин!**

**А с а н-а б ы з т о л г а й д ы:**  
Кеспелер кеспе кара нар,  
Кая тавга урганда,  
Кешуввин таппас бала нар,  
Анасыз ялгыз турганда.  
Нар буралар еликсе,  
Карт атады уйиршлен  
Тайдан карай кувалар.  
Хан улына бий увыл  
Карсы турув — не хабар?  
Сенинъ булай болмагынъ,  
Анадан тентек тувган дели Орак,  
Оъз басына коъп зарар!

**К а з б е к ый р а в:**  
Кырымнынъ Казбек атлы йыравы  
Былай айтып соъйлайди:  
Эменшер тульби сары бал

**Эрлерге ишкен күнде ас болсын,  
Эгевленген болат оклар атылса,  
Коңп оқталма, дели Орак,  
Оъз басынъа зор болыр,  
Кырымнынъ кырк мынъ,  
Ялан атлы казагы,  
Юз кисиге мунъ киси.  
Эндигиси буыгүнде  
Сендей нешев делиди,  
Айландырыр буыгүнде  
Кырым ханнынъ тузагы.**

Сонда Кырым ханы ойланды: «Туз айтты. Сосы мен бу шаклы айкерим минен неге коркаман. Меним ше айкеримниң юзи мунъ душпанга болаяк. Юрейик энди!»

Оыпкесин де койып, булар бизге не этип колларыннан келеек, деп салып юрип йибердилер. Экинши күнге кетип барайтыр. Сонда булар Савысканлы деген ерге етистилер. Савысканлы деген ерде яман сона күшли болатаган ер экен. Ханнынъ атына тийди. Атлар тыптырып баслады. Баяғы ашувы мынан Кырым ханнынъ биреви, Бахты-Герей дегени, келип камышы мынан Орактынъ басыма тартты дейди: «атлардынъ сонасын кувала», деп. Оракка ол бек ашув тийди. Суъерде Орак ашувланып толгайды.

**О р а к:**  
**Анадан байтир тувган дели Орак**  
**Былай айттып сойледи:**  
**Саразбай айрув атка атланып,**  
**Конъыравлы бой сұнъгимди**  
**Колға алыш,**  
**Конъыр мыйык сыйпанып,**  
**Айдирнемди онъ ман солға**  
**Карсы алыш,**  
**Кырымнынъ эки ханын япта алый,**  
**Когалы авылы мыялды,**  
**Кырымнынъ кыйын ери**  
**Ташаздан атланып,**  
**Мал яйлавы камыслы,**  
**Арка бойы күмисли,**  
**Аркасында айдем баспас синалды,**  
**Саразбанынъ буыгүнде**  
**Савырын япсам,**  
**Санын ер,**

**Санын япсам — мойнын ер.  
Палвандай Бастир-солтан  
Хан единъ,  
Бетегели сары аркадынъ бойында,  
Алла билер ким еңьилер,  
Алла билер ким еңъер!**

Сонда Мамай ашувланып, Кырым ханы тагы да оыкелеп кояр деп, Оракты туттырып, алты шал ат егилген ок арбага тиркеди. Оракка да көзин кысты.

**О р а к:**  
**Сол заманда, сол шакта,  
Анадан дели тувган сол Орак  
Булай айтып толгайды:  
Агашам меним  
Артык тувган бий Мамай,  
Ат кулагын шайнатты,  
Карындасты  
Кайғы мынан калдырып,  
Меним көзим кайнатты!  
Эки колым карынынан байлатты,  
Душпапымды меним булай  
Ян-ягымда ойнатты.  
Карындаска кантай кара .  
Кийдирип,  
Шыганактан эки колым  
Кан этип,  
Оъз атымды дай этип,  
Алмадай басын дыгыртып,  
Кан ишер күнлөр бармекен?**

«Айда атларды!» — деп акырды Мамай. Атларды айдаганда, Орак артка силкип эди, алты ат та дұрсилдең йыгылды дейди. Муны булай болаяғын Мамай биледи. Кырым ханлары көрсін деп эттиреди.

- Ий кой, Оракты сүйреп болмас атлар, — деп, Саразбай атқа минди-редилер. Энди булар йолға шыкканлы уышинши күнгө барайтып. Хан оъзиндикилер минен маслагат этти, «буыгеше беш шакырым эрек кетип ятпага керек», деп. Беш шакырым эрек кетип, булар кос салдылар. Мамай да маслагат этти. Буыгеше биз оларды барып, оылтирмеге керекпиз, деп. Сол ерде камыс көп эди. Мамай бир казаншысына айтады: «Сен барып, отка якпага камысты ханнынъ шатырларынынъ касыннан ор. Шашып-тоғып айкел. Биз кеше камыстынъ ызы ман барып, оылтире-

рмиз. Казаншы солай этеди. Кешединъ бир заманында булар эки-уыш айдем болып барадылар, ханларды оылтиреек болып. Барса — экеви де бир зат та билмей, уйклап ятырлар. Мамай айтты: «Уйклаган айдемди оылтирувв де бир, оылгенди оылтирувв де бир. Ол керексиз зат. Булардынъ энди кашпага ниести йок. Кашип та кутылалмаяк. Кояйык али. Эртен коска конак этип шакырайык та, сол ерде оылтиремиз».

Эртен хабар келди ханларга: «Келсин бизге конакка. Бу ерде бир мезгил этейик. Бахты-Герей де, Баытир-Солтан да экеви де келдилер. Сол ерде ишки этти, йыбав этти, ат шаптырды, шатраш ойнадылар.

Ат шаптырган эди — мырзалардынъ аты оытти. Шатраш ойнаган эдилер - мырзалар утты. Баытир-Солтан ашувланды. Оракка айтты:

-- Булай неге болады? Ат шаптырдык — сизики оытти.

Каърт ойнадык—сиз уттынъыз. Шатраш ойнадык – сиз уттынъыз.

Орак айтты:

-- Билимли йигит утар, аты юйриктипъ аты озар, ога неге ашувлансынъ сен?

«Болса болар», деп хан Оракка бал аягын береди. «Йырлап бер», деп. Сонда Орак йырлайды.

### **О р а к:**

**Эдилде баытир тувган**

**Дели Орак,**

**Былай айтып сойлейди:**

**Арысланлар мынан алыссам,**

**Ханлар мынан шабыссам,**

**Алавым ала көйкке атыла,**

**Айбетим ян-яныма шашыла.**

**Кавгалы күн, явлы күн,**

**Елкеден болат калкан уъзилсе,**

**Кабыргадан кан шоркырап куйылса,**

**Юрегим шонда бир аз басыла.**

**Астымдагы сары аттынъ,**

**Аягына алтын наллар кактырып,**

**Манълайына мөхөр күслар тактырып,**

**Бу Кырымнынъ ишин, кырын айланып**

**Кыйып, тыныш билерге,**

**Кыдырлы-яс, ийги аьзизден**

**Күндө көймек тилеймен.**

**Ебелерим меним елимейди,**

**Этер эдим бу Кырымды шабардай.**

**Оравыма мени ше**

**Мырза Мамай бермейди!**

**М а м а и:**

**Арайна мырза Мамай**

**Оъзи де айтар экенде:**

Альзизимнен калган дели Орак,  
Авызынъ канлы-боюри Орак,  
Оылтиргеннинь бири Орак,  
Оыш алганнынъ оъзи Орак.  
Кабырга ярып ок тийсе,  
Кайыспас керек бу иске.  
Кабыргады сөйкеге,  
Келпетин керек бу иске.  
Кабакларын сыйтпага  
Эрлердинъ эри керек бу иске.

**Андилен оytken күмистей,**

**Акыл керек бу иске.**

**Ший темирге сенмеген,**

**Шынты алдаспан баятиrim,**

**Кылыш керек бу иске.**

**Карсыга келип токтасанъ,**

**Карамаслык керек бу иске.**

-- Энди карамага зат йок, суйгенинъди эт, — деди Мамай. Сонда Орак кылышын алыш, сермеп эди Бастьир-Солтанды. Ол да былай энъ-кеши эди, тобесин алды да кетти кылыш.

Бахты-Герей атка минди де кашты. Саразбанга минип, Орак та артына түстү. Сол заманда Бахты-Герей ( Бастьир-хан ) коркып толгайды.

**Б а ь т и р-х а н:**

**Кырымнынъ, деймен, анавда,**

**Бастьир-хан булай айтып толгайды:**

**Бектавлы меним күбем**

**Бек кысты,**

**Белгисизден мен оны**

**Кайда шешип таслайым?**

**Караган эки көзим бек састы,**

**Каравылсыз кайда түсип кашайым?**

**Астымдагы сары көзлик юбады,**

**Арабстан аргымагын**

**Кайдан тавып, минейим?**

**Артымнан ян ялмакшы**

**Коймай кувып келеди,**

**Ял алмактыр**

**Бу некестинъ мырады.  
Елкеклейим мен оъзим  
Ерге сиңип оълейим, ай!**

Сөлеги Отаргул кара киси эди дейди. Мамай ымлады: «Кер-шубарды минип, кери кув», деп. Отаргул да Мамайдын Кер-шубар атын минип кувды. Ханынъ кой көпирден болмаса, баска кашкандай йолы йок эди. Сонда Отаргул тувра туврадан шавып, кой көпирге барыш, минди дейди. Соң хан келеди. Отаргул кара киси эди. Кара киси алдына шыкса, хан токтамай болмаган. Хан токтайды. Токтаганда, артыннаи Орак та етип, кагып мунынъ басын да алады. Соң басын канжыгасына тагып, ханынъ Атегер атын да етип барса, Мамай баягы Баытир-Солтаннынъ тобесин оъз орнына салып, шуберек пен байлап, аърекетлеп олтыры дейди. Кагып онынъ да басын аладылар. Ханынъ айскерин босатадылар:

-- Сизде куллыгымыз йок. Биз ханыныздан сыйт алдык. Сиз энди басыннызга эркинсиз, кайда сүбесиз — сонда барынныз.

Айскер де куванып, кайтып кетеди. Соны мынан Мамай алардынъ Кырым ханы мынан давы битеди,

Мамай алардынъ айткан соьзи бар экен: «Эгер Кырымдагы кардашымыз Акмырзадынъ эки көзин тесип кор эткен, онынъ увылы Бекмурзады дарагашка асып зор эткен палван-Солтан Баытир-ханды сълтиреек, кырк күн той этермиз» деп. Сонда той басланады. Орак уйкен найзага Баытир-ханынъ басын туыреп, тобеге кадайды. Тойга Месей-топал деген келеди. Аягы аксак. Сонда Месей-топалга тили токпак-тай, олтырып калган бир кыз толгады дейди.

**К ы з:**  
**Токанъ, токанъ этесинъ,  
Тойга кашан етерсинъ?  
Сен барганша той озар, —  
Той озган соң нетерсинъ?**

**М е с е й - т о п а л:**  
**Анда Топал айтады:**  
**Токанъ, токанъ этермен,  
Тойга сени мен етермен.  
Мен барганша той озса,  
Алла оъзиме бергенде,  
Сени кимик шаяды  
Тегин олжа этермен!**

**А с а н - а б ы з:**  
Асан-абыз аталаык,  
Андалар булай айтып  
Толгайды:  
Алабугатта Мамай тувды деп,  
Кундакта Мамай оьсти деп,  
Корасанда асыл кыльыш кесилди.  
Ногайда хан Мамай болды деп,  
Бухарда сувсар бойрклер пишилди.  
Хан такта Мамай болды деп,  
Хан сарайлар салды деп,  
Ханлык ога калды деп,  
Кан-тоыгислер энди болды деп,  
Кара ногай көйп халкы  
Көйп куванды, суюйинди.  
Кырымдагы  
Кыйкувласкан көйп душпан,  
Каптай кара кийинип,  
Кайғы шегип турган қуң.

Асан-абыз Мамайды мактаган заманда, Орак та оyzин мактар деп күттип турган. Оyzининъ Кырым ханынынъ басын кагып алганын, онынъ айкериннен коркпай, баутирик көрсөткенин айттар деп сен-ген. Орак оyzи де бек ойкем, терисликке юрги янып кететаган айдем болган. Асан-абыз оyzининъ ақында бир зат та айтпаганда, Орак бир зат та айтпай, ақырын уйден кырга шыкты да кетти дейди. Онынъ оыпкелегенин анълаган Асан-абыз толгайды:

**А с а н - а б ы з:**  
Көкшилдей Мамай сарнайды,  
Көйлде кувлар шувлайды,  
Көйп ишинде бир ялгыз  
Авлак шыгып сустайды.  
Куйменълескен көйп яманнынъ  
Сөзи тийгенге усайды.

Мамай айтты: «Тез болып Оракты алып келинъиз!» Алып келедилер.

**М а м а й:**  
Арайна Мамай оyzи айттар:  
Сактыян баслы,  
Терен калгыр сол Эдил,  
Конганынъ

**Секер атлы тав эди.  
Эжелдеги ханлардан  
Коък-ала шатыр келтирип,  
Абадан алты бийин оълтирип,  
Хан майдан тартып, урысын,  
Кос тутка моъхер бастьрып,  
Ала кагыз яздырып,  
Кырым ханды шакыртып,  
Кыр-авлакка шыгартып,  
Шатыраш ойнай турган куън  
Небиреген булактай,  
Еликкен абдал боъридей,  
Онь колгада ай балта,  
Дели Орак деймен мунавда  
Абдал болып турган куъни.  
Аталық Асан-абыз дем этип,  
Оъзи коъзин кысып, ым этип,  
Меним делим урган куън.  
Сасканынынъ куьшиннен  
Палван-Солтан Баътири-хан  
Шатырдан шығып, ат минип,  
Ата юрты Кырым карап шапканын,  
Эдил карап кашкан куън.  
Эдилде коъше турган эл коърип,  
Хан кашып, бий кувган куън.  
Абдырады Баътири-Солтан,**

**Адады,  
Ажалына асыгып.  
Палван-Солтан Баътири-ханлардынъ  
Меним делим ол куънде  
Кыйып басын алган куън.  
Ал-Шынъгыздан калган  
Ханлардынъ ша мен оъзим,  
Хыйлы да басын кескенмен.  
Ханларга ша мен оъзим  
Боран болып эскенмен.  
Дымалатып басын кесип алганман.  
Юртына, деймен, мен онынъ  
Аълек те булгав салганман!**

Халклар арасында Ногай ханлыгының уйкен сыйы болтан. Ногайлар ол заманда көп болғанлар. Коньысы халклар ногайларды сыйлап турғанлар. Ата юртының берекетине куванып, Мамай баурин де та-тымластырмага тармасып турған. Бир йол кешке табаган, оyz сарайының алдында Мамай толгайды.

**М а м а й:**  
**Табаны яс тарлан боз,**  
**Тартып миндим юрт уышин,**  
**Тамгасы тарак хан увылын**  
**Койдай шалдым юрт уышин,**  
**Отынлай бувлап көп окты,**  
**Ор калага тоқтиридим.**  
**Кезине юрген кер-тоюри**  
**Карсы алдында йыктырдым,**  
**Ясы гүйвель Кырымды**

Уыш авыздан айдалашыктайтын юрт уышин.

**Эдил-Яйык эки сувы,**  
**Эжелгиден бермеген,**  
**Эрлер минен давлы сув,**  
**Эсенимде-савымда,**  
**Арасына солардынъ**  
**Эл толтыртсам деп эдим.**  
**Сол ерлердинъ ишинде**  
**Ялгыз сыйлы эркеси,**

**Оъзим болсам деп эдим.**  
**Эслеместен эрлерге**  
**Ат көтермес не түсес,**  
**Айдем билмес соыз келес,**  
**Явабына сол шакта,**  
**Бир кисиден сорамай,**  
**Оъзим берсем деп эдим.**  
**Артыма тиреп, базар курдырып,**  
**Алдымса хан сарайлар салдырып,**  
**Алтыннан акша кестирип,**  
**Сол аювлады мөхерип,**  
**Оъз атыма бастырып,**  
**Аргана күн мен оъзим,**  
**Ханлык сұрсем деп эдим.**  
**Хан болғанман бек болман,**

**Бек болсам да мынъ йыл яшаман,  
Калганларга меннен сонъ  
Уълги болсын деп эдим.**

Соны мынан Мамай алар яшап туралы. Түрган уьшин Мусадынъ он эки уывылы арасында душпанлык, явлык, кавга бир де тынмайды. Айлши Сымайылдынъ питнесинен яшав йок. Энъ сонында Сымайыл агаларынынъ биревин-экевии оылтириди. Биревине ув берген, экиншисине саткын кулын ийберип, оылтирткен. Энди кардашлар сүйек яв болдылар. Оылтирилгөнлөрдинъ балалары Мамай аларга кашып келип косыладылар.

Сойтип, ордага ойран түйсип, Мусадынъ уывыллары бири бири мен колларына савыт алыш, айсөр минен күрседилер.

Күнлөрдинъ бир күннинде Мамай каты авырып ятады. Бир ягыннан Мамайга Кырым ханга берген ялган анты етеди.

Экинши ягыннан кардашлары уьшин кайгырады. Мамай төсекке ятады. Касында алал тувганлары, сонда Мамай толгайды.

**М а м а й:**  
**Эдиллер уьшин биз эристик,**  
**Эмбек уьшин биз оышлестилик.**  
**Оъсескен болсак не таптык?**  
**Уйкен абдал биз эдик.**  
**Айдыны көйкке шыккан**  
**Эл эдик.**  
**Коъринъиз янлар, коъринъиз,**  
**Арслан сынлы меним делимди.**  
**Табаны ясы Тарланды**  
**Тартып миндим юрт уьшин.**  
**Тама сабак ханларды**

**Тамларга басып, сүелтип,**  
**Койдай шалдым юрт уьшин.**  
**Оъз атамнынъ юртында**  
**Оъктем тувдым юрт уьшин.**  
**Оъз агашам Ағысты**  
**Оыпкелеттим юрт уьшин.**  
**Ясын - явын явдырдым,**  
**Явмай булыт шантырдым.**  
**Яратканга мен буыгуынде**  
**Асы да болдым юрт уьшин.**

**Арайна мырза Мамай оъзи айтар:**  
Эдил, Яйык эки сув.  
Эжелгиден белгили,  
Эрлер минен давлы сув.  
Давлы сувда дөйрт коныс,  
Эсенимде, мен савымда,  
Оъзим консам деп эдим.  
Эдил, Яйык эки сув,  
Эжелгиден белгили,  
Эрлер минен давлы сув,  
Эсенимде, савымда,  
Арасына мен оъзим,  
Эл толтырсам деп эдим.  
Эдиге улы — коып мырза.  
Коып мырзадынъ ишиндеги  
Эркеси оъзим болсам деп эдим.  
Муса-бийден калган он эки мен,  
Акамнан калган ялгыздынъ,  
Он экидинъ мен оъзим,  
Халфеси оъзим болсам деп эдим.  
Калганына, мен янлар,  
Уълги де ав болсын деп эдим!  
**Арайна мырза Мамай**  
**Оъзи айтар:**  
Эдил, Яйык эки сув,  
Эжелгиден белгили  
Эрлер минен давлы сув.  
Давлы сувга бек конып,  
Эсенимде, янлар, савымда,  
Оъзим кондым, оъкинмен.  
Эдил, Яйык эки сув,  
Эжелгиден бербegen  
Эрлер минен давлы сув.  
Эсенимде, савымда,

**Арасында мен оъзим**  
Эл толтырдым — оъкинмен.  
Эдиге улы — коып мырза,  
Коып мырзадынъ ишиндеги  
Эркеси оъзим болдым -- оъкинмен.  
Муса-бийден калган он эки,

Акамнан калган ялгыздынъ,  
Он экидинъ халифеси  
Оъзим болдым — оъкинмен.  
Эндигиси мен, янлар-ав,  
Оъкинмestей болганман,  
Йыламанъыз оълген сонъ!  
Эдилдинъ басы — Элемен тав,  
Бизим атай Мусадынъ  
Эли конган ер эди.  
Яйык басы — Кара орман.  
Бизим атай Мусадынъ  
Яз яйлаган ери эди.  
Кызыл уьшик, Бес тамак,  
Бизим атай Мусадынъ  
Кыс кыслаган ери эди.  
Сыдырув арка, Сары сын,  
Бизим атай Мусадынъ  
Ав авлаган ери эди.  
Кырымнынъ алды Тобаяк,  
Бизикилер йиберип,  
Ат семирткен ери эди.  
Кырымныпъ алды Кырк артув  
Бизикилер сол ерден  
Кылавлаган тавлар бийлеп,  
Кыл тавларга көшсин деп,  
Кырга көшсе — ийги эди,  
Атамнан калган кара халк,  
Оъзимнен калган көп мырза.  
Энди бизден сонъыратын,  
Кырымнан келген агалар  
Алдамаса -- ийги эди.  
Бизден калган сөлтиклер  
Энди бизден сонъыратын  
Куьшли Ногай элимди,  
Кыйын деген ерге элтеп,  
Кыйнамаса — ийги эди.

Арайна мырза Мамай оъзи айтап:  
Ала бугаты деген ерде тувганман.  
Белиме болат бувганман,  
Йигерлик пен йол алып,

**Ебемди оъзим атканман.**  
**Алыстагы дуншаннның**  
**Аркасына мен оъзим**  
**Ала топтай атканман.**  
**Куралай баслы, кув төсли,**  
**Кулан этли, биз тисли,**  
**Бел савырлы аргымак,**  
**Дайымгысы мен оъзим**  
**Кув келеске илгенмен.**  
**Оъзиме колай болганша,**  
**Куьдиреп мойным салынып,**  
**Куралай көзим кызарып,**  
**Күйл манълайым карасын,**  
**Куьбеден белим кысылып,**  
**Айры тизим шорт буыгип,**  
**Таъзим кылып юргенмен.**  
**Оъзиме колай келгенде,**  
**Ак табан атка атланып,**  
**Колыма алтын саплы кайза алыш,**  
**Эдил басы Элемен тав,**  
**Суър аркадынъ уьстинде,**  
**Суърип кувып еткенмен.**  
**Еткен болсам не эткенмен?**  
**Тувлыгадынъ кулпасын,**  
**Туврам-туврам кескенмен.**  
**Тутпа асавдай ханларды,**  
**Дувлатып басып кескенмен.**  
**Ушпа юйрик ат минип,**  
**Уыш айылын бек тартыш,**  
**Ушкырланган**  
**Болат сұнъиги колга алыш,**  
**Сумум мынан атланып,**  
**Уялы-беркке касартын,**  
**Эр эсиги сан темир,**  
**Эгев кырмас тон темир.**  
**Эр кайратка мингенде,**  
**Кылышымның мен, янлар,**  
**Ушы мынан ашканман.**  
**Кеспе-кеспе сары алтын,**  
**Кеспей бердим -- оъкинмен.**  
**Оъз кезувиме келгенде,**  
**Камкадан ширги пиштим -- оъкинмен.**

Энди оылсем де оъкинмен,  
Оъкинмestей болганман.  
Каядан каплан марайды,  
Бизикилер энди каядан  
Каплан тутып, минсе экен,  
Кайырда ойнар бугылар.  
Бизикилер эндиги  
Олардынъ қуьртин бузып, урса экен.  
Карсыласкан душпанга,  
Карсы турган явларга,  
Бизикилер биригип  
Ян ерине урса экен.  
Мырзалар мырза болса экен,  
Мырзалар мырза болганда,  
Данъылдан уйкен кара төбеге,  
Шыгып кенъес кылса экен,  
Кенъеси кенъес болса экен.  
Кенъеси кенъес болганда,  
Кенъести бир йорыкка салмага,  
Арайна мырза Мамай болса экен.  
Арайна мырза Мамай болганда,  
Бары да бавыр эттей биригип,  
Алыстагы душпаннынъ,  
Явырыннан, эр айгар,  
Ярмай оытин алса экен.  
Аспар улы эр Таргул  
Кара-Герей эр Копланлы ага ды,  
Аталыкка тутса экен.  
Алшагыр бийден тувган дели Орак,  
Агалыкка койса экен.  
Ат суъринип, эр авса,  
Эр абдырап қуын тувса,  
Кабыргадан кара канлар шыбырса,  
Кыйынлы қуын келгенде,  
Атадан абдал тувган дели Орак,  
Мендей болган агасынъ  
Мамай кайда дер мекен.  
Бизикилер эндиги,  
Оърли-kyрлы суъринип,  
Данъылдынъ уйкен бийик төбесине  
Кенъес пинен конса экен.  
Кенъеси кенъес болганда,

Бир шегеси мынъ алтынга битпеген,  
Ак кубеди кийсе экен.  
Оъсескен куын душпаннынъ,  
Талдай мойнын ийсе экен.  
Энди меннен соңыратын  
Айдынлы баътири дели Орак  
Мен айткандай болса экен.  
Бир атадынъ ясындай,  
Бир бөйридинъ басындай,  
Эдиге улы—коып мырза,  
Эдилдинъ бойы тогайга,  
Каздай тиреп конса экен.  
Арысына кара ат ектирип,  
Ак сакалын ел кагып,  
Айле таяк колга алып,  
Кырымды явлар алды деп,  
Ана Эдилдинъ ханлыгы,  
Энди мага калды деп,  
Аылши явыр Сымайыл  
Коъзин ашып келгенде,  
Айдынлы баътири дели Орак  
Коъзине сонынъ берсе экен  
Аллалап азан ақырып,  
Ети капылы авадан,  
Маълейиклер шакырып,  
Кыдыр-Иляс, не бийим,  
Кабырыма келсе экен.  
Арайна мырза Мамай  
Оъзи айттар:  
Теректи ерге сувьиреттим,  
Терис бутагы сынсын деп.  
Уйирилген темир тонды  
Коып кийдим,  
Тебинискен куынларде  
Терим кырга шыксын деп.  
Темирден калган кубеди  
Беклеп ыслап кийгенмен.  
Телезиген эки аргымак  
Тенъ байлан,  
Керекли куынде мингенмен.  
Аракы-балды коып иштим,  
Бувын тутпас шараптай.

**Муса-бийде көп уывыл.  
Көп болса да болган йок  
Еликкен абдал анавда  
Дели тувган Орактай.  
Арайна мырза Мамай**

**Оъзи айтап:**  
Хан да кетти кырына,  
Бий де кетти кырына,  
Ясы Кырым, көп ногай  
Мендей болган мырзадынъ  
Эш шыкпаган сырьина!  
Калип-калп баскан кара аттай.  
Гафилден ажал келди бизлерге.  
Адасканда, сасканда  
Мен не айтайым сизлерге?  
Бизден калган көп халкым,  
Кутлы болсын сизлерге  
Альвелгилей, бардылай  
Абдал боюри дели Орак.  
Энди бизге күн кайда  
Языдан душпан излерге!  
Языда душпан йолыкса,  
Нар борадай тислерге.  
Меннен калган  
Көп ногайым, кара халк,  
Акамнан калган дели Орак  
Кутлы болсын сизлерге!  
Аласага моры камыт урдырып,  
Кодалакка буваз бие тактырып,  
Биз де кетип барамыз  
Сарайшыктынъ бойына,  
Альзиз атам, бий кожам  
Муса-биди йокларга.  
Барганды бизди анда  
Хош коъргей.  
Еннеттинъ деймен анавда,  
Бир муйисин бос бергей!  
Арайна мырза Мамай  
**Оъзи айттар:**  
Мен буъгеше тульс коърдим,

**Сол түсімнинъ ишинде**  
**Бир аламат иш көрдім.**  
**Яхши болса, түсімди**  
**Атам юрты көп ногай,**  
**Алты ханлық ана Эдил,**  
**Ана Эдилге йорынъыз.**  
**Яман болса, түсімди**  
**Айлши явир, тобаяк,**  
**Сымайылдай тувғанымға йорынъыз!**  
**Он эки табан боз ордам,**  
**Боз ордамнынъ ишинде**  
**Ак қалетлер пишилди.**  
**Берги ордамнынъ ишинде**  
**Аракы-баллар ишилди.**  
**Авылымнынъ шетине**  
**Кара кырал йыйылды.**  
**Азбарымнынъ шетине**  
**Каз балалар күйылды.**  
**Каз балалар ишинде**  
**Кара лашын сойленди.**  
**Талпынгана айваннынъ**  
**Онъ канаты шорт сынды!**

**Түсінкілдегі жаңа мәдениеттің көрнекіліктері:**  
**Арайна Мамай ием түс көрсөнъ,**  
**Сол түсінънинъ ишинде,**  
**Бир аламат иш көрсөнъ,**  
**Он эки табан**  
**Боз ордадынъ ишинде,**  
**Ак қалетлер пишилсе,**  
**Аданасынъ Иззетли**  
**Шығытша актан пишкен болмаспа?**  
**Аргы ордадынъ ишинде :**  
**Аракы-баллар ишилсе,**  
**Улынъынъ атлылар тойы болмаспа?**  
**Авылымның кара-кура йыйылса,**  
**Тон этпеге йыйылган**  
**Кара халкынъ болмаспа?**  
**Азбарымнынъ шетине**  
**Каз баласы күйілса,**  
**Аны яхши билмеймен!**

**Каз балалар ишинде**  
**Кара лашын тербенсе,**  
**Тербенгеннен айваннынъ**  
**Онь канаты шорт сынса,**  
**Оны да яхши көрмеймен!**  
**Айда -- бийке йырлайды:**  
**Даналардынъ ишинде**  
**Айда -- бийке анасы,**  
**Куынде -- бийке баласы,**  
**Йорымага сойледи.**  
**Ием Мамай түс көрсөнъ,**  
**Сол түснинъде**  
**Бир аламат иш көрсөнъ,**  
**Он эки табан боз орданъ,**  
**Боз ордадынъ ишинде**  
**Ак каялетлер пишилсе,**  
**Ол сенинъ ак кепшинъ**  
**Болмаспа?**  
**Аргы ордадынъ ишинде**  
**Аракы-баллар ишилсе,**  
**Ол сенинъ кум — кабырынъ**  
**Болмаспа?**  
**Авылынъа кара-кура йыйылса,**  
**Ол сенинъ кара халкынъ,**  
**Сен оылди, деп, мырза ием,**  
**Кара кийген болмаспа?**  
**Азбарынъынъ шетине**  
**Каз баласы күйүлса**  
**Яв налетлер болмаспа?**  
**Каз балалар ишинде**  
**Кара лашын тербенсе,**  
**Ол сенинъ дели Орагынъ**  
**Болмаспа?**  
**Тербенген күн лашыннынъ**  
**Онь канаты шорт сынса,**  
**Сен оылген сонъ делинънен**  
**Кайрат тайган болмаспа?**

**М а м а й   О р а к к а   т о л г а й д ы :**  
**Арайна мырза Мамай**  
**Оъзи айтар:**

Болжаллы меним күнним ойткенде,  
Юрегим ахрет уйге кеткенде,  
Азгарасы ети увыл,  
Сейитшилер келирлер.  
Ети увылды, сен делим,  
Оъзинъе дос сайыма.  
Сосы айткан соъзимди  
Сандырак деп ойлама.  
Мен оълген сонъ касынъа  
Сейитшилер келирлер.  
Ети увылдынъ, сен делим,  
Етип болсанъ етисин,  
Еталмасанъ ишиндеги,  
Сымайыл атлы сарысынынъ  
Кагып басын алгайсынъ.  
Тоъгерегинъ толы койп душпан,  
Сен олардынъ юрегине  
Оттай коркув салгайсынъ.  
Сол заманда душпанлар  
Кайратынъды көрерлер.  
Мен оълсем де оъзинъе  
Баталмасын билерлер.  
Арайна мырза Мамай

**Оъзи айтар:**  
Энъсевли йылкы оппага,  
Бар туывилма Эдилдинъ  
Ала кайыр сувлары!  
Йылкыды мынъга еткерген,  
Бар туывилма Эдилдинъ  
Кара-дуван, Мазак деген сувлары?  
Койды мынъга еткерген,  
Бар туывилма Эдилдинъ  
Бургынлы кеме кызыл кумлары?  
Кер-шубар ат адасса,  
Ким кайтарар меннен сонъ?  
Куллалы мешит басы ашылса,  
Ким кымтагай меннен сонъ?  
Кос-кос орда, кос орда,  
Косыла конмас меннен сонъ.  
Косаклы атан, куба нар

**Ком байламас меннен сонъ.**  
**Колайланган боз ордам**  
**Иесиз калыр меннен сонъ.**  
Елке шашын оърмеген,  
Елпинип, айдем бетин коърмеген,  
Ялгыз балам Эртувган,  
Насипсизге буъгуынде  
Увыл тувмай, кыз тувган,  
Меи оълген сонъ буъгуынде  
Иесиз калыр меннен сонъ.  
Ез аяклы меним торы атым,  
Етим калыр былагып,  
Юрген ерде меннен сонъ.  
Аълши динсиз Сымайыл,  
Ятты минип, оъз кувып,  
Ятларды элден элге бастырып  
Эдил толы мунаавда  
Коъп ногайды састьрып,  
Ерди берир меннен сонъ.  
Кара сыя ез даъвит,  
Ети увылга языда,  
Язув болыр меннен сонъ.  
Алтынылыш язув, ак курак,  
Ашылып калыр меннен сонъ.  
Коъликке еккен кубэ атлар,  
Ювсавга арка табалмай,  
Йыйылышкан коъп сойлтик,  
Онъыз айдар меннен сонъ.  
Ясы-ясыл яславым,  
Мынъ да бес юз кыславым.  
Ийги, яхшы айвелде,  
Тоъсленип, дува эткен яйлавым,  
Сымайыл улы яманга  
Таптав болыр меннен сонъ.  
Сарайдынъ алды боз агаш,  
Ялмайлы буйрат, Сары-Арка,  
Бизикилер эндиги,  
Кала салмас меннен сонъ.  
Тобылгылы арка Томар-Тоъс,  
Токтамыстан тартып алган кенъ оърис,  
Тоймасларга, ва Дунья,  
Коныс болыр меннен сонъ.

**Ялгыз балам Эртувган,**  
**Насибим йок, ол меним,**  
**Увыл тувмай, кыз тувган.**  
**Алтынлы көштен айрылып,**  
**Атан түве кышкыртып,**  
**Бозлай калыр меннен сонъ.**  
**Кырк мынъ шоькиш тұтпеген,**  
**Бир шегеси мынъ алтынга битпеген,**  
**Ханымлар карап пишкен ак күбе,**  
**Эдилден болат табылмай,**  
**Шоькишленип,**  
**Таптау болыр меннен сонъ.**  
**Шамланганда сусы болат ириткен,**  
**Туткасын езден бегиткен,**  
**Ханларды ынъырантып юриткен,**  
**Ханымларга капитай кара кийдирген,**  
**Канжыгадан ханлар басы таймаган,**  
**Аркасыннан канлы күбе кетпеген,**  
**Оыпкелесе - уйдей оыпке кеширген,**  
**Оыпкеси бар, кеги йок,**  
**Алшагырдан калган дели Орак,**  
**Түз ниетли бу күндө,**  
**Тувган таппас меннен сонъ.**  
**Ез түяклы Кер-Шубар,**  
**Мескуль деген патшадынъ**  
**Иван берген шоклы кыз,**  
**Астыма минген сары атым,**  
**Атамыз Муса берген кара атым,**  
**Альши явыр Сымайыл**  
**Айланасы алты ханлық ана Эдил,**  
**Ана Эдилди, ва дуныя,**  
**Олжа этер меннен сонъ.**  
**Ярлысы мал, байы тень**  
**Яры мынан сувы тень,**  
**Ялгызы мынан көбі тенъ.**  
**Меним атам бий Муса,**  
**Айландырып,**  
**Казык каккан ана Эдил,**  
**Яйламага айдем табылмай,**  
**Олжа болыр меннен сонъ.**  
**Эдил ушин эристик,**  
**Эмбек ушин оышлестик,**

**Оышлестик те не таптык?  
Айланасы алты ханлық Эдилим,  
Ятларга берип, кор эттик.  
Бугадай асав ерлерге,  
Азрайыл қурық салғанда,  
Айдахадай көйкө атылып дувласа  
Ажалдынъ берк арканын уъзалмас.  
Коътерилип коллар яйылып,  
Айры тизден ювынып,  
Айбдес салып, ийилип,  
Яратканга тилем ялбарса,  
Болжаллы қуыннен оъмир озалмас.  
Таъниридинъ язган язуви  
Такта олтырган,  
Патша болса-бузалмас.  
Ажал деген болат ок,**

**Хатерсиз яйга сапланган,  
Тилегенге сак — коркпайды,  
Дарманы йок, эми йок,  
Сувы отсыз кайнаган,  
Толкыны тавдай ойнаган,  
Дуныя деген тенъизде,  
Кемеси кимнинь батпаган?  
Оъзиннен соң дуныяды  
Алтын тактан айырылып,  
Кара ердинъ астында  
Вай дуныя, кимлер ятпаган?  
Азрайыл Таъниридинъ  
Сыйлы маълиеги,  
Бос кайтарма, келген соң?  
Бу дуныяды оъкинишим калмады,  
Йыламанъыз мага  
Авырып оълген соң.  
Солай айтып. Мамай оълмеге карайды.  
Сонда Мамай айтады:**

-- Мен оълсем, оългенимди уыш күнге дери биревге де билдир-  
мессиз.

Сонда Орак Мамайга эм излеп кетеди. Кетеятып Орак айтады: Ким  
былледи, мен келмей турып, Мамай оълсе, мага «Мамай оълди», деп

келген айдемди мен оылтиремен. Орак кеткенили көп болмай, Мамай ойледи. Сол оъзи айткандай этип, биревге де билдирмей, уш күн саклаптылар. Уш күн озганнын сонъ, Асан-абыз Мамайдынъ халкты йыятаган тобесине минип, толгап баслайды:

**А с а н - а б ы з:**  
Кара лашын йыгылып,  
Каргалар майтак алган күн  
Тамлар тамга урынып,  
Тувлар тувга урынып,  
Тув устиннен  
Дувлап бастьир йыгылды.  
Айдынлы айрув атан йыгылып,  
Юк тайлакка калган күн.  
Аргыннан тувган кубадынъ  
Түп азуви сувырылып,  
Түз коллары бурылып,  
Буйыршиналар тайган күн,  
Буныршинылы болат ок  
Богырдактан шорт сынып,  
Күнде елкек алган күн,  
Кыйынлы сенинъ көп халкынъ,  
Кыювласкан Эдил толы ногайынъ,  
Кыйналып тапкан көп малынъ,  
Лашындай таймай явга шабаган,  
Ардакланган ногайынъ  
Бир иесиз калган күн.  
Лашындай көкке шыгалмай.  
Бийдайыктай ерге таркалмай,  
Буйыршинылы болат ок,  
Богырдактан шорт сынып,  
Былагып ерде калган күн!  
Бугурсанып, бувсанып,  
Көккиректиң ишиннен  
Аъзизленген анавда  
Солтан янын берген күн.  
Ай бийкелер, тотайлар,  
Бек туъринъиз билекти!  
Бегитинъиз анавда  
Ат басындай юректи!  
Бу якка карап йыланъыз,  
Тирилмесспе экен бий Мамай,  
Ярзыкламаспа экен яраткан,  
Иш ийгиси бир кудай?

Солай айтып толгап, Асан-абыз элге Мамайдыпъ оылгенин билдириди. Энди Оракка барып айтпага айдем шыкпайды. Соң бирев айтты: «мен барырман» деп.

Барган ша кыйын туывыл, тек оълеекти мойнынъ алыш барасынъ. Орак оылтиреек. Булар кеттилер. Расканда Орак оызи толгайды.

**О р а к:**

**Айдынлы баятир тувган дели Орак.**  
**Андалар бурай айтып толгайды:**  
**Артымыздан бизим бирев келеди,**  
**Аты яман еледи.**  
**Барып хабар алынъыз,**  
**Алыш хабар келинъыз.**  
**Яхшы хабар келтирсе,**  
**Таълеке тоным беремен.**  
**Яман хабар келтирсе,**  
**Яраткан күн мен онынъ**  
**Дагырысыннаи оылремен.**  
**Айтпасань да билемен,**  
**Нагашам меним анавда,**  
**Бий Мамайдынъ оылгенин!**

Сонда йиберген айдемлери айтпай, кашып кеткен. Корккан. Уйге келгенде сорайдылар:

-- Не этип келдинъ?

-- Кашып келдим!

-- Эй, кашкан болсань, дели энди барьимизди де оылтириер. Соң Асан-абыздынъ Апай деп уйкен кызы бар. Сол уйстине терисиннен тон кийип, оылтире де халкты оылтирмесин, мени оылтирсин деп, Орактынъ алдына шыкты дейди. Шыгып, Оракка толгайды:

**А п а й:**

**Айтувлы аъруъв Апай**  
**Оъзи айттар:**  
**Кадагасыз, сен хабарсыз**  
**Бу языда сен мырза акам юргенде,**  
**Тамлар тамга урынды,**  
**Тувлар тувга урынды,**  
**Тув уйстиннен**  
**Тувлап баятир йыгылды.**  
**Калайлы шыбык шорт сынды,**  
**Каты нарлар юбады,**  
**Каслы ордалар бурылды.**

**Кырымнынъ алды кыйсайды,  
Декенеги бий Мамайдынъ терис тусип,  
Темир тоны йыйылды.  
Сав тарапка белгили,  
Ендише ақыл Мамайдан  
Сан мынъ майтак туынъилди.  
Эмир алла оылгенге,  
Оъмир берсин калганга.  
Оъкинген минен оылген йок,  
Оъкинишсиз, деймен анавда,  
Эш бир дуныя болган йок.  
Анав арба кеткендир,  
Эрлердинъ мейитине тув тиркеп,  
Замансыз басын еткендир.  
Аъзиз атанъ, бий кожанъ,  
Баъри сонда кеткенди!**

Мамайды ақтепп көйменинен сонъ, бир кесек заман кетип, күнлөрдинъ бир күнинде, ети уывиллар келеятыр. Сол заманда Мамай төбединъ басында Асан-абыз, Мессей-топал, Орак, Сыйдак, Ағыс олтырып турылар. Сонда Орак айтады: «Олар бизди оылтиреек», дейди. Калганлары айтады: «Кой, олар кадашларынъ».

Сонда Орак алар ман ети уывил сойлеседилер. Ишки басланады. Орак булардынъ юргиндегин билеек болып, бал аякты береди. Ол да алып, бал аякты Орактынъ оyzине береди. Орак бал аякты алып, толгап баслады дейди.

**О р а к:**  
**Айдынлы баътир тувган**  
**Дели Орак,**  
**Андалар былай айтып толгайды:**  
**Агашам меним Мамайдынъ**  
**Оъсиети былайды:**  
**Мен оылген сонъ, а делим,**  
**Ети уывил келер сага,**  
**Ети аргымагын етеклеп,**  
**Енъсизлерин терис илип,**  
**Сейитшилер келир деп,**  
**Туваяктай болыр деп,**  
**Туварлар билибил селпилден.**  
**Ети уывилды мен оyzим**

**Йиберейим деп эдим,  
Ер яханем түбине.  
Агашам меним анавда,  
Осал тувган бий Сыйдак,  
Келтирмеди эбиме.  
Коърсетеим деп эдим  
Ети увылдынъ оъзине,  
Тоъбенъизде ойнаган,  
Бу савылла ойнинъ!**

Мамайдынъ тонавын береек болып, Орак халкка хабар салды дейди.  
Йыравлар йыйылып, баягы толгап баслайды дейди.

**Б и р и н ш и й ы р а в:**  
Батман, батман сары бал,  
Дайымгысы бий Мамай,  
Бас коътермей ишкенлер.  
Бармеди экен Мамайдай,  
Бастагы уллы ханлардан,  
Дайымгысы бий Мамай,  
Бармай орын алган эр?  
Бадана коъзли куъревке,  
Дайымгысы бий Мамай,  
Терис топтай кийген эр?  
Яв уьстине давлы эр,  
Дайымгысы бий Мамай,  
Бек янъыратып туйген эр.  
Болсын душпан, болсын дос,  
Капысына келгеннинь  
Баърин бирдей коърген эр.

**Арабстан ат юйригин минген эр.**  
Ез бершинли давылбаз  
Дайымгысы бий Мамай,  
Ер янъыратып туйген эр.  
Тилге шешен тувган эр,  
Болаякта, болганда  
Болган барма Мамайдай?  
Бу дуныядынъ юзинде,  
Тувган даъврен сургенде!

Ол йыравга: «Сага барғы йок, айруу үйреламадынъ», деп айттылар төрөшилөр. Тагы бир йырав шыгып, толгады дейди.

**Экинши йырав:**  
Емсевине келгенде,  
Аздахадынъ этин еген эр.  
Болаякта, болганда  
Болган барма Мамайдай?  
Бу дуныядынъ юзинде  
Дайым даъврен сұрген эр.  
«Сага да йок», — деп айттылар дейди.

**Ушинши йырав:**  
Батман, батман, бал ишер,  
Бас көтермей бек ишер.  
Болган барма Мамайдай,  
Бу дуныядынъ юзинде!  
Бир армансыз болган эр!

«Сага да бир зат та йок», — деп айттылар дейди.

**Дөртинши йырав:**  
Баътирилиги берк эди,  
Юрегинде душпаннынъ  
Шайнай турган дерт эди.  
Бу дуныядынъ юзинде  
Меним ием, бий Мамай,  
Сенинъ тенъинъ йок эди.

«Мине сага тийисли», — деп Мамайдынъ тонавын сога берди дейди. Тонавын бергеннен сонъ, Мамайдынъ борышыннан Орак кутылды дейди.

Соннан бир күн, Оракка Аылши Сымайыл алар келеди. Орактынъ Каълюв деп бир кардашы болады. Ол акылдан артық терен болмаган.

Сол Каълювге Аылши Сымайыл айтады:

-- А Каълюв!

-- Ай!

-- Орак пан яшавынъ кайдай?

-- Бек яхшы. Орактынъ меннен кызганган заты йок. Не тилесем де берееек.

-- Аьше, сен оннан күрүл төбебди тиле.

-- Ий, күрүл төбебди не этейим мен?

-- Сен билмейсинъ, савлай алтын ман күмис -- күрүл төбебде!

-- Ол заманда тилемен.  
-- Орак! — деп барады Каюлов.  
-- Айт, Каюлов!  
-- Сен мага күлтөбеди бертагы!  
-- Ий сен! Күлтөбеди не этейексинъ? Сен меннен ат тиле. Савыт-садак тиле, мал тиле. Берейим. Күлтөбеден не шыгаяк! — деди де Орак кетти.  
Каюлов кайтып келип, Сымайылга хабарын айтады.  
-- Коңдинъме? — дейди Аылши Сымайыл, -- ол сага харам. Уындең кеттиме? Ол бергиси келмейди. Ол сеннен күлтөбеди де кызганады.  
-- Аыше, не этейекпен?  
-- Оылтир. Ол заманда баъри де сага калар.  
-- Оылтирирмен! — деп кетти дейди Каюлов.  
Орак намаз кылмага олтырганда, белиннен кылышын шешип, янына салатаган эди. Сол заманда Каюлов артынан барып, Орактынъ кылышы ман оны шавып оылтиреди. Соң Сымайылга келеди.  
-- Не эттинъ?  
-- Оылтиридим!  
-- Ай меним уйимди йыктынъ, сен ялғызыымды оылтиридинъ! Сени оылтирирмен мен! — деп Сымайыл буга кышкырады.  
Каюлов коркып, кырга кашып кетеди. Сымайыл артыннан атлылар йиберип, оылтиртеди. Сойтеп, Аылши Сымайыл оьзи хан болып калады.

**Бу йыр белгили ногай альими Ашим Сикалиевтинъ «Эдиге»  
деген китабиннен алынган.**





Тарих илмилерининъ докторы  
Рамазан КЕРЕЙТОВ скульптордынъ  
выставкасында.



Фарида СИДАХМЕТОВА,  
КЧР-дынъ халк шаири,  
Көшали Зарманбетовтынъ а耶ли.



А.П. Чеховдынъ азбарында Фестивальдинъ ярысын оytкерген соңъ

# Байтерек

Индекс 51320 годовой



**Хатын эм бес турналар**  
(Черкесск калага кирген ерде салынган).



**Канатлы коюк бояри**  
(КЧР-дынъ Ногай районынынъ алдына салынган).



**Ногай Ордадынъ йыравы**  
Желмая деген туъединъ уьстинде.